

ISSN 1694-6871



KYRGYZPATENT

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК

РАСМИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

6/1 2021
БИШКЕК



KYRGYZPATENT

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

№ 6/1 (271)

РАСМИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Ушул бюллетенде басылган маалыматтар 2021-жылдын
15-июнунда жарыяланган деп эсептелет

Сведения, помещенные в настоящий бюллетень,
считаются опубликованными на 15 июня 2021 года

БИШКЕК, 2021

**Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан
2001-жылдын 10-июлунда берилген № 552 каттоо күбөлүгү**

**Регистрационное свидетельство № 552 от 10 июля 2001 г.,
выданное Министерством юстиции Кыргызской Республики**

Редакциялык коллегия:

Төрага - Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин (Кыргызпатент) директору – Д. Молдошева
Төраганын орун басары - Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин (Кыргызпатент) статс-катчысы – Т. Конокбаев
Төраганын орун басары - расмий басылмаларды даярдоо бөлүмүнүн башчысы – Н. Рымбекова

Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү:

М. Абалиев, А. Казакбаева, Г. Кудайбердиева,
Дж. Садыкова, З. Айльчиева (катчы)

Чыгышына жооптуу – Н. Рымбекова

Аткаруучулар:

З. Айльчиева
М. Мусаева – корректор
Ө. Калыева – котормочу

Басууга 15.06.2021-жылы кол коюлду.
Нускасы: кагазда 19 даана; CD-дискте 4 даана.
№ 941 буйрутма. Көлөмү – 9,5 эсептик
басма табак

Бишкек ш., Москва көчөсү, 62
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 68-16-98

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин (Кыргызпатент) расмий басылмаларды даярдоо бөлүмүндө даярдалып, Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун полиграфия бөлүмүндө басылды

Редакционная коллегия:

Председатель - директор Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент) – Д. Молдошева
Заместитель председателя - статс-секретарь Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент) – Т. Конокбаев
Заместитель председателя - заведующий отделом подготовки официальных изданий – Н. Рымбекова

Члены редакционной коллегии:

М. Абалиев, А. Казакбаева, Г. Кудайбердиева,
Дж. Садыкова, З. Айльчиева (секретарь)

Ответственный за выпуск – Н. Рымбекова

Исполнители:

З. Айльчиева
М. Мусаева – корректор
О. Калыева – переводчик

Подписано в печать: 15.06.2021 г.
Тираж: на бумагоносителе 19 экз.; на CD-дисках 4 экз. Заказ № 941. Объем – 9,5 уч.-изд. л.

г. Бишкек, ул. Московская, 62
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 68-16-98

Подготовлено в отделе подготовки официальных изданий Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент), отпечатано в отделе полиграфии Государственного фонда интеллектуальной собственности

МАЗМУНУ СОДЕРЖАНИЕ

ОЙЛОП ТАБУУЛАР ИЗОБРЕТЕНИЯ

FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер Патенты под ответственность заявителя	5
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

FG4W Күбөлүктөр Свидательства.....	8
---------------------------------------	---

КӨРСӨТКҮЧТӨР УКАЗАТЕЛИ

FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин системалык көрсөткүчү Систематический указатель патентов под ответственность заявителя.....	62
FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин номерленген көрсөткүчү Нумерационный указатель патентов под ответственность заявителя	63
FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү Систематический указатель свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания.....	64
FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания.....	70

КАБАРЛООЛОР ИЗВЕЩЕНИЯ

MM1A Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттеринин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики под ответственность заявителя на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе	72
MM1K Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдерине өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики под ответственность заявителя на полезные модели из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе	73

MM4W	Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык белгилерди каттоонун күчүн токтотуу Прекращение действия регистрации товарных знаков из-за неуплаты пошлины за продление срока действия.....	74
ND4W	Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу Продление срока регистрации товарных знаков.....	77
HC4W	Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү Изменение наименований владельцев товарных знаков.....	80
HE4W	Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү Изменение адреса владельцев товарных знаков.....	80
	Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн даректерин өзгөртүү Изменение адресов патентных поверенных.....	82
NF4A	Ойлоп табууларга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги Кыргыз Республикасынын патенттеринин күчүн калыбына келтирүү Восстановление действия патентов Кыргызской Республики под ответственность заявителя на изобретения.....	83
	Кыргыз Республикасынын Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн мамлекеттик реестринде катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө маалыматтарды жарыялоо Публикация сведений о патентных поверенных, зарегистрированных в Государственном реестре патентных поверенных Кыргызской Республики.....	84

ИМ ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУКТАРДЫ БАШКАРУУ ЖӨНҮНДӨ КЕЛИШИМДЕР ДОГОВОРЫ О РАСПОРЯЖЕНИИ ПРАВАМИ НА ОБЪЕКТЫ ИС

QB9Y	Кыргызпатентте катталган ИМ объектилерине укуктарды башкаруу жөнүндө келишимдер Договоры о распоряжении правами на объекты ИС, зарегистрированные в Кыргызпатенте.....	85
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

	ЭЭМ үчүн программалар Программы для ЭВМ	95
--	--------------------------------------------------	----

ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ.....

105

(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА).....

108

**ОЙЛОП ТАБУУЛАР
ИЗОБРЕТЕНИЯ**

Кыргыз Республикасынын Ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений об изобретениях, зарегистрированных в Государственном реестре изобретений Кыргызской Республики

**FG1A Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР
ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя**

**А БӨЛҮГҮ
РАЗДЕЛ А**

**Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу
Удовлетворение жизненных потребностей человека**

имбир тамырынын күкүмү	0,3-1,2;
куркума тамырынын күкүмү	0,3-1,2;
кургатылып майдаланган ит мурун	0,3-1,2;
кургатылып майдаланган кара карагат	0,3-1,2;
лимон кычкылдыгы	0,3-0,6.

* * *

(11) 2248
(21) 20200057.1
(22) 08.12.2020
(51) **A23L 2/385** (2021.01)
(76) Кадыр Алы, Ишенбаева Н. Н., Мусульманова М. М., Ишенбаева С. Н. (KG)
(54) **“Иммунка” бал композициясы**
(57) “Иммунка” бал композициясы табигый балды, итмурундун жана кара карагатын кургатылып майдаланган жемиштерин камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: шалфей балын, куркуманын жана имбирдин тамырларынын күкүмдөрүн, лимон кычкылдыгын, лимондун кургатылып майдаланган жемиш этин жана күкүмдөлгөн кабыгынан турган ингредиенттерди төмөнкү катышта камтыйт, мас. % менен:
табигый шалфей балы 92-98;
кургатылып майдаланган лимон жемиш эти 0,3-1,2;
лимондун кургатылган күкүмдөлгөн кабыгы 0,3-1,2;

(11) 2248
(21) 20200057.1
(22) 08.12.2020
(51) **A23L 2/385** (2021.01)
(76) Кадыр Алы, Ишенбаева Н. Н., Мусульманова М. М., Ишенбаева С. Н. (KG)
(54) **Медовая композиция “Иммунка”**
(57) Медовая композиция «Иммунка», содержащая натуральный мёд, сухие измельченные плоды шиповника и черной смородины, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что содержит шалфейный мёд и дополнительно порошки корней куркумы и имбиря, лимонную кислоту, сушеные измельченные мякоть и цедру лимона при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:
натуральный шалфейный мёд 92-98;
сушеная измельченная мякоть лимона 0,3-1,2;
сушеная измельченная цедра лимона 0,3-1,2;

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ

порошок корня имбиря	0,3-1,2;
порошок корня куркумы	0,3-1,2;
сушеный измельченный шиповник	0,3-1,2;
сушеная измельченная черная смородина	0,3-1,2;
лимонная кислота	0,3-0,6.

* * *

- (11) 2249
(21) 20200063.1
(22) 28.12.2020
(51) **A23L 19/00** (2021.01)
(76) Кадыр Алы, Ишенбаева Н. Н., Мусульманова М. М., Ишенбаева С. Н. (KG)

- (11) 2249
(21) 20200063.1
(22) 28.12.2020
(51) **A23L 19/00** (2021.01)
(76) Кадыр Алы, Ишенбаева Н. Н., Мусульманова М. М., Ишенбаева С. Н. (KG)
(54) **Кургатылган жемиш-бал слайстарын өндүрүү ыкмасы жана кургатылган жемиш-бал слайстары**
(57) 1. Кургатылган жемиш-бал слайстарын өндүрүү ыкмасы жемиштерди даярдоону, кесүүнү, даам таттыргыч заттар менен толтурууну жана кургатууну камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: алманын, алмуруттун, өрүктүн же кара өрүктүн жемиштери тандалып алынып, 3-4 мм калыңдыктагы слайска кесилип, 35-40 °C температурадагы суюк балга 1:1 катышта 5-7 мүнөткө чыланат жана чып-каланат; 10-12 саат бою 35-40 °C температурада мезгил-мезгили менен алмаштыруу аркылуу слайстарды кургатуу жүргүзүлөт.
2. 1-п. ыкмасы боюнча алынган кургатылган жемиш-бал слайстары мунусу менен а й ы р м а л а н а т: курам бөлүктөрдүн 91,5 : 8,5 мас. % катышында табигый бал менен кургатылган алманы же алмурутту жана курам бөлүктөрүнүн 90 : 10 мас. % катышында табигый бал менен кургатылган өрүктү же кара өрүктү өзүнөн көрсөтөт.

- (54) **Способ производства сухих фруктово-медовых слайсов и сухие фруктово-медовые слайсы**
(57) 1. Способ производства сухих фруктово-медовых слайсов, включающий подготовку фруктов, резку, насыщение вкусовыми веществами и сушку, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что фрукты выбирают из яблок, груш, абрикосов или сливы, нарезают на слайсы толщиной 3-4 мм, погружают на 5-7 минут в соотношении 1:1 в жидкий мёд, имеющий температуру 35-40 °C, и процеживают; сушку слайсов производят периодически переворачивая, при температуре 35-40 °C в течение 10-12 ч.
2. Сухие фруктово-медовые слайсы, полученные способом по п. 1, о т л и ч а ю щ и е с я тем, что представляют собой высушенные яблоки или груши с натуральным медом при соотношении компонентов, мас. %, 91,5 : 8,5 и высушенные абрикосы или сливы с натуральным медом при соотношении компонентов, мас. %, 90 : 10.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ОЙЛОП ТАБУУЛАР / ИЗОБРЕТЕНИЯ

Е БӨЛҮГҮ
РАЗДЕЛ E

* * *

Курулуш; тоо-кен иштери
Строительство; горное дело

- (11) 2250
(21) 20200021.1
(22) 15.05.2020
(51) **E02B 15/02** (2021.01)
(71) (73) КР УИАсынын Геомеханика жана жер казынасын өздөштүрүү институту (KG)
(72) Жумаев Т., Кожоголов К. Ч., Кабаева Г. Дж., Токтогулова А. Ш. (KG)
(54) **Дарыялардагы тыгындылардын пайда болушун алдын алуу үчүн гидротехникалык курулмалар**
(57) Дарыялардагы тыгындылардын пайда болушун алдын алуу үчүн гидротехникалык курулмалар каналды жана дарыянын түбүнүн деңгээлинен төмөн казылган тереңдетилген түбү менен каналга жаткырылган, жээктен тартып кобулдун бортуна чейин суунун дарыя агымынын багытына α тар бурчунун астында дарыянын түбүнө бекитилген, жантык мандай четтери менен темир бетон торсун түрүндө жасалган шынаа түрүндөгү телону камтыйт, мында кобулдун бортуна үстүнкү чеги дарыянын түбүнүн деңгээлинен жогорулабай, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: дарыянын кеңдиги боюнча кобулдун алдындагы мейкиндиктин көлөмү менен, шаркыратманын бийик темир бетон суу таштанды тосмолору менен жана кобулдун аягында чоң чуңкур менен кошумча курулган, ошону менен бирге шаркыратманын тосмосунун кеңдиги боюнча бирдей аралыкта көлөмдүү мейкиндик менен учу учтуу чокулар орнотулган.

- (11) 2250
(21) 20200021.1
(22) 15.05.2020
(51) **E02B 15/02** (2021.01)
(71) (73) Институт геомеханики и освоения недр НАН КР (KG)
(72) Жумаев Т., Кожоголов К. Ч., Кабаева Г. Дж., Токтогулова А. Ш. (KG)
(54) **Гидротехническое сооружение для предотвращения заторообразований на реке**
(57) Гидротехническое сооружение для предотвращения заторообразований на реке, содержащее канал и тело клиновидной формы, выполненное в виде железобетонного бруса с косыми торцевыми гранями, закрепленными на дне реки под острым углом α к направлению речного потока воды, начиная от берега реки до борта желоба, уложенного в канал с углубленным дном, вырытый ниже уровня дна реки, при этом верхние грани борта желоба не превышают уровень дна реки, о т л и ч а ю щ е с я тем, что дополнительно сооружены по ширине реки высокие железобетонные водосбросные перегородки водопада с объемным пространством перед желобами и с котлованом в конце желобов, при этом по ширине перегородки водопада с объемным пространством с равными интервалами установлены остроконечные пики.

ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Кыргыз Республикасынын Товардык белгилердин жана
тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер
жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений о товарных знаках и знаках обслуживания,
зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания Кыргызской Республики

FG4W КУБӨЛҮКТӨР СВИДЕТЕЛЬСТВА

(11) 17303

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200231.3

(22) 17.04.2020

(73) "Детский мир" элдик акционердик
коому, Москва (RU)

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – апостольниктер; банданалар [жоолуктар]; ич кийимдер, терди соруп ала турган ич кийимдер; береттер; блузалар; боа [горжеткалар]; боди [аялдардын ич кийими]; боксерлер [шортылар]; ботильондор; лыжа ботинкалары; спорттук ботинкалар; бриджилер; шымдар; бутсылар; бюстгальтерлер; чокойлор [фетр чокойлору]; кол каптар; жакалар [кийим]; чечилүүчү жакалар; көйнөктөр үчүн кошмолор; вуалдар [кийим]; габардиндер [кийим]; көлөчтөр; галстуктар; учтары жазы галстук-банттар; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; грациялар; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; такалар; капюшондор [кийим]; шляпалар үчүн каркастар [тулкулары]; кийим үчүн чөнтөктөр; кашне; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; фуражкалар үчүн калканчтар; колготкилер; комбинациялар [ич кийимдер];

комбинезондор [кийим]; суу лыжалары үчүн комбинезондор; корсаждар [аялдардын ич кийимдери]; корсеттер [ич кийимдер]; костюмдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; маскарад костюмдары; суу жээгинде кийилүүчү костюмдар; гимнастикалык костюмдар; курткалар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчылардын курткалары; легинсылар [шымдар]; ливрейлер; лифтер; спорттук майкалар; манжеттер; манишкалар; мантильялар; манто; уктоо үчүн маскалар [кийим]; терилер [кийим]; митенкалар / манжасы жок колкаптар; митралар [чиркөөдө кийилүүчү баш кийим]; муфталар [кийим]; буттар үчүн электрдик эмес муфталар; балдар боркоктору, кагаздарынан башкалары; жеңдүү боркоктор, кагаздарынан башкалары; тери жамынмалар; чач алгычтардын жамынмалары; бут кийим такаларына коргогуч саптар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийимдер; арыктоо үчүн заттарды камтыган кийимдер; кагаздан жасалган кийимдер; сырт кийимдер; тигилген кийимдер; даяр кийимдер; автомобилисттер үчүн кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер; жасалма териден жасалган кийимдер;

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

булгаары кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; формалуу кийимдер; бут кийим үчүн темир жээктөөлөр; орари [чиркөө кийими]; пальто; панталондор [ич кийим]; паркилер, пелериндер; кол каптар [кийим]; лыжа тебүүчүлөр үчүн кол каптар; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; пластрондор; моюн жоолукчалары; төш чөнтөктөргө салынуучу кол аарчылар; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийим]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпак таркычтар; даяр төшөлмөлөр [кийим элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; бут кийимдер үчүн төшөмөлдөр; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; капчык-курлар [кийим]; курлар [ич кийимдер]; курлар [кийим]; капчык-курлар [кийимдер]; ымыркай үчүн кийимдер [кийимдер]; бут кийим тайгалануусуна тоскоолдук кылуучу буюмдар; пуловерлер / свитерлер; байпактар үчүн кош тамандар; бут кийимдер үчүн ранталар; ризалар [чиркөө кийимдери]; жеңдүү көйнөктөр; сабо [бут кийим]; сандалийлер; мончого кийилүүчү сандалийлер; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; батектер; стихарлар; мончо бут кийимдери; тогилер; трикотаж [кийимдер]; труссылар; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; тебетейлер; селде; баш кийимдер; фартуктар [кийим]; дзюдо үчүн форма; карате үчүн форма; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; цилиндрлер; бут кийимдин баш бөлүгү; байпактар; терди соруп ала турган байпактар; шайы жоолук; кагаз шапкалар [кийимдер]; чайынмага кийилүүчү шапкалар; сууга түшүүдө кийилүүчү шапкалар; шарфтар; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; балдардын шымдары [ич кийимдер]; штрипкалар; тондор; эспадриллер; юбкалар; шорты-юбкалар; ичинен кийме юбкалар.

(59) кызгылт көк.

* * *

- (11) 17303
(15) 21.05.2021
(18) 17.04.2030
(21) 20200231.3
(22) 17.04.2020
(73) **Публичное акционерное общество "Детский мир", Москва (RU)**
(54)



(51) (57)

25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костю-

мы; костюмы купальные; костюмы мас-карадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпятники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари;

тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические: туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для ботс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

(59) фиолетовый.

(11) 17304

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200232.3

(22) 17.04.2020

(73) "Детский мир" элдик акционердик коому, Москва (RU)

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – апостольниктер; банданалар [жоолуктар]; ич кийимдер, терди соруп ала турган ич кийимдер; береттер; блузалар; боа [горжеткалар]; боди [аялдардын ич кийими]; боксерлер [шортылар]; ботильондор; лыжа ботинкалары; спорттук ботинкалар; бриджилер; шымдар; бутсылар; бюстгальтерлер; чокойлор [фетр чокойлору]; кол каптар; жакалар [кийим]; чечилүүчү жакалар; көйнөктөр үчүн кошмолор; вуалдар [кийим]; габардиндер [кийим]; көлөчтөр; галстуктар; учтары жазы галстук-банттар; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; грациялар; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; такалар; капюшондор [кийим]; шляпалар үчүн каркастар [тулкулары]; кийим үчүн чөнтөктөр; кашне; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; фуражкалар үчүн калканчтар; колготки-

лер; комбинациялар [ич кийимдер]; комбинезондор [кийим]; суу лыжалары үчүн комбинезондор; корсаждар [аялдардын ич кийимдери]; корсеттер [ич кийимдер]; костюмдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; маскарад костюмдары; суу жээгинде кийилүүчү костюмдар; гимнастикалык костюмдар; курткалар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчылардын курткалары; легинсылар [шымдар]; ливрейлер; лифтер; спорттук майкалар; манжеттер; манишкалар; мантильялар; манто; уктоо үчүн маскалар [кийим]; терилер [кийим]; митенкалар / манжасы жок колкаптар; митралар [чиркөөдө кийилүүчү баш кийим]; муфталар [кийим]; буттар үчүн электрдик эмес муфталар; балдар боркоктору, кагаздарынан башкалары; жеңдүү боркоктор, кагаздарынан башкалары; тери жамынмалар; чач алгычтардын жамынмалары; бут кийим такаларына коргогуч саптар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийимдер; арыктоо үчүн заттарды камтыган кийимдер; кагаздан жасалган кийимдер; сырт кийимдер; тигилген кийимдер; даяр кийимдер; автомобилисттер үчүн кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер; жасалма териден жасалган кийимдер; булгаары кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; формалуу кийимдер; бут кийим үчүн темир жээктөөлөр; орани [чиркөө кийими]; пальто; панталондор [ич кийим]; паркилер, пелериндер; кол каптар [кийим]; лыжа тебүүчүлөр үчүн кол каптар; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; пластрондор; моюн жоолукчалары; төш чөнтөктөргө салынуучу кол аарчылар; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийим]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпак таркычтар; даяр төшөлмөлөр [кийим элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; бут кийимдер үчүн төшөмөлдөр; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок

ботинкалар; пончо; капчык-курлар [кийим]; курлар [ич кийимдер]; курлар [кийим]; капчык-курлар [кийимдер]; ымыркай үчүн кийимдер [кийимдер]; бут кийим тайгалануусуна тоскоолдук кылуучу буюмдар; пуловерлер / свитерлер; байпактар үчүн кош тамандар; бут кийимдер үчүн ранталар; ризалар [чиркөө кийимдери]; жеңдүү көйнөктөр; сабо [бут кийим]; сандалийлер; мончого кийилүүчү сандалийлер; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; батектер; стихарлар; мончо бут кийимдери; тогилер; трикотаж [кийимдер]; трусылар; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; тебетейлер; селде; баш кийимдер; фартуктар [кийим]; дзюдо үчүн форма; карате үчүн форма; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; цилиндрлер; бут кийимдин баш бөлүгү; байпактар; терди соруп ала турган байпактар; шайы жоолук; кагаз шапкалар [кийимдер]; чайынмага кийилүүчү шапкалар; сууга түшүүдө кийилүүчү шапкалар; шарфтар; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; балдардын шымдары [ич кийимдер]; штрипкалар; тондор; эспадриллдер; юбкалар; шорты-юбкалар; ичинен кийме юбкалар.

(59) кочкул көк.

* * *

(11) 17304

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200232.3

(22) 17.04.2020

(73) **Публичное акционерное общество "Детский мир", Москва (RU)**

(54)



(51) (57)

25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаша [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя;

одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические: туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

(59) темно-синий.

(11) 17305

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200233.3

(22) 17.04.2020

(73) **"Детский мир" элдик акционердик коому, Москва (RU)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – апостольниктер; банданалар [жоолуктар]; ич кийимдер, терди соруп ала турган ич кийимдер; береттер; блузалар; боа [горжеткалар]; боди [аялдардын ич кийими]; боксерлер [шортылар]; ботильондор; лыжа ботинкалары; спорттук ботинкалар; бриджилер; шымдар; бутсылар; бюстгальтерлер; чокойлор [фетр чокойлору]; кол каптар; жакалар [кийим]; чечилүүчү жакалар; көйнөктөр үчүн кошмолор; вуалдар [кийим]; габардиндер [кийим]; көлөчтөр; галстуктар; учтары жазы галстук-банттар; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; грациялар; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; такалар; капюшондор [кийим]; шляпалар үчүн каркастар [тулкулары]; кийим үчүн чөнтөктөр; кашне; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; фуражкалар үчүн калканчтар; колготкилер; комбинациялар [ич кийимдер]; комбинезондор [кийим]; суу лыжалары үчүн комбинезондор; корсаждар [аялдардын ич кийимдери]; корсеттер [ич кийимдер]; костюмдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; маскарад костюмдары; суу жээгинде кийилүүчү костюмдар; гимнастикалык костюмдар; курткалар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчылардын курткалары; легинсылар [шымдар]; ливрейлер; лифтер; спорттук майкалар; манжеттер; манишкалар; мантильялар; манто; уктоо үчүн маскалар [кийим]; терилер [кийим]; митенкалар / манжасы жок колкаптар; митралар

[чиркөөдө кийилүүчү баш кийим]; муфталар [кийим]; буттар үчүн электрдик эмес муфталар; балдар боркоктору, кагаздарынан башкалары; жеңдүү боркоктор, кагаздарынан башкалары; тери жамынмалар; чач алгычтардын жамынмалары; бут кийим такаларына коргогуч саптар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийимдер; арыктоо үчүн заттарды камтыган кийимдер; кагаздан жасалган кийимдер; сырт кийимдер; тигилген кийимдер; даяр кийимдер; автомобилисттер үчүн кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер; жасалма териден жасалган кийимдер; булгаары кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; формалуу кийимдер; бут кийим үчүн темир жээктөөлөр; орани [чиркөө кийими]; пальто; панталондор [ич кийим]; паркилер, пелериндер; кол каптар [кийим]; лыжа тебүүчүлөр үчүн кол каптар; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; пластрондор; моюн жоолукчалары; төш чөнтөктөргө салынуучу кол аарчылар; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийим]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпак таркычтар; даяр төшөлмөлөр [кийим элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; бут кийимдер үчүн төшөмөлдөр; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; капчык-курлар [кийим]; курлар [ич кийимдер]; курлар [кийим]; капчык-курлар [кийимдер]; ымыркай үчүн кийимдер [кийимдер]; бут кийим тайгалануусуна тоскоолдук кылуучу буюмдар; пуловерлер / свитерлер; байпактар үчүн кош тамандар; бут кийимдер үчүн ранталар; ризалар [чиркөө кийимдери]; жеңдүү көйнөктөр; сабо [бут кийим]; сандалийлер; мончого кийилүүчү сандалийлер; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; батектер; стихарлар; мончо бут кийимде-

ри; тогилер; трикотаж [кийимдер]; трусылар; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; тебетейлер; селде; баш кийимдер; фартуктар [кийим]; дзюдо үчүн форма; карате үчүн форма; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; цилиндрлер; бут кийимдин баш бөлүгү; байпактар; терди соруп ала турган байпактар; шайы жоолук; кагаз шапкалар [кийимдер]; чайынмага кийилүүчү шапкалар; сууга түшүүдө кийилүүчү шапкалар; шарфтар; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; балдардын шымдары [ич кийимдер]; штрипкалар; тондор; эспадриллер; юбкалар; шорты-юбкалар; ичинен кийме юбкалар.

* * *

- (11) 17305
(15) 21.05.2021
(18) 17.04.2030
(21) 20200233.3
(22) 17.04.2020
(73) **Публичное акционерное общество
"Детский мир", Москва (RU)**
(54)



- (51) (57)
25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-

банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы

[одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические: туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

бутсылар; бюстгальтерлер; чокойлор [фетр чокойлору]; кол каптар; жакалар [кийим]; чечилүүчү жакалар; көйнөктөр үчүн кошмолор; вуалдар [кийим]; габардиндер [кийим]; көлөчтөр; галстуктар; учтары жазы галстук-банттар; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; грациялар; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; такалар; капюшондор [кийим]; шляпалар үчүн каркастар [тулкулары]; кийим үчүн чөнтөктөр; кашне; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; фуражкалар үчүн калканчтар; колготкилер; комбинациялар [ич кийимдер]; комбинезондор [кийим]; суу лыжалары үчүн комбинезондор; корсаждар [аялдардын ич кийимдери]; корсеттер [ич кийимдер]; костюмдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; маскарад костюмдары; суу жээгинде кийилүүчү костюмдар; гимнастикалык костюмдар; курткалар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчылардын курткалары; легинсылар [шымдар]; ливрейлер; лифтер; спорттук майкалар; манжеттер; манишкалар; мантильялар; манто; уктоо үчүн маскалар [кийим]; терилер [кийим]; митенкалар / манжасы жок колкаптар; митралар [чиркөөдө кийилүүчү баш кийим]; муфталар [кийим]; буттар үчүн электрдик эмес муфталар; балдар боркоктору, кагаздарынан башкалары; жеңдүү боркоктор, кагаздарынан башкалары; тери жамынмалар; чач алгычтардын жамынмалары; бут кийим такаларына коргогуч саптар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийимдер; арыктоо үчүн заттарды камтыган кийимдер; кагаздан жасалган кийимдер; сырт кийимдер; тигилген кийимдер; даяр кийимдер; автомобилисттер үчүн кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер;

(11) 17306

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200234.3

(22) 17.04.2020

(73) "Детский мир" элдик акционердик коому, Москва (RU)

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – апостольниктер; банданалар [жоолуктар]; ич кийимдер, терди соруп ала турган ич кийимдер; береттер; блузалар; боа [горжеткалар]; боди [аялдардын ич кийими]; боксерлер [шортылар]; ботильондор; лыжа ботинкалары; спорттук ботинкалар; бриджилер; шымдар;

жасалма териден жасалган кийимдер; булгаары кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; формалуу кийимдер; бут кийим үчүн темир жээктөөлөр; орари [чиркөө кийими]; пальто; панталондор [ич кийим]; паркилер, пелериндер; кол каптар [кийим]; лыжа тебүүчүлөр үчүн кол каптар; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; пластрондор; моюн жоолукчалары; төш чөнтөктөргө салынуучу кол аарчылар; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийим]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпак таркычтар; даяр төшөлмөлөр [кийим элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; бут кийимдер үчүн төшөмөлдөр; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; капчык-курлар [кийим]; курлар [ич кийимдер]; курлар [кийим]; капчык-курлар [кийимдер]; ымыркай үчүн кийимдер [кийимдер]; бут кийим тайгалануусуна тоскоолдук кылуучу буюмдар; пуловерлер / свитерлер; байпактар үчүн кош тамандар; бут кийимдер үчүн ранталар; ризалар [чиркөө кийимдери]; жеңдүү көйнөктөр; сабо [бут кийим]; сандалийлер; мончого кийилүүчү сандалийлер; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; батектер; стихарлар; мончо бут кийимдери; тогилер; трикотаж [кийимдер]; труссылар; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; тебетейлер; селде; баш кийимдер; фартуктар [кийим]; дзюдо үчүн форма; карате үчүн форма; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; цилиндрлер; бут кийимдин баш бөлүгү; байпактар; терди соруу ала турган байпактар; шайы жоолук; кагаз шапкалар [кийимдер]; чайынмага кийилүүчү шапкалар; сууга түшүүдө кийилүүчү шапкалар; шарфтар; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; балдардын шымдары [ич кийимдер]; штрипкалар; тондор; эспадриллдер; юбкалар; шорты-юбкалар; ичинен кийме юбкалар.

* * *

- (11) 17306
- (15) 21.05.2021
- (18) 17.04.2030
- (21) 20200234.3
- (22) 17.04.2020
- (73) **Публичное акционерное общество "Детский мир", Москва (RU)**
- (54)

JOMOTO

- (51) (57)
- 25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры

[церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические: туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда];

шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для ботс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

(11) 17307

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200235.3

(22) 17.04.2020

(73) "Детский мир" элдик акционердик коому, Москва (RU)

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – апостольниктер; банданалар [жоолуктар]; ич кийимдер, терди соруп ала турган ич кийимдер; береттер; блузалар; боа [горжеткалар]; боди [аялдардын ич кийими]; боксерлер [шортылар]; ботильондор; лыжа ботинкалары; спорттук ботинкалар; бриджилер; шымдар; бутсылар; бюстгальтерлер; чокойлор [фетр чокойлору]; кол каптар; жакалар [кийим]; чечилүүчү жакалар; көйнөктөр үчүн кошмолор; вуалдар [кийим]; габардиндер [кийим]; көлөчтөр; галстуктар; учтары жазы галстук-банттар; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; грациялар; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; такалар; капюшондор [кийим]; шляпалар үчүн каркастар [тулкулары]; кийим үчүн чөнтөктөр; кашне; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; фуражкалар үчүн калканчтар; колготкилер; комбинациялар [ич кийимдер]; комбинезондор [кийим]; суу лыжалары үчүн комбинезондор; корсаждар [аялдардын ич кийимдери]; корсеттер [ич кийимдер]; костюмдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; маскарад костюмдары; суу жээгинде кийилүүчү костюмдар; гимнастикалык костюмдар; курткалар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчы-

лардын курткалары; легинсылар [шымдар]; ливрейлер; лифтер; спорттук майкалар; манжеттер; манишкалар; мантильялар; манто; уктоо үчүн маскалар [кийим]; терилер [кийим]; митенкалар / манжасы жок колкаптар; митралар [чиркөөдө кийилүүчү баш кийим]; муфталар [кийим]; буттар үчүн электрдик эмес муфталар; балдар боркоктору, кагаздарынан башкалары; жеңдүү боркоктор, кагаздарынан башкалары; тери жамынмалар; чач алгычтардын жамынмалары; бут кийим такаларына коргогуч саптар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийимдер; арыктоо үчүн заттарды камтыган кийимдер; кагаздан жасалган кийимдер; сырт кийимдер; тигилген кийимдер; даяр кийимдер; автомобилисттер үчүн кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер; жасалма териден жасалган кийимдер; булгаары кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; формалуу кийимдер; бут кийим үчүн темир жээктөөлөр; орари [чиркөө кийими]; пальто; панталондор [ич кийим]; паркилер, пелериндер; кол каптар [кийим]; лыжа тебүүчүлөр үчүн кол каптар; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; пластрондор; моюн жоолукчалары; төш чөнтөктөргө салынуучу кол аарчылар; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийим]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпак таркычтар; даяр төшөлмөлөр [кийим элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; бут кийимдер үчүн төшөмөлдөр; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; капчык-курлар [кийим]; курлар [ич кийимдер]; курлар [кийим]; капчык-курлар [кийимдер]; ымыркай үчүн кийимдер [кийимдер]; бут кийим тайгалануусуна тоскоолдук кылуучу буюмдар; пуловерлер / свитерлер; байпактар үчүн кош тамандар; бут кийимдер үчүн ранталар; ризалар [чиркөө кийимдери]; жеңдүү көйнөктөр; сабо [бут кийим]; сандалийлер;

мончого кийилүүчү сандалийлер; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; батектер; стихарлар; мончо бут кийимдери; тогилер; трикотаж [кийимдер]; трусылар; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; тебетейлер; селде; баш кийимдер; фартуктар [кийим]; дзюдо үчүн форма; карате үчүн форма; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; цилиндрлер; бут кийимдин баш бөлүгү; байпактар; терди соруп ала турган байпактар; шайы жоолук; кагаз шапкалар [кийимдер]; чайынмага кийилүүчү шапкалар; сууга түшүүдө кийилүүчү шапкалар; шарфтар; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; балдардын шымдары [ич кийимдер]; штрипкалар; тондор; эспадрилдер; юбкалар; шорты-юбкалар; ичинен кийме юбкалар.

* * *

- (11) 17307
(15) 21.05.2021
(18) 17.04.2030
(21) 20200235.3
(22) 17.04.2020
(73) **Публичное акционерное общество "Детский мир", Москва (RU)**
(54)

- (51) (57)
25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши

[теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмыш-

ники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические: туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

(11) 17308

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200236.3

(22) 17.04.2020

(73) "Детский мир" элдик акционердик коому, Москва (RU)

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – апостольниктер; банданалар [жоолуктар]; ич кийимдер, терди соруп ала турган ич кийимдер; береттер; блузалар; боа [горжеткалар]; боди [аялдардын ич кийими]; боксерлер [шортылар]; ботильондор; лыжа ботинкалары; спорттук ботинкалар; бриджилер; шымдар; бутсылар; бюстгальтерлер; чокойлор [фетр чокойлору]; кол каптар; жакалар [кийим]; чечилүүчү жакалар; көйнөктөр үчүн кошмолор; вуалдар [кийим];

габардиндер [кийим]; көлөчтөр; галстуктар; учтары жазы галстук-банттар; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; грациялар; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; такалар; капюшондор [кийим]; шляпалар үчүн каркастар [тулкулары]; кийим үчүн чөнтөктөр; кашне; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; фуражкалар үчүн калканчтар; колготкилер; комбинациялар [ич кийимдер]; комбинезондор [кийим]; суу лыжалары үчүн комбинезондор; корсаждар [аялдардын ич кийимдери]; корсеттер [ич кийимдер]; костюмдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; маскарад костюмдары; суу жээгинде кийилүүчү костюмдар; гимнастикалык костюмдар; курткалар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчылардын курткалары; легинсылар [шымдар]; ливрейлер; лифтер; спорттук майкалар; манжеттер; манишкалар; мантильялар; манто; уктоо үчүн маскалар [кийим]; терилер [кийим]; митенкалар / манжасы жок колкаптар; митралар [чиркөөдө кийилүүчү баш кийим]; муфталар [кийим]; буттар үчүн электрдик эмес муфталар; балдар боркоктору, кагаздарынан башкалары; жеңдүү боркоктор, кагаздарынан башкалары; тери жамынмалар; чач алгычтардын жамынмалары; бут кийим такаларына коргогуч саптар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийимдер; арыктоо үчүн заттарды камтыган кийимдер; кагаздан жасалган кийимдер; сырт кийимдер; тигилген кийимдер; даяр кийимдер; автомобилисттер үчүн кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер; жасалма териден жасалган кийимдер; булгаары кийимдер; суу өткөрбөөчү

кийимдер; формалуу кийимдер; бут кийим үчүн темир жээктөөлөр; орари [чиркөө кийими]; пальто; панталондор [ич кийим]; паркилер, пелериндер; кол каптар [кийим]; лыжа тебүүчүлөр үчүн кол каптар; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; пластрондор; моюн жоолукчалары; төш чөнтөктөргө салынуучу кол аарчылар; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийим]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпак таркычтар; даяр төшөлмөлөр [кийим элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; бут кийимдер үчүн төшөмөлдөр; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; капчык-курлар [кийим]; курлар [ич кийимдер]; курлар [кийим]; капчык-курлар [кийимдер]; ымыркай үчүн кийимдер [кийимдер]; бут кийим тайгалануусуна тоскоолдук кылуучу буюмдар; пуловерлер / свитерлер; байпактар үчүн кош тамандар; бут кийимдер үчүн ранталар; ризалар [чиркөө кийимдери]; жеңдүү көйнөктөр; сабо [бут кийим]; сандалийлер; мончого кийилүүчү сандалийлер; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; батектер; стихарлар; мончо бут кийимдери; тогилер; трикотаж [кийимдер]; трусылар; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; тебетейлер; селде; баш кийимдер; фартуктар [кийим]; дзюдо үчүн форма; карате үчүн форма; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; цилиндрлер; бут кийимдин баш бөлүгү; байпактар; терди соруп ала турган байпактар; шайы жоолук; кагаз шапкалар [кийимдер]; чайынмага кийилүүчү шапкалар; сууга түшүүдө кийилүүчү шапкалар; шарфтар; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; балдардын шымдары [ич кийимдер]; штрипкалар; тондор; эспадриллдер; юбкалар; шорты-юбкалар; ичинен кийме юбкалар.

* * *

- (11) 17308
(15) 21.05.2021
(18) 17.04.2030
(21) 20200236.3
(22) 17.04.2020
(73) **Публичное акционерное общество**
"Детский мир", Москва (RU)
(54)



- (51) (57)
25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантили; манто; мас-

ки для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви но-

сочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

(11) 17309

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200237.3

(22) 17.04.2020

(73) **"Детский мир" элдик акционердик коому, Москва (RU)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – апостольниктер; банданалар [жоолуктар]; ич кийимдер, терди соруп ала турган ич кийимдер; береттер; блузалар; боа [горжеткалар]; боди [аялдардын ич кийими]; боксерлер [шортылар]; ботильондор; лыжа ботинкалары; спорттук ботинкалар; бриджилер; шымдар; бутсылар; бюстгальтерлер; чокойлор [фетр чокойлору]; кол каптар; жакалар [кийим]; чечилүүчү жакалар; көйнөктөр үчүн кошмолор; вуалдар [кийим]; габардиндер [кийим]; көлөчтөр; галстуктар; учтары жазы галстук-банттар; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; грациялар; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; такалар; капюшондор [кийим]; шляпалар үчүн каркастар [тулкулары]; кийим үчүн чөнтөктөр; кашне; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; фуражкалар үчүн калканчтар; колготкилер; комбинациялар [ич кийимдер]; комбинезондор [кийим]; суу лыжалары үчүн комбинезондор; корсаждар [аялдардын ич кийимдери]; корсеттер [ич кийимдер]; костюмдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; маскарад костюмдары; суу жээгинде кийилүүчү костюмдар; гимнастикалык костюмдар; курт-

калар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчылардын курткалары; легинсылар [шымдар]; ливрейлер; лифтер; спорттук майкалар; манжеттер; манишкалар; мантильялар; манто; уктоо үчүн маскалар [кийим]; терилер [кийим]; митенкалар / манжасы жок колкаптар; митралар [чиркөөдө кийилүүчү баш кийим]; муфталар [кийим]; буттар үчүн электрдик эмес муфталар; балдар боркоктору, кагаздарынан башкалары; жеңдүү боркоктор, кагаздарынан башкалары; тери жамынмалар; чач алгычтардын жамынмалары; бут кийим такаларына коргогуч саптар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийимдер; арыктоо үчүн заттарды камтыган кийимдер; кагаздан жасалган кийимдер; сырт кийимдер; тигилген кийимдер; даяр кийимдер; автомобилисттер үчүн кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер; жасалма териден жасалган кийимдер; булгаары кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; формалуу кийимдер; бут кийим үчүн темир жээктөөлөр; орари [чиркөө кийими]; пальто; панталондор [ич кийим]; паркилер, пелериндер; кол каптар [кийим]; лыжа тебүүчүлөр үчүн кол каптар; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; пластрондор; моюн жоолукчалары; төш чөнтөктөргө салынуучу кол аарчылар; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийим]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпак таркычтар; даяр төшөлмөлөр [кийим элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; бут кийимдер үчүн төшөмөлдөр; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; капчык-курлар [кийим]; курлар [ич кийимдер]; курлар [кийим]; капчык-курлар [кийимдер]; ымыркай үчүн кийимдер [кийимдер]; бут кийим тайгалануусуна тоскоолдук кылуучу буюмдар; пуловерлер / свитерлер; байпактар үчүн кош тамандар; бут кийимдер үчүн ранталар; ризалар

[чиркөө кийимдери]; жездүү көйнөктөр; сабо [бут кийим]; сандалийлер; мончого кийилүүчү сандалийлер; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; бактер; стихарлар; мончо бут кийимдери; тогилер; трикотаж [кийимдер]; трусылар; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; тебетейлер; селде; баш кийимдер; фартуктар [кийим]; дзюдо үчүн форма; карате үчүн форма; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; цилиндрлер; бут кийимдин баш бөлүгү; байпактар; терди соруп ала турган байпактар; шайы жоолук; кагаз шапкалар [кийимдер]; чайынмага кийилүүчү шапкалар; сууга түшүүдө кийилүүчү шапкалар; шарфтар; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; балдардын шымдары [ич кийимдер]; штрипкалар; тондор; эспадриллдер; юбкалар; шорты-юбкалар; ичинен кийме юбкалар.

(59) кочкул көк.

* * *

(11) 17309

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200237.3

(22) 17.04.2020

(73) **Публичное акционерное общество
"Детский мир", Москва (RU)**

(54)

Tombi

(51) (57)

25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для

рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстукбанты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы

[одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические: туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

(59) темно-синий.

(11) 17310

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200238.3

(22) 17.04.2020

(73) "Детский мир" элдик акционердик коому, Москва (RU)

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – апостольниктер; банданалар [жоолуктар]; ич кийимдер, терди соруп ала турган ич кийимдер; береттер; блузалар; боа [горжеткалар]; боди [аялдардын ич кийими]; боксерлер [шортылар]; ботильондор; лыжа ботинкалары; спорттук ботинкалар; бриджилер; шымдар;

бутсылар; бюстгальтерлер; чокойлор [фетр чокойлору]; кол каптар; жакалар [кийим]; чечилүүчү жакалар; көйнөктөр үчүн кошмолор; вуалдар [кийим]; габардиндер [кийим]; көлөчтөр; галстуктар; учтары жазы галстук-банттар; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; грациялар; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; такалар; капюшондор [кийим]; шляпалар үчүн каркастар [тулкулары]; кийим үчүн чөнтөктөр; кашне; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; фуражкалар үчүн калканчтар; колготкилер; комбинациялар [ич кийимдер]; комбинезондор [кийим]; суу лыжалары үчүн комбинезондор; корсаждар [аялдардын ич кийимдери]; корсеттер [ич кийимдер]; костюмдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; маскарад костюмдары; суу жээгинде кийилүүчү костюмдар; гимнастикалык костюмдар; курткалар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчылардын курткалары; легинсылар [шымдар]; ливрейлер; лифтер; спорттук майкалар; манжеттер; манишкалар; мантильялар; манто; уктоо үчүн маскалар [кийим]; терилер [кийим]; митенкалар / манжасы жок колкаптар; митралар [чиркөөдө кийилүүчү баш кийим]; муфталар [кийим]; буттар үчүн электрдик эмес муфталар; балдар боркоктору, кагаздарынан башкалары; жеңдүү боркоктор, кагаздарынан башкалары; тери жамынмалар; чач алгычтардын жамынмалары; бут кийим такаларына коргогуч саптар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийимдер; арыктоо үчүн заттарды камтыган кийимдер; кагаздан жасалган кийимдер; сырт кийимдер; тигилген кийимдер; даяр кийимдер; автомобилисттер үчүн кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер; жасалма териден жасалган кийимдер;

булгаары кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; формалуу кийимдер; бут кийим үчүн темир жээктөөлөр; орари [чиркөө кийими]; пальто; панталондор [ич кийим]; паркилер, пелериндер; кол каптар [кийим]; лыжа тебүүчүлөр үчүн кол каптар; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; пластрондор; моюн жоолукчалары; төш чөнтөктөргө салынуучу кол аарчылар; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийим]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпак таркычтар; даяр төшөлмөлөр [кийим элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; бут кийимдер үчүн төшөмөлдөр; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; капчык-курлар [кийим]; курлар [ич кийимдер]; курлар [кийим]; капчык-курлар [кийимдер]; ымыркай үчүн кийимдер [кийимдер]; бут кийим тайгалануусуна тоскоолдук кылуучу буюмдар; пуловерлер / свитерлер; байпактар үчүн кош тамандар; бут кийимдер үчүн ранталар; ризалар [чиркөө кийимдери]; жеңдүү көйнөктөр; сабо [бут кийим]; сандалийлер; мончого кийилүүчү сандалийлер; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; батектер; стихарлар; мончо бут кийимдери; тогилер; трикотаж [кийимдер]; труссылар; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; тебетейлер; селде; баш кийимдер; фартуктар [кийим]; дзюдо үчүн форма; карате үчүн форма; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; цилиндрлер; бут кийимдин баш бөлүгү; байпактар; терди соруу ала турган байпактар; шайы жоолук; кагаз шапкалар [кийимдер]; чайынмага кийилүүчү шапкалар; сууга түшүүдө кийилүүчү шапкалар; шарфтар; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; балдардын шымдары [ич кийимдер]; штрипкалар; тондор; эспадриллдер; юбкалар; шорты-юбкалар; ичинен кийме юбкалар.

(59) ачык көк.

* * *

- (11) 17310
(15) 21.05.2021
(18) 17.04.2030
(21) 20200238.3
(22) 17.04.2020
(73) **Публичное акционерное общество "Детский мир", Москва (RU)**
(54)



(51) (57)

25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда];

митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические: туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие

пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

(59) светло-синий.

(11) 17311

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200239.3

(22) 17.04.2020

(73) "Детский мир" элдик акционердик коому, Москва (RU)

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – апостольниктер; банданалар [жоолуктар]; ич кийимдер, терди соруп ала турган ич кийимдер; береттер; блузалар; боа [горжеткалар]; боди [аялдардын ич кийими]; боксерлер [шортылар]; ботильондор; лыжа ботинкалары; спорттук ботинкалар; бриджи; шымдар; бутсылар; бюстгальтерлер; чокойлор [фетр чокойлору]; кол каптар; жакалар [кийим]; чечилүүчү жакалар; көйнөктөр үчүн кошмолор; вуалдар [кийим]; габардиндер [кийим]; көлөчтөр; галстуктар; учтары жазы галстук-банттар; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; грациялар; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; такалар; капюшондор [кийим]; шляпалар үчүн каркастар [тулкулары]; кийим үчүн чөнтөктөр; кашне; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; фуражкалар үчүн калканчтар; колготкилер; комбинациялар [ич кийимдер]; комбинезондор [кийим]; суу лыжалары үчүн комбинезондор; корсаждар [аялдардын ич кийимдери]; корсеттер [ич кийимдер]; костюмдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; маскарад костюмдары; суу жээгинде кийилүүчү костюмдар; гимнастикалык костюмдар; курт-

калар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчылардын курткалары; легинсылар [шымдар]; ливрейлер; лифтер; спорттук майкалар; манжеттер; манишкалар; мантильялар; манто; уктоо үчүн маскалар [кийим]; терилер [кийим]; митенкалар / манжасы жок колкаптар; митралар [чиркөөдө кийилүүчү баш кийим]; муфталар [кийим]; буттар үчүн электрдик эмес муфталар; балдар боркоктору, кагаздарынан башкалары; жеңдүү боркоктор, кагаздарынан башкалары; тери жамынмалар; чач алгычтардын жамынмалары; бут кийим такаларына коргогуч саптар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийимдер; арыктоо үчүн заттарды камтыган кийимдер; кагаздан жасалган кийимдер; сырт кийимдер; тигилген кийимдер; даяр кийимдер; автомобилисттер үчүн кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер; жасалма териден жасалган кийимдер; булгаары кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; формалуу кийимдер; бут кийим үчүн темир жээктөөлөр; орари [чиркөө кийими]; пальто; панталондор [ич кийим]; паркилер, пелериндер; кол каптар [кийим]; лыжа тебүүчүлөр үчүн кол каптар; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; пластрондор; моюн жоолукчалары; төш чөнтөктөргө салынуучу кол аарчылар; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийим]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпак таркычтар; даяр төшөлмөлөр [кийим элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; бут кийимдер үчүн төшөмөлдөр; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; капчык-курлар [кийим]; курлар [ич кийимдер]; курлар [кийим]; капчык-курлар [кийимдер]; ымыркай үчүн кийимдер [кийимдер]; бут кийим тайгалануусуна тоскоолдук кылуучу буюмдар; пуловерлер / свитерлер; байпактар үчүн кош тамандар; бут кийимдер үчүн ранталар; ризалар

[чиркөө кийимдери]; жеңдүү көйнөктөр; сабо [бут кийим]; сандалийлер; мончого кийилүүчү сандалийлер; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; батектер; стихарлар; мончо бут кийимдери; тогилер; трикотаж [кийимдер]; трусылар; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; тебетейлер; селде; баш кийимдер; фартуктар [кийим]; дзюдо үчүн форма; карате үчүн форма; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; цилиндрлер; бут кийимдин баш бөлүгү; байпактар; терди соруп ала турган байпактар; шайы жоолук; кагаз шапкалар [кийимдер]; чайынмага кийилүүчү шапкалар; сууга түшүүдө кийилүүчү шапкалар; шарфтар; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; балдардын шымдары [ич кийимдер]; штрипкалар; тондор; эспадрилдер; юбкалар; шорты-юбкалар; ичинен кийме юбкалар.

(59) көгүлтүр.

* * *

(11) 17311

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200239.3

(22) 17.04.2020

(73) **Публичное акционерное общество "Детский мир", Москва (RU)**

(54)



(51) (57)

25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; беретты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одеж-

да]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамашы [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных

карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические: туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для ботс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

(59) голубой.

(11) 17312

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200240.3

(22) 17.04.2020

(73) "Детский мир" элдик акционердик коому, Москва (RU)

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – апостольниктер; банданалар [жоолуктар]; ич кийимдер, терди соруп ала турган ич кийимдер; береттер; блузалар; боа [горжеткалар]; боди [аялдардын ич кийими]; боксерлер [шортылар]; ботильондор; лыжа ботинкалары; спорт-

тук ботинкалар; бриджилер; шымдар; бутсылар; бюстгальтерлер; чокойлор [фетр чокойлору]; кол каптар; жакалар [кийим]; чечилүүчү жакалар; көйнөктөр үчүн кошмолор; вуалдар [кийим]; габардиндер [кийим]; көлөчтөр; галстуктар; учтары жазы галстук-банттар; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; грациялар; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; такалар; капюшондор [кийим]; шляпалар үчүн каркастар [тулкулары]; кийим үчүн чөнтөктөр; кашне; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; фуражкалар үчүн калканчтар; колготкилер; комбинациялар [ич кийимдер]; комбинезондор [кийим]; суу лыжалары үчүн комбинезондор; корсаждар [аялдардын ич кийимдери]; корсеттер [ич кийимдер]; костюмдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; маскарад костюмдары; суу жээгинде кийилүүчү костюмдар; гимнастикалык костюмдар; курткалар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчылардын курткалары; легинсылар [шымдар]; ливрейлер; лифтер; спорттук майкалар; манжеттер; манишкалар; мантильялар; манто; уктоо үчүн маскалар [кийим]; терилер [кийим]; митенкалар / манжасы жок колкаптар; митралар [чиркөөдө кийилүүчү баш кийим]; муфталар [кийим]; буттар үчүн электрдик эмес муфталар; балдар боркоктору, кагаздарынан башкалары; жеңдүү боркоктор, кагаздарынан башкалары; тери жамынмалар; чач алгычтардын жамынмалары; бут кийим такаларына коргогуч саптар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийимдер; арыктоо үчүн заттарды камтыган кийимдер; кагаздан жасалган кийимдер; сырт кийимдер; тигилген кийимдер; даяр кийимдер; автомобилисттер үчүн кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер;

жасалма териден жасалган кийимдер; булгаары кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; формалуу кийимдер; бут кийим үчүн темир жээктөөлөр; орари [чиркөө кийими]; пальто; панталондор [ич кийим]; паркилер, пелериндер; кол каптар [кийим]; лыжа тебүүчүлөр үчүн кол каптар; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; пластрондор; моюн жоолукчалары; төш чөнтөктөргө салынуучу кол аарчылар; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийим]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпак таркычтар; даяр төшөлмөлөр [кийим элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; бут кийимдер үчүн төшөмөлдөр; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; капчык-курлар [кийим]; курлар [ич кийимдер]; курлар [кийим]; капчык-курлар [кийимдер]; ымыркай үчүн кийимдер [кийимдер]; бут кийим тайгалануусуна тоскоолдук кылуучу буюмдар; пуловерлер / свитерлер; байпактар үчүн кош тамандар; бут кийимдер үчүн ранталар; ризалар [чиркөө кийимдери]; жеңдүү көйнөктөр; сабо [бут кийим]; сандалийлер; мончого кийилүүчү сандалийлер; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; батектер; стихарлар; мончо бут кийимдери; тогилер; трикотаж [кийимдер]; трусылар; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; тебетейлер; селде; баш кийимдер; фартуктар [кийим]; дзюдо үчүн форма; карате үчүн форма; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; цилиндрлер; бут кийимдин баш бөлүгү; байпактар; терди соруп ала турган байпактар; шайы жоолук; кагаз шапкалар [кийимдер]; чайынмага кийилүүчү шапкалар; сууга түшүүдө кийилүүчү шапкалар; шарфтар; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; балдардын шымдары [ич кийимдер]; штрипкалар; тондор; эспадриллдер; юбкалар; шорты-юбкалар; ичинен кийме юбкалар.

(59) кызгылт.

* * *

- (11) 17312
(15) 21.05.2021
(18) 17.04.2030
(21) 20200240.3
(22) 17.04.2020
(73) **Публичное акционерное общество**
"Детский мир", Москва (RU)
(54)

FUTURINO

- (51) (57)
25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты

[одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические: туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купаль-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1, 2021
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

(59) розовый.

(11) 17313

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200241.3

(22) 17.04.2020

(73) **"Детский мир" элдик акционердик коому, Москва (RU)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – апостольниктер; банданалар [жоолуктар]; ич кийимдер, терди соруп ала турган ич кийимдер; береттер; блузалар; боа [горжеткалар]; боди [аялдардын ич кийими]; боксерлер [шортылар]; ботильондор; лыжа ботинкалары; спорттук ботинкалар; бриджилер; шымдар; бутсылар; бюстгальтерлер; чокойлор [фетр чокойлору]; кол каптар; жакалар [кийим]; чечилүүчү жакалар; көйнөктөр үчүн кошмолор; вуалдар [кийим]; габардиндер [кийим]; көлөчтөр; галстуктар; учтары жазы галстук-банттар; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; грациялар; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; такалар; капюшондор [кийим]; шляпалар үчүн каркастар [тулкулары]; кийим үчүн чөнтөктөр; кашне; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; фуражкалар үчүн калканчтар; колготкилер; комбинациялар [ич кийимдер]; комбинезондор [кийим]; суу лыжалары үчүн комбинезондор; корсаждар [аялдардын ич кийимдери]; корсеттер [ич кийимдер]; костюмдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; маскарад костюмдары; суу жээгинде кийилүүчү костюмдар; гимнастикалык костюмдар; курткалар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчы-

лардын курткалары; легинсылар [шымдар]; ливрейлер; лифтер; спорттук майкалар; манжеттер; манишкалар; мантильялар; манто; уктоо үчүн маскалар [кийим]; терилер [кийим]; митенкалар / манжасы жок колкаптар; митралар [чиркөөдө кийилүүчү баш кийим]; муфталар [кийим]; буттар үчүн электрдик эмес муфталар; балдар боркоктору, кагаздарынан башкалары; жеңдүү боркоктор, кагаздарынан башкалары; тери жамынмалар; чач алгычтардын жамынмалары; бут кийим такаларына коргогуч саптар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийимдер; арыктоо үчүн заттарды камтыган кийимдер; кагаздан жасалган кийимдер; сырт кийимдер; тигилген кийимдер; даяр кийимдер; автомобилисттер үчүн кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер; жасалма териден жасалган кийимдер; булгаары кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; формалуу кийимдер; бут кийим үчүн темир жээктөөлөр; орани [чиркөө кийими]; пальто; панталондор [ич кийим]; паркилер, пелериндер; кол каптар [кийим]; лыжа тебүүчүлөр үчүн кол каптар; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; пластрондор; моюн жоолукчалары; төш чөнтөктөргө салынуучу кол аарчылар; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийим]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпак таркычтар; даяр төшөлмөлөр [кийим элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; бут кийимдер үчүн төшөмөлдөр; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; капчык-курлар [кийим]; курлар [ич кийимдер]; курлар [кийим]; капчык-курлар [кийимдер]; ымыркай үчүн кийимдер [кийимдер]; бут кийим тайгалануусуна тоскоолдук кылуучу буюмдар; пуловерлер / свитерлер; байпактар үчүн кош тамандар; бут кийимдер үчүн ранталар; ризалар [чиркөө кийимдери]; жеңдүү көйнөктөр; сабо [бут кийим]; сандалийлер;

мончого кийилүүчү сандалийлер; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; бактер; стихарлар; мончо бут кийимдери; тогилер; трикотаж [кийимдер]; трусылар; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; тебетейлер; селде; баш кийимдер; фартуктар [кийим]; дзюдо үчүн форма; карате үчүн форма; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; цилиндрлер; бут кийимдин баш бөлүгү; байпактар; терди соруу ала турган байпактар; шайы жоолук; кагаз шапкалар [кийимдер]; чайынмага кийилүүчү шапкалар; сууга түшүүдө кийилүүчү шапкалар; шарфтар; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; балдардын шымдары [ич кийимдер]; штрипкалар; тондор; эспадриллдер; юбкалар; шорты-юбкалар; ичинен кийме юбкалар.

(59) кара, ак, бирюза түстүү, кызгылт сары, күрөң кызыл, жашыл.

* * *

(11) 17313

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200241.3

(22) 17.04.2020

(73) **Публичное акционерное общество
"Детский мир", Москва (RU)**

(54)



(51) (57)

25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [гор-

жетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка ме-

таллическая для обуви; оари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические: туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

(59) черный, белый, бирюзовый, оранжевый, малиновый, зеленый.

(11) 17314

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200242.3

(22) 17.04.2020

(73) "Детский мир" элдик акционердик коому, Москва (RU)

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – апостольниктер; банданалар [жоолуктар]; ич кийимдер, терди соруп ала турган ич кийимдер; береттер; блузалар; боа [горжеткалар]; боди [аялдардын ич кийими]; боксерлер [шортылар]; ботильондор; лыжа ботинкалары; спорттук ботинкалар; бриджиленер; шымдар; бутсылар; бюстгальтерлер; чокойлор [фетр чокойлору]; кол каптар; жакалар [кийим]; чечилүүчү жакалар; көйнөктөр үчүн кошмолор; вуалдар [кийим]; габардиндер [кийим]; көлөчтөр; галстуктар; учтары жазы галстук-банттар; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; грациялар; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; такалар; капюшондор [кийим]; шляпалар үчүн каркастар [тулкулары]; кийим үчүн чөнтөктөр; кашне; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; фуражкалар үчүн калканчтар; колготкиленер; комбинациялар [ич кийимдер]; комбинезондор [кийим]; суу лыжалары үчүн комбинезондор; корсаждар [аялдардын ич кийимдери]; корсеттер [ич кийимдер]; костюмдар; сууга түшүү үчүн костюмдар; маскарад костюмдары; суу жээгинде кийилүүчү костюмдар; гимнастикалык костюмдар; курткалар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчылардын курткалары; легинсылар [шымдар]; ливрейлер; лифтер; спорттук майкалар; манжеттер; манишкалар; мантильялар; манто; уктоо үчүн маскалар [кийим]; терилер [кийим]; митенкалар / манжасы жок колкаптар; митралар [чиркөөдө кийилүүчү баш кийим]; муфталар [кийим]; буттар үчүн электрдик эмес муфталар; балдар боркоктору, кагаздарынан башкалары; жеңдүү боркоктор, кагаздарынан башкалары; тери жамынмалар; чач алгычтардын жамынмалары; бут кийим такаларына коргогуч саптар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү

бут кийим; спорттук бут кийим; кийимдер; арыктоо үчүн заттарды камтыган кийимдер; кагаздан жасалган кийимдер; сырт кийимдер; тигилген кийимдер; даяр кийимдер; автомобилисттер үчүн кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер; жасалма териден жасалган кийимдер; булгаары кийимдер; суу өткөрбөөчү кийимдер; формалуу кийимдер; бут кийим үчүн темир жээктөөлөр; орани [чиркөө кийими]; пальто; панталондор [ич кийим]; паркилер, пелериндер; кол каптар [кийим]; лыжа тебүүчүлөр үчүн кол каптар; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; пластрондор; моюн жоолукчалары; төш чөнтөктөргө салынуучу кол аарчылар; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийим]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпак таркычтар; даяр төшөлмөлөр [кийим элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; бут кийимдер үчүн төшөмөлдөр; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; капчык-курлар [кийим]; курлар [ич кийимдер]; курлар [кийим]; капчык-курлар [кийимдер]; ымыркай үчүн кийимдер [кийимдер]; бут кийим тайгалануусуна тоскоолдук кылуучу буюмдар; пуловерлер / свитерлер; байпактар үчүн кош тамандар; бут кийимдер үчүн ранталар; ризалар [чиркөө кийимдери]; жеңдүү көйнөктөр; сабо [бут кийим]; сандалийлер; мончого кийилүүчү сандалийлер; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; ба-тектер; стихарлар; мончо бут кийимдери; тогилер; трикотаж [кийимдер]; трусылар; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; тебетейлер; селде; баш кийимдер; фартуктар [кийим]; дзюдо үчүн форма; карате үчүн форма; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; цилиндрлер; бут кийимдин баш бөлүгү; байпактар; терди соруп ала турган байпактар; шайы жоолук; кагаз шапкалар [кийимдер]; чайынмага кийилүүчү шапкалар; сууга түшүүдө кийилүүчү шапкалар;

шарфтар; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; балдардын шымдары [ич кийимдер]; штрипкалар; тондор; эспадриллдер; юбкалар; шорты-юбкалар; ичинен кийме юбкалар.

(59) кара, саргыч-жашыл, ачык-кызгылт, мала-кызгылт, кызгылт, көгүлтүр, сары, боз.

* * *

(11) 17314

(15) 21.05.2021

(18) 17.04.2030

(21) 20200242.3

(22) 17.04.2020

(73) **Публичное акционерное общество "Детский мир", Москва (RU)**

(54)



(51) (57)

25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся голов-

ными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпятничники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок

двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические: туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.

(59) черный, салатный, ярко-розовый, бледно-розовый, розовый, голубой, желтый, серый.

(11) 17315

(15) 21.05.2021

(18) 02.06.2030

(21) 20200319.3

(22) 02.06.2020

(73) **Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк., Делавэр (US)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

34 – чылымдар, папиростор; иштетилбеген тамеки; иштетилген тамеки; өзү жасоо үчүн тамеки; канжа менен чегилүүчү тамеки; тамеки заттары; медициналык эмес максаттар үчүн тамекини алмаштыргычтар; сигаралар; сигариллалар; чылым чегүү үчүн тутандыргычтар; ширеңкелер; тамеки чегүү үчүн буюмдар; чылым, папирос кагазы; чылым гильзалары; чылым үчүн чыпкалар; чылымды, папиросту ороо үчүн чөнтөк түзүлүштөрү; электрондук чылымдар; электрондук чылымдар үчүн суюк эритмелер; жылытылуучу тамеки продуктулары.

* * *

- (11) 17315
(15) 21.05.2021
(18) 02.06.2030
(21) 20200319.3
(22) 02.06.2020
(73) **Бритиш Американ Табакко (Брэнде)**
Инк., Делавэр (US)
(54)

CRYSTAL BRIGHT

- (51) (57)
34 – сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; сигариллы; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные продукты нагреваемые.

-
- (11) 17316
(15) 24.05.2021
(18) 20.07.2030
(21) 20200426.3
(22) 20.07.2020
(73) **Халла Холдингс Корпорейшн,**
Йонъин (KR)
(54) (төмөндө)
(51) (57)

7 – өзгөрүлмө токтун генераторлору; чыгырыктуу муунакжаздыктар; подшипниктердин жаздыктары [машиналардын тетиктери]; шариктүү муунакжаздыктар; кыймылдаткычтар үчүн стартерлор; кыймылдаткычтар үчүн май чыпкалары; кыймылдаткычтар үчүн радиа-

торлор [муздатуучу]; ичинен күйүүчү кыймылдаткычтардагы от алдыруу үчүн түзүлүштөр; ичинен күймө кыймылдаткычтар үчүн от алдыруу шамдары; унаа каражаттары үчүн аба компрессорлору;

9 – унаа каражаттарын автоматтык башкаруу үчүн түзүлүштөр; спутник аркылуу навигациялоочу алеттер; унаа каражаттары үчүн навигациялоочу алеттер [борт компьютерлери];

12 – авто унаалар үчүн жыпар жыт бергичтер; автоунаалар үчүн тормоз калыптары; унаа каражаттары үчүн токтотмо комплекттери; унаа каражаттары үчүн токтотмо сегменттери; унаа каражаттары үчүн тормоз башмактары; унаа каражаттары үчүн тормоздор; унаа каражаттары үчүн асмалардын рессорлору; унаа каражаттары үчүн гидравликалык системалар; унаа каражаттары үчүн пневматикалык асмалар; унаа каражаттары үчүн асмалардын жыпар жыт бергичтери; унаа каражаттары үчүн амортизациялык пружиналар; унаа каражаттары үчүн токтотмо дисктер; жер үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары үчүн тормоздук тасмалар; унаа каражаттары үчүн тормоздук жаздыктар (коймолор); унаа каражаттары үчүн тормоздук системалар; унаа каражаттары үчүн тормоздук системалар, анын бөлүктөрү жана буюмдары; унаа каражаттары үчүн конустук тормоздор; тайгалануудан сактоочу унаа каражаттарынын шиналары үчүн буюмдар; жер үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары үчүн муунак жаздыктар; жер үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары үчүн электр кыймылдаткычтары; жер үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары үчүн электр кыймылдаткычтары; жер үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары үчүн туруктуу агын кыймылдаткычтар; жер үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары үчүн чиркештиргичтер; жер үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары үчүн чиркештирүү муфталары.

* * *

- (11) 17316
(15) 24.05.2021
(18) 20.07.2030
(21) 20200426.3
(22) 20.07.2020
(73) **Халла Холдингс Корпорейшн,
Йонъин (KR)**
(54)

Mando

- (51) (57)
7 – генераторы переменного тока; подшипники роликовые; вкладыши подшипников [детали машин]; подшипники шариковые; стартеры для двигателей; фильтры масляные для двигателей; радиаторы [охлаждения] для двигателей; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; компрессоры воздушные для транспортных средств;
9 – устройства для автоматического управления транспортными средствами; приборы навигационные спутниковые; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры];
12 – амортизаторы для автомобилей; колески тормозные для автомобилей; комплекты тормозные для транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; тормоза для транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; пневматические подвески для транспортных средств; амортизаторы подвесок для транспортных средств; пружины амортизацион-

ные для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; ленты тормозные для наземных транспортных средств; тормозные подушки (накладки) для транспортных средств; системы тормозные для транспортных средств; тормозные системы для транспортных средств, части и принадлежности к ним; конические (конусные) тормоза для транспортных средств; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; подшипники для наземных транспортных средств; электродвигатели для наземных транспортных средств; двигатели постоянного тока для наземных транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств.

-
- (11) 17317
(15) 24.05.2021
(18) 02.11.2030
(21) 20200647.3
(22) 02.11.2020
(73) **Касымова Данагуль Абдысаматовна,
Бишкек (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
35 – жарнама; бизнес чөйрөсүндөгү менеджмент; бизнес чөйрөсүндөгү административдик ишмердүүлүк; кеңсе кызматы;
43 – тамак-аш продуктулары жана суусундуктар менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр; убактылуу жашап турууну камсыздоо.
(58) Товардык белги "кафе" сөз белгисине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.
(59) көк, ак.

* * *

- (11) 17317
(15) 24.05.2021
(18) 02.11.2030
(21) 20200647.3
(22) 02.11.2020
(73) **Касымова Данагуль Абдысаматовна,
Бишкек (KG)**
(54)



- (51) (57)
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба;
43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.
(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному обозначению "кафе".
(59) синий, белый.
-

- (11) 17318
(15) 27.05.2021
(18) 27.07.2030
(21) 20200455.3
(22) 27.07.2020
(73) **Пфайзер Продактс Инк.,
Коннектикут (US)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
5 – фармацевтикалык жана ветеринардык препараттар; медициналык максаттар үчүн гигиеналык буюмдар; диеталык тамак жана медициналык же ветеринардык максаттар үчүн заттар; балдардын тамактары; адам жана жаныбар үчүн азык кошулмалары; пластырлар,

таңма материалдар; тиштерди пломба-лоо жана тиштердин калыбын даярдоо үчүн материалдар; жугушсуздандыруучу каражаттар; зыяндуу жаныбарларды жок кылуу үчүн препараттар; фунгициддер, гербициддер.

* * *

- (11) 17318
(15) 27.05.2021
(18) 27.07.2030
(21) 20200455.3
(22) 27.07.2020
(73) **Пфайзер Продактс Инк.,
Коннектикут (US)**
(54)

ВИФЕНД

- (51) (57)
5 – фармацевтические и ветеринарные препараты; изделия гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских или ветеринарных целей; питание детское; добавки пищевые для человека и животных; пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
-

- (11) 17319
(15) 27.05.2021
(18) 11.06.2030
(21) 20200344.3
(22) 11.06.2020
(73) **"ФлайСкай Айрлайнс"
жоопкерчилиги чектелген коому,
Бишкек (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
39 – авиаташуулар; авиациялык унаа кызмат көрсөтүүлөрү; автоунаа ташуулары; жүргүнчүлөрдүкүнөн тышкары

унаа жана темир жол унааларынын ижарасы, кампалардын ижарасы; сактагычтардын ижарасы; аба жана деңиз ташуулары; аба жеткирүү жана товарларды сактоо; аба ташуулары жана тиешелүү маалыматтар менен камсыздоо; таңгакталган жүктөрдү жеткирүү; товарларды жеткирүү; аба унаасы менен товарларды жеткирүү; авто унаа жана темир жол унаалары менен товарларды жеткирүү; транзит боюнча товарларды жеткирүү жаатында кеңеш берүүлөр; жүктөө жаатындагы кеңеш берүүлөр; товарларды сактоо жана жүктөө жаатындагы кеңеш берүүлөр; самолеттордун лизинги; унаа логистикасы; товарларды жүктөөгө жана сактоого карата маалыматтар менен камсыздоо; жүктөрдү ыкчам жеткирүү; жүктөрдү көзөмөлдөө; жүктөө-түшүрүү иштери; жүктөрдү жөнөтүү.

- (58) Товардык белги "fly" сөз белгисине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.
- (59) көгүлтүр, боз, ак.

* * *

- (11) 17319
(15) 27.05.2021
(18) 11.06.2030
(21) 20200344.3
(22) 11.06.2020
(73) **Общество с ограниченной ответственностью "ФлайСкай Айрлайнс", Бишкек (KG)**
(54)



- (51) (57)
39 – авиaperевозки; авиационные транспортные услуги; автомобильная тран-

спортировка; аренда автомобильного и железнодорожного транспорта за исключением пассажирского; аренда складов; аренда хранилищ; воздушная и морская транспортировка; воздушная перевозка и хранение товаров; воздушная транспортировка и обеспечение соответствующей информацией; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров воздушным транспортом; доставка товаров автомобильным и железнодорожным транспортом; консультации в области перевозки товаров по транзиту; консультации в области транспортировки; консультации в области хранения и транспортировки товаров; лизинг самолетов; логистика транспортная; обеспечение информацией в отношении транспортировки и хранения товаров; оперативная доставка грузов; отслеживание грузов; работы погрузочно-разгрузочные; экспедирование грузов.

- (58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному обозначению "fly".
- (59) голубой, серый, белый.

-
- (11) 17320
(15) 27.05.2021
(18) 04.06.2030
(21) 20200326.3
(22) 04.06.2020
(73) **"Ферро" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

10 – презервативдер; медициналык максаттар үчүн кол каптар; медициналык максаттар үчүн гигиеналык маскалар; медициналык персоналдар үчүн маскалар; медициналык максаттар үчүн муздатуучу пластырлар; ийне саюу үчүн шприцтер.

* * *

(54)

(11) 17320
(15) 27.05.2021
(18) 04.06.2030
(21) 20200326.3
(22) 04.06.2020
(73) **Общество с ограниченной
ответственностью "Ферро",
Бишкек (KG)**
(54)



ELATEX

(51) (57)
10 – презервативы; перчатки для медицинских изделий; маски гигиенические для медицинских целей; маски для медицинского персонала; пластыри охлаждающие для медицинских целей; шприцы для инъекций.

(11) 17321
(15) 27.05.2021
(18) 05.06.2030
(21) 20200328.3
(22) 05.06.2020
(73) **"Абдыш-Ата" жоопкерчилиги
чектелген коому, Кант (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
43 – тамак-аш жана суусундуктар менен камсыз кылуу кызматтары; убактылуу жашоо менен камсыздоо.
(59) ак, көк.

* * *

(11) 17321
(15) 27.05.2021
(18) 05.06.2030
(21) 20200328.3
(22) 05.06.2020
(73) **Общество с ограниченной
ответственностью "Абдыш-Ата",
Кант (KG)**

(51) (57)
43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.
(59) белый, синий.

(11) 17322
(15) 27.05.2021
(18) 24.07.2030
(21) 20200451.3
(22) 24.07.2020
(73) **"Теплострой" жоопкерчилиги
чектелген коому, Бишкек (KG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

35 – бизнес чөйрөсүндөгү жарнама, менеджмент; бизнес чөйрөсүндөгү административдик ишмердүүлүк; кеңсе кызматы; анын ичинде товарларды өткөрүү (үчүнчү жактар үчүн) жана дүң жана чекене соода кызмат көрсөтүүлөрү; интернет аркылуу үчүнчү жактар үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу; курулуш материалдарын чекене жана дүң сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; бассейндерди эксплуатациялоо үчүн бассейндерди жана жабдууларды чекене сатуу кызмат көрсөтүүлөрү; универмагдар, чарба дүкөндөрү тарабынан жүзөгө ашырылуучу чекене соода кызмат көрсөтүүлөрү; үйлөр үчүн товарлардын кеңири ассортименти чекене соодалоо боюнча универмагдардын кызмат көрсөтүүлөрү; субподряддык кызмат көрсөтүүлөр [ком-

мерциялык жардам]; үчүнчү жактар үчүн жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү [ишкерлер үчүн товарларды сатып алуу жана камсыздоо]; керектөөчүлөрдүн сатып алышына жана изилдөөгө ыңгайлуу болушу үчүн товарларды сатуу залдарында чогултуу жана жайгаштыруу;

37 – асфальттоо; скважиналарды бургулоо; покрывкаларды вулканизациялоо [оңдоо]; курулмаларды герметизациялоо [курулуш]; дезинфекция; пайдалуу тоо-кендерин казуу; унаа каражаттарынын аккумуляторлорун заряддоо; курулмаларды обочолонтуу; кыш коюу; бөрктөп кадоо; курулуш маселелери боюнча кеңеш берүүлөр; лактоо; кайталап калай чайкоо; курулуш аянттарында инженердик коммуникацияларды монтаждоо; курулуш жыгачтарын монтаждоо; жолдорду төшөө; автомобилдерди жуу; унаа каражаттарын жуу; курулуш иштерине көзөмөлдөө [контролдоп башкаруу]; датка каршы тазалоо; кумкагаз менен тазалоо; пемза же кум менен тазалоо; бөлмө-сейфтерди техникалык тейлөө жана оңдоо; унаа каражаттарын техникалык тейлөө; тушкагаздарды чаптоо; көрнөктөрдү сырдоо жана жаңыртуу; имараттарды тазалоо [сырткы бетин]; унаа каражаттары сынганда, бузулганда жардам көрсөтүү; оңдоо маселелери боюнча маалымат берүү; курулуш маселелери боюнча маалымат берүү; бульдозерлер киреси; дренаж соргучтарынын киреси; тазалоо үчүн машиналардын киреси; көтөрүү крандарынын киреси [курулуш жабдуусу]; курулуш техникасынын киреси; экскаваторлордун киреси; кабель жасоо; газ-слесардык-техникалык жана суу түтүк иштери; таш-курулуш иштери; чатыр иштери; маляр иштери; жыгач устачылык иштери; суу астындагы оңдоо иштери; шыбак иштери; карьерлерди иштетүү; жашыруун кулпуларды оңдоо; жамгырдан коргоочу колчатырларды оңдоо; күндөн коргоочу

чу колчатырларды оңдоо; автомобилдерди оңдоо жана техникалык тейлөө; горелкаларды оңдоо жана техникалык тейлөө; кинопроекторлорду оңдоо жана техникалык тейлөө; учактарды оңдоо жана техникалык тейлөө; электр берүү чубалгыларын оңдоо; соргучтарды оңдоо; каптоолорду оңдоо; унаа каражаттарын майлоо; курулуш курулмаларын бузуу; кампаларды жабдуу жана оңдоо; унаа каражаттарын техникалык тейлөө станциялары [май куюу жана тейлөө]; курулуш; дамбаларды куруу; кубур түтүктөрдү куруу жана техникалык тейлөө; суу астындагы курулуш; портторду куруу; өнөр жай ишканаларын куруу; жарманке күркөлөрүн жана павильондорду куруу; кеме куруу; имараттарды тазалоо [ички]; көчөлөрдү тазалоо; тиричилик кызмат көрсөтүүлөрү [жыйноо боюнча кызмат көрсөтүүлөр]; мителерди жок кылуу, айыл чарба зыянкечтеринен тышкары; аквакультуралар, бакчачылык жана токой чарбачылыгы; катмарды суу менен жардыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр; электрчилердин кызмат көрсөтүүлөрү; эшиктерди жана терезлерди орнотуу; ирригациялык түзүлүштөрдү орнотуу жана оңдоо; лифттерди орнотуу жана оңдоо; ташкындардан коргоо үчүн жабдууларды орнотуу жана оңдоо; жылытуу жабдуусун орнотуу жана оңдоо; күзөт ишараттоосун орнотуу жана оңдоо; мештерди орнотуу жана оңдоо; абаны желдетүү үчүн түзүлүштөрдү орнотуу жана оңдоо; өрт ишараттоо түзүлүштөрүн орнотуу жана оңдоо; муздаткыч жабдуусун орнотуу жана оңдоо; электр алеттерин орнотуу жана оңдоо, ашкана жабдууларын орнотуу; бассейндерге кам көрүү; түтүн чыккычтарды тазалоо; буу казандарын тазалоо жана оңдоо; кургак тазалоо; унаа каражаттарын тазалоо; өндүрүштүк багыттагы жылуулук агрегаттарын куруу жана оңдоо.

* * *

- (11) 17322
(15) 27.05.2021
(18) 24.07.2030
(21) 20200451.3
(22) 24.07.2020
(73) **Общество с ограниченной
ответственностью "Теплострой",
Бишкек (KG)**
(54)



ТЕПЛОСТРОЙ

- (51) (57)
35 – реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; в том числе продвижение товаров (для третьих лиц) и услуг оптовой и розничной торговли; продвижение товаров и услуг для третьих лиц через интернет; услуги розничной и оптовой продажи строительных материалов; услуги розничной и оптовой продажи строительных инструментов; услуги розничной продажи бассейнов и оборудования для эксплуатации бассейнов; услуги розничной продажи, осуществляемые универмагами, хозяйственными магазинами; услуги универмагов по розничной продаже широкого ассортимента товаров для дома; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; сбор и размещение в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителями;
37 – асфальтирование; бурение скважин; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; дезинфекция; добыча горно-рудных полезных ископаемых; зарядка электрических транспортных средств;

изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; строительство про-

мышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; уход за бассейнами; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка сухая; чистка транспортных средств; строительство и ремонт тепловых агрегатов промышленного назначения.

- (11) 17323
(15) 27.05.2021
(18) 30.04.2030
(21) 20200251.3
(22) 30.04.2020
(73) **Сосьете де Продюи Нестле С.А.,
Ве́ве (СН)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)


30 – кофе, кофе маңыздары, кофе суусундуктары; кофени алмаштыргычтар, кофени алмаштыргычтардын маңыздары, кофени алмаштыргычтардын негизиндеги суусундуктар; цикорий [кофенин алмаштыргычы]; чай, чай маңыздары, чай суусундуктары; муз кошулган чай; тамакка колдонуу үчүн угуттун негизиндеги продуктулар; какао жана ка-

каонун базасындагы суусундуктар; шоколад, шоколад продуктулары, шоколад суусундуктары; кондитер азыктары, таттуулар, момпосуйлар; канттан жасалган кондитер азыктары; кант; сагыз; табигый таттууланткыч заттар; нан азыктары, нан, ачыткы, ундан жасалган кондитер азыктары; галеттер, печенье, таттуу камырдан жасалган кондитер азыктары, көпчүлүк учурларда салынмасы менен, вафли, тоффи (ирис), пудингдер [запеканкалар]; балмуздак, жемиш музу, жемиш балмуздагы, сорбет, тондурулган кондитер азыктары, тондурулган таттуу камырдан жасалган кондитер азыктары, көпчүлүк учурларда салынмасы менен, жумшак балмуздак, тоңдурулган йогурттар; дан продуктуларынын эртең мененки кургак тамактары, мюсли, көптүрүп жардырылган жүгөрү, дандардан жасалган батончиктер, пайдаланууга даяр дан азыктары; дан азыктары.

- (59) ачык сары, күңүрт кызгылт-көк, кызгылт-көк, ачык кызгылт-көк, кара, ак, кызыл.

* * *

- (11) 17323
(15) 27.05.2021
(18) 30.04.2030
(21) 20200251.3
(22) 30.04.2020
(73) **Сосьете де Продюи Нестле С.А.,
Ве́ве (СН)**
(54)



(51) (57)

30 – кофе, экстракты кофейные, напитки кофейные; кофе со льдом; заменители кофе, экстракты заменителей кофе, напитки на основе заменителей кофе; цикорий [заменитель кофе]; чай, экстракты чайные, напитки чайные; чай со льдом; продукты на основе солода для употребления в пищу; какао и напитки на базе какао; шоколад, продукты шоколадные, напитки шоколадные; кондитерские изделия, сладости, конфеты; кондитерские изделия из сахара; сахар; резинки жевательные; вещества подслащивающие натуральные; хлебобулочные изделия, хлеб, дрожжи, изделия кондитерские мучные; галеты, печенье, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, вафли, тоффи (ирис), пудинги [запеканки]; мороженое, фруктовый лед, фруктовое мороженое, сорбет, изделия кондитерские замороженные, замороженные кондитерские изделия из сладкого теста преимущественно с начинкой, мягкое мороженое, замороженные йогурты; сухие завтраки из зерновых продуктов, мюсли, хлопья кукурузные, батончики злаковые, продукты зерновые, готовые к употреблению; продукты зерновые.

(59) светло-желтый, темно-фиолетовый, фиолетовый, светло-фиолетовый, черный, белый, красный.

(11) 17324

(15) 27.05.2021

(18) 30.04.2030

(21) 20200252.3

(22) 30.04.2020

(73) **Новартис АГ, Базель (СН)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

5 – адамдар үчүн фармацевтикалык препараттар.

* * *

(11) 17324

(15) 27.05.2021

(18) 30.04.2030

(21) 20200252.3

(22) 30.04.2020

(73) **Новартис АГ, Базель (СН)**

(54)

RINETASON

(51) (57)

5 – фармацевтические препараты для человека.

(11) 17325

(15) 31.05.2021

(18) 17.07.2030

(21) 20200418.3

(22) 17.07.2020

(73) **Пфайзер Инк., Нью Йорк (US)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

5 – фармацевтикалык жана ветеринардык препараттар; медициналык максаттар үчүн гигиеналык буюмдар; диеталык тамак жана медициналык же ветеринардык максаттар үчүн заттар; балдардын тамактары; адам жана жаныбар үчүн азык кошулмалары; пластырлар, таңма материалдар; тиштерди пломба-лоо жана тиштердин калыбын даярдоо үчүн материалдар; жугушсуздандыруучу каражаттар; зыяндуу жаныбарларды жок кылуу үчүн препараттар; фунгициддер, гербициддер.

* * *

(11) 17325
(15) 31.05.2021
(18) 17.07.2030
(21) 20200418.3
(22) 17.07.2020
(73) **Пфайзер Инк., Нью Йорк (US)**
(54)

ДИФЛЮКАН

(51) (57)
5 – фармацевтические и ветеринарные препараты; изделия гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

(11) 17326
(15) 31.05.2021
(18) 17.07.2030
(21) 20200419.3
(22) 17.07.2020
(73) **Пфайзер Инк., Нью Йорк (US)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

5 – фармацевтикалык жана ветеринардык препараттар; медициналык максаттар үчүн гигиеналык буюмдар; диеталык тамак жана медициналык же ветеринардык максаттар үчүн заттар; балдардын тамактары; адам жана жаныбар үчүн азык кошулмалары; пластырлар, таңма материалдар; тиштерди пломба-лоо жана тиштердин калыбын даярдоо үчүн материалдар; жугушсуздандыруу-

чу каражаттар; зыяндуу жаныбарларды жок кылуу үчүн препараттар; фунгициддер, гербициддер.

* * *

(11) 17326
(15) 31.05.2021
(18) 17.07.2030
(21) 20200419.3
(22) 17.07.2020
(73) **Пфайзер Инк., Нью Йорк (US)**
(54)

DIFLUCAN

(51) (57)
5 – фармацевтические и ветеринарные препараты; изделия гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

(11) 17327
(15) 31.05.2021
(18) 02.06.2030
(21) 20200320.3
(22) 02.06.2020
(73) **Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк., Делавэр (US)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

34 – чылымдар, папиростор; иштетилбеген тамеки; иштетилген тамеки; өзү жасоо үчүн тамеки; канжа тамекиси; тамеки заттары; медициналык эмес максаттар үчүн тамекини алмаштыргычтар; сига-

ралар; сигариллалар; чылым чегүү үчүн тутандыргычтар; ширеңкелер; тамеки чегүү үчүн буюмдар; чылым, папирос кагазы; чылым гильзалары; чылым үчүн чыпкалар; чылымды, папиросту ороо үчүн чөнтөк түзүлүштөрү; электрондук чылымдар; электрондук чылымдар үчүн суюк эритмелер; жылытылуучу тамеки продуктулары.

(58) Товардык белги "SILVER" сөз белгисине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

* * *

(11) 17327
(15) 31.05.2021
(18) 02.06.2030
(21) 20200320.3
(22) 02.06.2020
(73) **Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк., Делавэр (US)**
(54)

GRYSTAL SILVER

(51) (57)

34 – сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; сигариллы; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные продукты нагреваемые.

(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному обозначению "SILVER".

(11) 17328
(15) 31.05.2021
(18) 02.06.2030
(21) 20200321.3
(22) 02.06.2020
(73) **Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк., Делавэр (US)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

34 – чылымдар, папиростор; иштетилбеген тамеки; иштетилген тамеки; өзү жасоо үчүн тамеки; канжа тамекиси; тамеки заттары; медициналык эмес максаттар үчүн тамекини алмаштыргычтар; сигаралар; сигариллалар; чылым чегүү үчүн тутандыргычтар; ширеңкелер; тамеки чегүү үчүн буюмдар; чылым, папирос кагазы; чылым гильзалары; чылым үчүн чыпкалар; чылымды, папиросту ороо үчүн чөнтөк түзүлүштөрү; электрондук чылымдар; электрондук чылымдар үчүн суюк эритмелер; жылытылуучу тамеки продуктулары.

(58) Товардык белги "BLUE" сөз белгисине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

* * *

(11) 17328
(15) 31.05.2021
(18) 02.06.2030
(21) 20200321.3
(22) 02.06.2020
(73) **Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк., Делавэр (US)**
(54)

GRYSTAL BLUE

(51) (57)

34 – сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1, 2021
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

медицинских целей; сигары; сигариллы; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные продукты нагреваемые.

- (58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному обозначению "BLUE".

-
- (11) 17329
(15) 31.05.2021
(18) 02.06.2030
(21) 20200322.3
(22) 02.06.2020
(73) **Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк., Делавэр (US)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

34 – чылымдар, папиростор; иштетилбеген тамеки; иштетилген тамеки; өзү жасоо үчүн тамеки; канжа тамекиси; тамеки заттары; медициналык эмес максаттар үчүн тамекини алмаштыргычтар; сигаралар; сигариллалар; чылым чегүү үчүн тутандыргычтар; ширеңкелер; тамеки чегүү үчүн буюмдар; чылым, папирос кагазы; чылым гильзалары; чылым үчүн чыпкалар; чылымды, папиросту ороо үчүн чөнтөк түзүлүштөрү; электрондук чылымдар; электрондук чылымдар үчүн суюк эритмелер; жылытылуучу тамеки продуктулары.

- (58) Товардык белги "MIX" сөз белгисине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

* * *

- (11) 17329
(15) 31.05.2021
(18) 02.06.2030
(21) 20200322.3
(22) 02.06.2020
(73) **Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк., Делавэр (US)**
(54)

KENT GRYSTAL MIX

- (51) (57)
34 – сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; сигариллы; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные продукты нагреваемые.
- (58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному обозначению "MIX".

-
- (11) 17330
(15) 31.05.2021
(18) 24.04.2030
(21) 20200248.3
(22) 24.04.2020
(73) **Фрейзер энд Нив, Лимитед, Сингапур (SG)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
29 – сүт; коюлтулган сүт, канты жок коюлтулган сүт, сүт азыктары;
30 – кофе; чай; сүт менен чай суусундуктары, кофе-сүт суусундуктары.
(59) көк, алтын түстүү, ак.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1, 2021
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

* * *

- (11) 17330
(15) 31.05.2021
(18) 24.04.2030
(21) 20200248.3
(22) 24.04.2020
(73) **Фрейзер энд Нив, Лимитед,
Сингапур (SG)**
(54)



- (51) (57)
29 – молоко; молоко сгущенное, молоко сгущенное без сахара, продукты молочные;
30 – кофе; чай; напитки чайные с молоком; напитки кофейно-молочные.
(59) синий, золотой, белый.

- (11) 17331
(15) 31.05.2021
(18) 23.04.2030
(21) 20200244.3
(22) 23.04.2020
(73) **ШЭНЬСИ ХЭВИ-ДЮТИ
АВТОМОБАЙЛ КО., ЛТД.,
Сиань (CN)**

(54) (төмөндө)

- (51) (57)
12 – жер үстүндө, абада, сууда же рельстин үстүндө жүрүүчү каражаттар; жүк ташуу үчүн ар түрдүү арналыштагы авто унаалар; унаа каражаттарынын шассилери; же үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары үчүн кыймылдаткычтар; унаа каражаттары үчүн октор; автоунаалар үчүн кузовдор; жер үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары үчүн которуулар кутусу; велосипеддер; унаа ка-

ражаттарынын дөңгөлөктөрүнүн бандаждары; катерлер; мотоциклдер; унаа каражаттары үчүн отургучтар; жүк ташыгычтар; жолтандабас унаа каражаттары; автоүйлөр; шлангдар үчүн арабалар; трейлерлер [унаа каражаттары]; жыйнап-тазалочу арабалар; аскер унаасы; бетон аралаштыргыч автоунаалар; темир жол вагондору; автобустар; автоунаалардын шассилери; автоунаалар үчүн дөңгөлөктөр; жылдырылма сузгучтар;

- 35 – жарнама, пландаштыруу жарнамасы; үчүнчү жактар үчүн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө лицензияларды коммерциялык башкаруу; коммерциялык же жарнамалык максаттарда көргөзмөлөрдү уюштуруу; импорт-экспорт боюнча агенттиктер; үчүнчү жактар үчүн сатууну жайылтуу; бизнести башкарууга жардам; бизнеске өтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр; компьютердик маалыматтар базаларына маалыматтарды топтоо;
37 – автоунааларды оңдоо жана техникалык тейлөө; унаа каражаттары үчүн май куюу станциялары; унаа каражаттарын жуу; унаа каражаттарын техникалык тейлөө станциялары [май куюу жана тейлөө]; унаа каражаттарын жылмалоо; шиналардагы протекторлорду калыбына келтирүү; унаа каражаттарын майлоо; унаа каражаттарын датка каршы тазалоо; курулуш; электр алеттерин орнотуу жана оңдоо.

* * *

- (11) 17331
(15) 31.05.2021
(18) 23.04.2030
(21) 20200244.3
(22) 23.04.2020
(73) **ШЭНЬСИ ХЭВИ-ДЮТИ
АВТОМОБАЙЛ КО., ЛТД.,
Сиань (CN)**
(54)

SHACMOTO

(51) (57)

12 – средства наземные, воздушные, водные или рельсовые; автомобили различного назначения для перевозки; шасси транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; кузова для автомобилей; коробки передач для наземных транспортных средств; велосипеды; бандажи колес транспортных средств; катера; мотоциклы; сиденья для транспортных средств; грузовики; внедорожные транспортные средства; автодома; тележки для шлангов; трейлеры [транспортные средства]; тележки уборочные; транспорт военный; автомобили-бетоносмесители; вагоны железнодорожные; автобусы; шасси автомобилей; колеса для автомобилей; передвижные ковши;

35 – реклама; реклама планирования; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; услуги по переезду для бизнеса; сбор информации в компьютерных базах данных;

37 – ремонт и техническое обслуживание автомобилей; заправочные станции для транспортных средств; мытье транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; полирование транспортных средств; восстановление протектора на шинах; смазка транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; строительство; установка и ремонт электроприборов.

(11) 17332

(15) 31.05.2021

(18) 29.07.2030

(21) 20200462.3

(22) 29.07.2020

(73) **Иу Хайжун Е-Коммерс Ко.,
Лтд., Иу (CN)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

8 – кол менен иштетиле турган багбанчылыктын кол куралдары; кол араалар жана бир туткалуу араалар үчүн рамкалар; ачкычтар [кол менен иштетилүүчү жарак]; кол менен иштетиле турган колго кармалуучу шаймандар; электрдик эмес бурагычтар; аттиштер; [электрдик эмес, кол менен иштетилүүчү шаймандар]; кесүүчү шаймандар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; кайчылар; балкалар [кол менен иштетилүүчү шаймандар].

* * *

(11) 17332

(15) 31.05.2021

(18) 29.07.2030

(21) 20200462.3

(22) 29.07.2020

(73) **Иу Хайжун Е-Коммерс Ко.,
Лтд., Иу (CN)**

(54)

EPICA STAR

(51) (57)

8 – инвентарь садово-огородный с ручным приводом; рамки для ручных пил или ножовок; ключи [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом; отвертки неэлектрические; клещи; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; инструменты режущие [ручные инструменты]; ножницы; молотки [ручные инструменты].

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(11) 17333
(15) 31.05.2021
(18) 29.07.2030
(21) 20200463.3
(22) 29.07.2020
(73) АДД ИНДАСТРИ (ЧЖЭЦЗЯНЬ) КО.,
ЛТД., Юйхуань (CN)
(54) (төмөндө)
(51) (57)

12 – автоунаалар үчүн амортизаторлор; унаа каражаттары үчүн асма амортизаторлор; унаа каражаттары үчүн амортизатордук серпилгилер; автоунаалардын шассилери; электрдик унаа каражаттары; жер үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары үчүн чиркештирүү муфталаары; аба соргучтары [унаа каражаттарынын шаймандары]; унаа каражаттарынын дөңгөлөк бандаждары; унаа каражаттарынын шассилери; жер үстүндө жүрүүчү унаа каражаттары үчүн чиркештиргичтер.

* * *

(11) 17333
(15) 31.05.2021
(18) 29.07.2030
(21) 20200463.3
(22) 29.07.2020
(73) АДД ИНДАСТРИ (ЧЖЭЦЗЯНЬ) КО.,
ЛТД., Юйхуань (CN)
(54)



(51) (57)
12 – амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; шасси автомобилей; средства транспортные электрические; муфты сцепления для наземных транспортных средств; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; бандажы колес транс-

портных средств; шасси транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств.

(11) 17334
(15) 31.05.2021
(18) 24.07.2030
(21) 20200452.3
(22) 24.07.2020
(73) "Омега" жоопкерчилиги чектелген
коому, Ульяновск (RU)
(54) (төмөндө)
(51) (57)

7 – эт туурагычтар [машиналар]; идиш жуу үчүн машиналар; кир жуугуч машиналар [ич кийимдер үчүн]; майдалоо үчүн машиналар; аралаштыргычтар [машиналар]; макарон азыктарын өндүрүү үчүн электр машиналары; кофе майдалагычтар, кол менен иштетиле тургандардан башкасы; тамак-аш продуктуларын даярдоо үчүн электр механикалык түзүлүштөр; электрдик ашкана машиналары; тиричиликте колдонулуучу электр аралаштыргычтар; чаң соргучтар; чаң соргучтар үчүн баштыктар; электрдик ашкана майдалагычтары; чаң соргучтар үчүн шеткалар; чаң соргучтар үчүн соргуч саптар; электр шире сыккычтар; электр спиралдык жашылча кескич;

8 – сакалды тегиздөө үчүн машинкалар; чач тармалдатуу үчүн кыпчуурлар; ашкана буюмдары [бычактар, айрылар жана кашыктар]; жашылча кескичтер; педикюр куралдарынын топтомдору; чачтарды тармалдатуу үчүн кол менен иштетилүүчү электрдик эмес жасалгалар; жашылчаларды кесүү үчүн жасалгалар; майда туурагычтар [бычактар]; электрдик эмес консерва бычактары; бычактар; тырмактар үчүн электрдик кичине араа; тырмактар үчүн жылмалоочу электрдик жана электрдик эмес түзүлүштөр; жеке колдонуу үчүн чач тегиздөөчү электрдик жана электр-

дик эмес машинкалар; үтүктөр; педикюр куралдарынын топтому; эт туурагычтар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; депиляция үчүн электрдик эмес жана электрдик шаймандар; электрдик маникюр куралдарынын топтому; кирпичтерди кайруу үчүн кыпчуурлар; керамикалык бычактар; кол менен иштетиле турган спиралдык жашылча туурагычтар; жашылча тазалагычтар [кол менен иштетиле турган куралдар]; чач өрүү үчүн электр алеттери;

9 – таразалоо үчүн алеттер жана куралдар; безмендер [таразалар];

10 – косметикалык укалоо үчүн алеттер; укалоо үчүн алеттер;

11 – абаны муздатуу үчүн орнотмолор; аба жылыткычтар; аба кургаткычтар; аба кондицирлөө үчүн орнотмолор; желдеткичтер [абаны кондиционерлөө]; электрдик жылытуучу алеттер; чөктүрүлө турган жылыткычтар; чач кургаткычтар; тамак-аш даярдоо үчүн электрдик идиш-аяктар; ашкана плиталары; тамак-аш продуктуларын жылуулуук менен иштетүү үчүн алеттер жана түзүлүштөр; сууну чыпкалоо үчүн алеттер; электрдик радиаторлор; муздаткыч камералары; муздаткыч идиштер; жемиштерди кургатуу үчүн аппараттар; электр тондургуч камералар; жылытуучу плиталар; тостерлер; грилдер [ашкана аппараттары]; абаны же сууну иондоштуруу үчүн аппараттар; радиаторлор [жылытуу үчүн]; ашкана мештери [духовка шкафтары]; ашканадагы жылытуучу алеттер; муздатуу үчүн алеттер жана түзүлүштөр; эт кууруу үчүн шиштери бар буюмдар; кургатуучу аппараттар жана түзүлүштөр; ростерлер; электрдик тез бышыргычтар [автоклавдар]; электр вафельницаалары; электрдик кофе кайнаткычтар; электрдик фритюрницаалар; муздаткычтар; бетти кароо үчүн кургак буусу бар алеттер [бет үчүн сауналар]; электр чайнектери; йогурт даярдоо үчүн электр буюмдары; тиричилик үчүн электр желдеткичтери; өнөр жай максаттары үчүн микротолкундуу мештер;

кездемелер үчүн буу менен үтүктөгүчтөр; нан бышыргычтар; мультибышыргычтар; электр буу менен бышыргычтар; электр шоколад фондандары; электрдик тез бышыргычтар [автоклавдар]; электр бышыргыч панелдер; балмуздак даярдоо үчүн машиналар;

21 – тамак-аш продуктулары үчүн термообочолонтуучу идиштер; нан үчүн тиричилик себеттер; ашкана идишинин топтомдору; май салгычтар; май куйгучтар үчүн капкактар; суусундуктар үчүн термообочолонтуучу идиштер; чоң чуңкур табактар [чөйчөктөр]; электрдик жана электрдик эмес штопорлор; термостор; металл шиштер, металл шампурлар; термообочолонтуучу идиштер; мискейлер; формалар [ашкана буюмдары]; стакандар [идиштер]; тиричилик дуршлагдары; тиричилик электрдик эмес аралаштыргычтар; электр [тиричилик буюмдары]; тамакты жылуулуук менен иштетип чыгуу үчүн идиш-аяктар; кулинар формалары; ашканада кесүү үчүн такталар; татымалдар үчүн алеттер; тиричиликтик электрдик эмес таажычалар; табалар; тиричилик электрдик эмес шире сыккычтар; жаап бышыруу үчүн формалар; рашперлер [ашкана буюмдары]; кайнатуу үчүн идиштер; куюштургуч кашыктар [ашкана буюму]; электрдик эмес ашкана туурагычтары; нан кесүү үчүн такталар; электр тарактары; торт салуучу күрөкчөлөр; кара мурч үчүн кол тегирмендер; калемпир салгычтар; ашкана сүргүчтөрү; тиричилик же ашкана идиштери; туз салгычтар; сервиздер [тамак-аш идиш-аягы]; табактар; чай ичүүчү сервиздер [тамак-аш идиш-аягы]; кичинекей табактар; кумшекер салгыч; чынылар; чай демдөөчү чайнектер; ашкана идиш-аяктары, бычактар, айрылар жана кашыктардан башкалары; тарелкалар; электрдик эмес тез бышыргычтар; электрдик эмес аралаштыргычтар; электрдик эмес чайнектер; кол менен кофе майдалагычтар; кофе ичүү үчүн сервиздер; электрдик эмес кофе кайнаткычтар; көтөрүп жүрүүчү

электрдик эмес муздаткыч сумкалар; идиш-аяктар үчүн капкактар; ашкана идиштери; электрдик эмес кофе куйгучтар; электрдик эмес вафли салгычтар; нан салгычтар; бисквит кесүү үчүн бычактар [ашкана буюмдары]; аралаштыруу үчүн кашыктар [ашкана буюмдары]; ашкана күрөкчөлөрү; сарымсак сыккычтар [ашкана буюмдары]; электрдик эмес буу менен бышыргычтар; электрдик эмес ашкана майдалагычтары; ашкана кыл калемдери; ашкана щеткалары; сервисделген чөмүчтөр; ашкана сокбилектер; ашкана жанчуулары; микро толкундуу мешке арналбаган ашкана торлору.

(59) көк.

* * *

(11) 17334

(15) 31.05.2021

(18) 24.07.2030

(21) 20200452.3

(22) 24.07.2020

(73) **Общество с ограниченной ответственностью "Омега", Ульяновск (RU)**

(54)

GALAXY

(51) (57)

7 – мясорубки [машины]; машины для мойки посуды; машины стиральные [для белья]; машины для измельчения; мешалки [машины]; машины для производства макаронных изделий, электрические; кофемолки, за исключением ручных; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; машины кухонные электрические; сбивалки бытовые электрические; пылесосы; мешки для пылесосов; измельчители кухонные электрические; щётки для пылесосов; насадки всасывающие для пылесосов; соковыжималки электрические; овощерезки спиральные электрические;

8 – машинки для стрижки бороды; щипцы для завивки волос; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; овощерезки; наборы педикюрных инструментов; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; приспособления для резки овощей; шинковки [ножи]; ножи консервные неэлектрические; ножи; пилочки для ногтей электрические; приспособления полировальные для ногтей электрические или неэлектрические; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; утюги; наборы маникюрных инструментов; мясорубки [ручные инструменты]; инструменты для депиляции неэлектрические и электрические; наборы маникюрных инструментов электрические; щипчики для загибания ресниц; ножи керамические; овощерезки спиральные с ручным приводом; овощечистки [ручные инструменты]; приборы для плетения волос электрические;

9 – приборы и инструменты для взвешивания; безмены [весы];

10 – приборы для косметического массажа; приборы для массажа;

11 – устройства для охлаждения воздуха; воздухонагреватели; сушилки воздушные; установки для кондиционирования воздуха; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; приборы отопительные электрические; нагреватели погружаемые; сушилки для волос; утварь для приготовления пищи электрическая; плиты кухонные; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы для фильтрования воды; радиаторы электрические; камеры холодильные; емкости холодильные; аппараты для сушки фруктов; камеры морозильные электрические; плиты нагревательные; тостеры; грили [аппараты кухонные]; аппараты для ионизации воздуха или воды; радиаторы [для отопления]; печи кухонные [шкафы духовые]; приборы нагревательные кухонные; приборы и

установки для охлаждения; приспособления с вертелом для жарки мяса; аппараты и установки сушильные; ростеры; скороварки электрические [автоклавы]; вафельницы электрические; кофеварки электрические; фритюрницы электрические; холодильники; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; чайники электрические; приспособления для приготовления йогурта электрические; вентиляторы бытовые электрические; печи микроволновые [для приготовления пищи]; отпариватели для тканей; хлебопечи; мультиварки; пароварки электрические; фонтаны шоколадные электрические; скороварки электрические; панели варочные электрические; машины для приготовления мороженого;

- 21 – емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; корзинки для хлеба бытовые; наборы кухонной посуды; масленки; крышки для масленок; емкости термоизоляционные для напитков; миски [чаши]; штопоры, электрические и неэлектрические; термосы; вертела металлические; шампуры металлические; емкости термоизоляционные; кастрюли; формы [кухонная утварь]; стаканы [емкости]; дуршлаги бытовые; смесиватели бытовые неэлектрические; сита [бытовая утварь]; посуда для тепловой обработки пищи; формы кулинарные; доски для резки кухонные; приборы для специй; венчики бытовые неэлектрические; сковороды; соковыжималки бытовые неэлектрические; формы для выпечки; рашперы [кухонная утварь]; посуда для варки; ложки разливательные [кухонная утварь]; измельчители кухонные неэлектрические; доски для резки хлеба; расчески электрические; лопатки для тортов; мельницы для перца ручные; перечницы; терки кухонные; емкости бытовые или кухонные; солонки; сервизы [столовая посуда]; блюда; сервизы чайные [столовая посуда]; блюда; сахарницы; чашки; чайники зава-

рочные; посуда столовая, за исключением ножей; вилок и ложек; тарелки; скороварки неэлектрические; сбивалки неэлектрические; чайники неэлектрические; кофемолки ручные; сервизы кофейные [столовая посуда]; кофеварки неэлектрические; сумки-холодильники переносные неэлектрические; крышки для посуды; емкости кухонные; кофейники неэлектрические; вафельницы неэлектрические; хлебницы; ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; ложки для перемешивания [кухонная утварь]; лопатки кухонные; чеснокодавилки [кухонная утварь]; пароварки неэлектрические; дробилки кухонные неэлектрические; кисточки кухонные; щетки кухонные; половники сервировочные; пестики кухонные; ступки кухонные; сетки кухонные, не предназначенные для микроволновок.

(59) синий.

(11) 17335

(15) 31.05.2021

(18) 24.07.2030

(21) 20200453.3

(22) 24.07.2020

(73) **"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому, Ульяновск (RU)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

6 – металл чынжырлар; металл ачкычтар; металл шатылар [тепкичтер]; металл түтүктөр үчүн сыга турган жасалгалар;

7 – өзгөрүлмө токтун генераторлору; аралаштыруучу машиналар, бетон аралаштыргычтар [машиналар]; аралаштыруучу машиналар, бетон аралаштыргычтар, чөп чапкычтар, жыгачтарды иштетип чыгаруучу станоктор; жуугуч машиналар; оюучу станоктор; кескичтер [машиналардын тетиктери]; кургатуучу машиналар; борбордон качуучу соргуч; фрезердик станоктор; токарь станоктору; слесардык электр кайчылары; электр кайчылар; машиналар

үчүн тешкичтер; компрессорлор [машиналар]; кесүүчү машиналар; электр бычактары; домкраттар [машиналар]; кыймылдаткычтар үчүн стартерлор; дренаж машиналары; туруктуу ток генераторлору; электрдик генераторлор; оромолдоочу машиналар; соргучтар [машиналардын же кыймылдаткычтардын бөлүктөрү]; чөп чапкычтардын бычактары; соргучтар [машиналардын бөлүктөрү]; газондун чөбүн чапкычтар [машиналар]; май соргучтары; жууптазалоо үчүн түзүлүштөр; барскандар [машиналардын тетиктери]; металлдарды иштетип чыгаруучу станоктор; аралаштыргычтар [машиналар]; кол шаймандары, кол менен иштетилүүчү шаймандардан башкалары; кесүүчү шаймандар [машиналардын тетиктери]; боёо иштери үчүн машиналар; сырдоочу боёкту чачкычтар; электр менен иштетилүүчү кол бургулар; соргучтар [машиналар]; аба компрессорлору [гараждар үчүн түзүлүштөр]; вакуумдуу соргучтар [машиналар]; жылмалоочу станоктор; араалар [машиналар]; электрдик ширетүүчү агрегаттар; боёо үчүн машиналар; айнекти иштетип чыгаруу үчүн машиналар; курчутуу үчүн станоктор; көзөөчү патрондор [машиналардын, станоктордун тетиктери]; кыймылдаткычтар үчүн желдеткичтерди кыймылга келтирүүчү кайыштар; желим сыйпоо үчүн электр пистолеттери; чынжырлуу араалар; газ менен кескичтер; чаң соруп алуу үчүн түзүлүштөр [тазалоочу түзүлүштөр]; чаңды кетирүү үчүн түзүлүштөр [тазалоочу түзүлүштөр]; кар күрөгүчтөр; газ менен ширетүүчү аппараттар; чаң соргучтар; сырларды чачкычтар [машиналар]; газ менен кандоочу күйгүчтөр; ширетүүчү машиналар үчүн электроддор; электрдик ширетүү үчүн аппараттар; пластмассадан таңгактарды ширетүү үчүн электрдик аппараттар; электрдик мык сууругучтар; түтүктөрдү тазалоо үчүн кыргычтар; айыл чарба максаттары үчүн топуракты иштетүүчү машиналар;

8 – абразивдүү шаймандар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; кайрак таштар; надфилдер; кескен учурда колдонула турган кыскычтар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; бургулар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; бурчтуктар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; мык сууругучтар; кол менен иштетиле турган домкраттар; кол менен иштетилүүчү бургулар; жаракаларды [уяларды] ойгулоо үчүн балталар; курчутуучу кайрактар; бөрктөп уруучу балкалар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; кайчылар; оймо араалар; араалар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; калың материалдарды кесүү үчүн кайчылар / слесардык кайчылар; кескич болотнайлар; бурама ачкычтар [кол менен иштетилүүчү жарак]; ачкычтар [кол менен иштетилүүчү жарак]; балталар; чоң сүргүлөр; кол менен иштетиле турган колго кармалуучу шаймандар; түтүк кескичтер [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; бычакбалкалар; кайроо үчүн шаймандар; секаторлор; чөп чапкычтар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; кыска балталар; кичине балталар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; кол менен иштетиле турган багбанчылыктын куралдары; балкалар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; пистолеттер [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; рашпилдер [кол менен иштетилүүчү жарак]; кесе турган буюмдар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; электрдик эмес бурагычтар; кескичтер [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; түтүктөрдү кесүү үчүн шаймандар; кол менен иштетиле турган айыл чарба куралдары; кайроочу тегеректер [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; сүргүлөөчү тегеректер; өгөөлөр [шаймандар]; кесүүчү шаймандар [кол менен иштетилүүчү шаймандар];

9 – өлчөгүч тасмалар; электр аккумуляторлору үчүн заряддоочу түзүлүштөр; ширетүүчүлөр үчүн маскалар; өлчөөчү алеттер; өлчөөчү электр алеттери; аккумулятор батареялары үчүн заряддоочу

түзүлүштөр; кырсыктардан коргоо үчүн кол каптар; өлчөгүч шаймандар; метрлер [өлчөгүч аспаптар];

21 – сугаруучу түзүлүштөр; чачыраткычтар.

(59) кызыл.

* * *

(11) 17335

(15) 31.05.2021

(18) 24.07.2030

(21) 20200453.3

(22) 24.07.2020

(73) **Общество с ограниченной ответственностью "Омега", Ульяновск (RU)**

(54)

СТАВР

(51) (57)

6 – цепи металлические; ключи металлические; стремянки [лестницы] металлические; приспособления зажимные для труб металлические;

7 – генераторы переменного тока; машины смешивающие, бетономешалки [машины]; косилки, станки деревообрабатывающие; машины моечные; станки долбежные; резаки [детали машин]; машины сушильные; насосы центробежные; станки фрезерные; станки токарные; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические; долота для машин; компрессоры [машины]; машины резальные; ножи электрические; домкраты [машины]; машины отрезные; стартеры для двигателей; машины дренажные; генераторы постоянного тока; генераторы электрические; машины заверточные; насосы [части машин или двигателей]; ножи косилок; ножи [детали машин]; газонокосилки [машины]; насосы масляные; устройства для мойки; молоты [детали машин]; станки металлообрабатывающие; мешалки [машины]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным

приводом; инструменты режущие [детали машин]; машины для окрасочных работ; краскораспылители; дрели ручные электрические; насосы [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; насосы вакуумные [машины]; станки шлифовальные; пилы [машины]; агрегаты сварочные электрические; машины для крашения; машины для обработки стекла; станки для заточки; патроны сверлильные [детали машин, станков]; ремни приводные вентиляторов для двигателей; пистолеты для нанесения клея электрические; пилы цепные; резаки газовые; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]; снегоочистители; аппараты газосварочные; пылесосы; распылители краски [машины]; горелки паяльные газовые; электроды для сварочных машин; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; паяльники электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; гвоздодеры электрические; скребки для прочистки труб; машины почвообрабатывающие для сельскохозяйственных целей;

8 – инструменты абразивные [ручные инструменты]; камни точильные; надфили; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; сверла [части ручных инструментов]; угольники [ручные инструменты]; гвоздодеры ручные; домкраты ручные; буры с ручным приводом; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; бруски точильные; молотки клепальные [ручные инструменты]; ножницы; лобзики; пилы [ручные инструменты]; ножницы для резки плотных материалов / ножницы слесарные; полотна режущие; ключи гаечные [ручные инструменты]; ключи [ручные инструменты]; топоры; рубанки; инструменты ручные с ручным приводом; труборезы [ручные инструменты]; ножи-секачи; инстру-

менты для заточки; секаторы; газонокосилки [ручные инструменты]; тесаки; топоры [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; молотки [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]; рашпили [ручные инструменты]; изделия режущие [ручные инструменты]; отвертки неэлектрические; долота [ручные инструменты]; инструменты для резки труб; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; круги точильные [ручные инструменты]; круги наждачные; напильники [инструменты]; инструменты режущие [ручные инструменты];

9 – ленты мерные; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; маски для сварщиков; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; перчатки для защиты от несчастных случаев; инструменты измерительные; метры [измерительные инструменты];

21 – устройства оросительные; опрыскиватели.

(59) красный.

(11) 17336

(15) 31.05.2021

(18) 24.07.2030

(21) 20200454.3

(22) 24.07.2020

(73) **"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому, Ульяновск (RU)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

6 – металл чынжырлар; металл ачкычтар; металл шатылар [тепкычтер]; металл түтүктөр үчүн сыга турган жасалгалар;

7 – өзгөрүлмө токтун генераторлору; аралаштыруучу машиналар, бетон аралаштыргычтар [машиналар]; аралаштыруучу машиналар, бетон аралаштыргычтар, чөп чапкычтар, жыгачтарды иштетип чыгаруучу станоктор; жуугуч

машиналар; оюучу станоктор; кескичтер [машиналардын тетиктери]; кургатуучу машиналар; борбордон качуучу соргуч; фрезердик станоктор; токарь станоктору; слесардык электр кайчылары; электр кайчылар; машиналар үчүн тешкичтер; компрессорлор [машиналар]; кесүүчү машиналар; электр бычактары; домкраттар [машиналар]; кыймылдаткычтар үчүн стартерлор; дренаж машиналары; туруктуу ток генераторлору; электрдик генераторлор; оромолдоочу машиналар; соргучтар [машиналардын же кыймылдаткычтардын бөлүктөрү]; чөп чапкычтардын бычактары; соргучтар [машиналардын бөлүктөрү]; газондун чөбүн чапкычтар [машиналар]; май соргучтары; жууптазалоо үчүн түзүлүштөр; барскандар [машиналардын тетиктери]; металлдарды иштетип чыгаруучу станоктор; аралаштыргычтар [машиналар]; кол шаймандары, кол менен иштетилүүчү шаймандардан башкалары; кесүүчү шаймандар [машиналардын тетиктери]; боёо иштери үчүн машиналар; сырдоочу боёкту чачкычтар; электр менен иштетилүүчү кол бургулар; соргучтар [машиналар]; аба компрессорлору [гаараждар үчүн түзүлүштөр]; вакуумдуу соргучтар [машиналар]; жылмалоочу станоктор; араалар [машиналар]; электрдик ширетүүчү агрегаттар; боёо үчүн машиналар; айнекти иштетип чыгаруу үчүн машиналар; курчутуу үчүн станоктор; көзөөчү патрондор [машиналардын, станоктордун тетиктери]; кыймылдаткычтар үчүн желдеткичтерди кыймылга келтирүүчү кайыштар; желим сыйпоо үчүн электр пистолеттери; чынжырлуу араалар; газ менен кескичтер; чаң соруп алуу үчүн түзүлүштөр [тазалоочу түзүлүштөр]; чанды кетирүү үчүн түзүлүштөр [тазалоочу түзүлүштөр]; кар күрөгүчтөр; газ менен ширетүүчү аппараттар; чаң соргучтар; сырларды чачкычтар [машиналар]; газ менен кандоочу күйгүчтөр; ширетүүчү машиналар үчүн электрод-

дор; электрдик ширетүү үчүн аппараттар; пластмассадан таңгактарды ширетүү үчүн электрдик аппараттар; электрдик мык сууругучтар; түтүктөрдү тазалоо үчүн кыргычтар; айыл чарба максаттары үчүн топуракты иштетүүчү машиналар;

8 – абразивдүү шаймандар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; кайрак таштар; надфилдер; кескен учурда колдонула турган кыскычтар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; бургулар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; бурчтуктар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; мык сууругучтар; кол менен иштетиле турган домкраттар; кол менен иштетилүүчү бургулар; жаракаларды [уяларды] ойгулоо үчүн балталар; курчутуучу кайрактар; бөрктөп уруучу балкалар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; кайчылар; оймо араалар; араалар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; калың материалдарды кесүү үчүн кайчылар / слесардык кайчылар; кескич болотнайлар; бурама ачкычтар [кол менен иштетилүүчү жарак]; ачкычтар [кол менен иштетилүүчү жарак]; балталар; чоң сүргүлөр; кол менен иштетиле турган колго кармалуучу шаймандар; түтүк кескичтер [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; бычак-балкалар; кайроо үчүн шаймандар; секаторлор; чөп чапкычтар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; кыска балталар; кичине балталар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; кол менен иштетиле турган багбанчылыктын куралдары; балкалар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; пистолеттер [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; рашпилдер [кол менен иштетилүүчү жарак]; кесе турган буюмдар [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; электрдик эмес бурагычтар; кескичтер [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; түтүктөрдү кесүү үчүн шаймандар; кол менен иштетиле турган айыл чарба куралдары; кайроочу тегеректер [кол менен иштетилүүчү шаймандар]; сүргүлөөчү тегеректер;

өгөөлөр [шаймандар]; кесүүчү шаймандар [кол менен иштетилүүчү шаймандар];

9 – өлчөгүч тасмалар; электр аккумуляторлору үчүн заряддоочу түзүлүштөр; ширетүүчүлөр үчүн маскалар; өлчөөчү алеттер; өлчөөчү электр алеттери; аккумулятор батареялары үчүн заряддоочу түзүлүштөр; кырсыктардан коргоо үчүн кол каптар; өлчөгүч шаймандар; метрлер [өлчөгүч аспаптар];

21 – сугаруучу түзүлүштөр; чачыраткычтар.

* * *

(11) 17336

(15) 31.05.2021

(18) 24.07.2030

(21) 20200454.3

(22) 24.07.2020

(73) **Общество с ограниченной ответственностью "Омега", Ульяновск (RU)**

(54)

Köln

(51) (57)

6 – цепи металлические; ключи металлические; стремянки [лестницы] металлические; приспособления зажимные для труб металлические;

7 – генераторы переменного тока; машины смешивающие, бетономешалки [машины]; косилки, станки деревообрабатывающие; машины моечные; станки долбежные; резаки [детали машин]; машины сушильные; насосы центробежные; станки фрезерные; станки токарные; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические; долота для машин; компрессоры [машины]; машины резальные; ножи электрические; домкраты [машины]; машины отрезные; стартеры для двигателей; машины дренажные; генераторы постоянного тока; генераторы электрические; маши-

ны заверточные; насосы [части машин или двигателей]; ножи косилок; ножи [детали машин]; газонокосилки [машины]; насосы масляные; устройства для мойки; молоты [детали машин]; станки металлообрабатывающие; мешалки [машины]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; инструменты режущие [детали машин]; машины для окрасочных работ; краскораспылители; дрели ручные электрические; насосы [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; насосы вакуумные [машины]; станки шлифовальные; пилы [машины]; агрегаты сварочные электрические; машины для крашения; машины для обработки стекла; станки для заточки; патроны сверлильные [детали машин, станков]; ремни приводные вентиляторов для двигателей; пистолеты для нанесения клея электрические; пилы цепные; резаки газовые; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]; снегоочистители; аппараты газосварочные; пылесосы; распылители краски [машины]; горелки паяльные газовые; электроды для сварочных машин; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; паяльники электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; гвоздодеры электрические; скребки для прочистки труб; машины почвообрабатывающие для сельскохозяйственных целей;

8 – инструменты абразивные [ручные инструменты]; камни точильные; надфили; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; сверла [части ручных инструментов]; угольники [ручные инструменты]; гвоздодеры ручные; домкраты ручные; буры с ручным приводом; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; бруски точильные; молотки клепальные [ручные

инструменты]; ножницы; лобзики; пилы [ручные инструменты]; ножницы для резки плотных материалов / ножницы слесарные; полотна режущие; ключи гаечные [ручные инструменты]; ключи [ручные инструменты]; топоры; рубанки; инструменты ручные с ручным приводом; труборезы [ручные инструменты]; ножи-секачи; инструменты для заточки; секаторы; газонокосилки [ручные инструменты]; тесаки; топоры [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; молотки [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]; рашпили [ручные инструменты]; изделия режущие [ручные инструменты]; отвертки неэлектрические; долота [ручные инструменты]; инструменты для резки труб; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; круги точильные [ручные инструменты]; круги наждачные; напильники [инструменты]; инструменты режущие [ручные инструменты];

- 9 – ленты мерные; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; маски для сварщиков; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; перчатки для защиты от несчастных случаев; инструменты измерительные; метры [измерительные инструменты];
- 21 – устройства оросительные; опрыскиватели.

(11) 17337
(15) 31.05.2021
(18) 19.05.2030
(21) 20200284.3
(22) 19.05.2020
(73) **Орион Корпорейшн, Эспоо (FI)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

5 – фармацевтикалык буюмдар, медициналык жана ветеринардык препараттар;

медициналык максаттар үчүн гигиеналык буюмдар; диеталык тамак-аштар жана медициналык же ветеринардык максаттар үчүн буюмдар, балдар тамагы; адамдар жана жаныбарлар үчүн тамак-аш кошулмалары; пластырлар, таңуучу материалдар; тиштерди пломба-лоо жана тиштердин чаптап алынган көчүрмөсүн даярдоо үчүн материалдар; дезинфекциялоочу каражаттар; зыянкеч жаныбарларды жок кылуу үчүн препараттар; фунгициддер, гербициддер; витаминдүү препараттар, адамдар үчүн тамак-ашка биологиялык активдүү кошулмалар жана дары тамак-аш кошулмалары.

* * *

(11) 17337
(15) 31.05.2021
(18) 19.05.2030
(21) 20200284.3
(22) 19.05.2020
(73) **Орион Корпорейшн, Эспоо (FI)**
(54)

MULTIVITA

(51) (57)
5 – изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; препараты витаминные, добавки к пище биологически активные и лечебные пищевые добавки для человека.

(11) 17338
(15) 31.05.2021
(18) 19.05.2030
(21) 20200285.3
(22) 19.05.2020
(73) **Орион Корпорейшн, Эспоо (FI)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)

5 – фармацевтикалык буюмдар, медициналык жана ветеринардык препараттар; медициналык максаттар үчүн гигиеналык буюмдар; диеталык тамак-аштар жана медициналык же ветеринардык максаттар үчүн буюмдар, балдар тамагы; адамдар жана жаныбарлар үчүн тамак-аш кошулмалары; пластырлар, таңуучу материалдар; тиштерди пломба-лоо жана тиштердин чаптап алынган көчүрмөсүн даярдоо үчүн материалдар; дезинфекциялоочу каражаттар; зыянкеч жаныбарларды жок кылуу үчүн препараттар; фунгициддер, гербициддер; витаминдүү препараттар, адамдар үчүн тамак-ашка биологиялык активдүү кошулмалар жана дары тамак-аш кошулмалары.

* * *

(11) 17338
(15) 31.05.2021
(18) 19.05.2030
(21) 20200285.3
(22) 19.05.2020
(73) **Орион Корпорейшн, Эспоо (FI)**
(54)

МУЛТИВИТА

(51) (57)
5 – изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; пластыри, мате-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1, 2021
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

риалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; препараты витаминные, добавки к пище биологически активные и лечебные пищевые добавки для человека.

(11) 17339

(15) 31.05.2021

(18) 20.07.2030

(21) 20200429.3

(22) 20.07.2020

(73) **ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ
БЕНИЛЮКС Б.В., Бреда (NL)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

- 29 – жемиштен жеңил ысылыктар; жемиштердин негизиндеги жеңил ысылыктар; кургатылган жемиштерди жана иштетилген жаңгактарды камтыган жеңил ысылыктардын аралашмалары;
- 30 – ундан жасалган кондитер азыктары; кондитер азыктары; момпосуйлар; чайнама момпосуйлар; сагыздар; үйлөмө сагыздар; шоколад; какао; драже (кондитер азыктары); желе (кондитер азыктары); кант; набат; кызыл мыя момпосуйлары; пастилкалар (кондитер азыктары); жалбыздуу момпосуйлар; татуулар; иристер (кондитер азыктары).

* * *

(11) 17339

(15) 31.05.2021

(18) 20.07.2030

(21) 20200429.3

(22) 20.07.2020

(73) **ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ
БЕНИЛЮКС Б.В., Бреда (NL)**

(54)

FRUIT-TELLA GOOD FOR YOU

(51) (57)

- 29 – фруктовые закуски; закуски легкие на основе фруктов; смеси закусок, содержащие сушеные фрукты и обработанные орехи;
- 30 – изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские; конфеты; конфеты жевательные; резинки жевательные; резинки жевательные надувные; шоколад; какао; драже (кондитерские изделия); желе (кондитерские изделия); сахар; леденцы; конфеты лакричные; пастилки (кондитерские изделия); конфеты мятные; сладости; ириски (кондитерские изделия).
-

(11) 17340

(15) 31.05.2021

(18) 24.11.2030

(21) 20200721.3

(22) 24.11.2020

(73) **ДЖАПАН ТОБАККО ИНК.,
Токио (JP)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

- 34 – иштетилген жана иштетилбеген тамеки, махорка; чегилүүчү тамеки; түтүктүү тамеки, өзү жасоо үчүн тамеки, чайналуучу тамеки, «снюс» тамекиси; чылымдар, папиростор, электрондук чылымдар, сигаралар, сигариллалар; жыттоочу тамеки; 34-класска кирген чылым чегүү үчүн буюмдар; чылым, папирос, кагазы, чылым гильзалары жана ширеңкелер.

(58) Товардык белги "EXCLUSIVE BLEND", "CAPSULE FOR A NEW AND UNIQUE CIGARETTE TASTE EXPERIENCE" сөз белгилерине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.

* * *

- (11) 17340
(15) 31.05.2021
(18) 24.11.2030
(21) 20200721.3
(22) 24.11.2020
(73) **ДЖАПАН ТОБАККО ИНК.,**
Токио (JP)
(54)

WINSTON EXCLUSIVE
BLEND MEETS CAPSULE
FOR A NEW AND UNIQUE
CIGARETTE TASTE
EXPERIENCE.

- (51) (57)
34 – табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак «снюс»; сигареты, папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, сигаретные гильзы и спички.
(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным обозначениям "EXCLUSIVE BLEND", "CAPSULE FOR A NEW AND UNIQUE CIGARETTE TASTE EXPERIENCE".

-
- (11) 17341
(15) 31.05.2021
(18) 07.05.2030
(21) 20200262.3
(22) 07.05.2020
(73) **Орион Корпорейшн, Эспоо (FI)**
(54) (төмөндө)
(51) (57)
35 – фармацевтикалык жана косметикалык продукцияларды, диагностикалык пре-

параттарды жана медициналык камкордук көрүү үчүн товарларды, диеталык заттарды, тамак-аш кошулмаларын жана туалеттик буюмдарды чекене сатуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр; компьютердин жардамы менен жасалган тапшырыктарды административдик иштеп чыгуу; кардарлар менен өз ара мамилелерди башкаруу; жарнамалык жана сатып өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр;

- 39 – фармацевтикалык жана косметикалык продукцияларды, диагностикалык препараттарды жана медициналык камкордук көрүү үчүн товарларды, диеталык заттарды, тамак-аш кошулмаларын жана туалеттик буюмдарды ташуу жана жеткирүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр.

* * *

- (11) 17341
(15) 31.05.2021
(18) 07.05.2030
(21) 20200262.3
(22) 07.05.2020
(73) **Орион Корпорейшн, Эспоо (FI)**
(54)

ФИННВИТ

- (51) (57)
35 – услуги по розничной продаже фармацевтической и косметической продукции, диагностических препаратов и товаров для медицинского ухода, диетических веществ, пищевых добавок и туалетных принадлежностей; административная обработка заказов, сделанных с помощью компьютера; управление взаимоотношениями с клиентами; услуги рекламные и по стимулированию сбыта;
39 – услуги по транспортировке и доставке фармацевтической и косметической продукции, диагностических препаратов и товаров для медицинского ухода, диетических веществ, пищевых добавок и туалетных принадлежностей.

**КӨРСӨТКҮЧТӨР
УКАЗАТЕЛИ**

**FG1A Ойлоп табууларга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги
патенттердин системалык көрсөткүчү**

**Систематический указатель патентов
под ответственность заявителя на изобретения**

ЭПЖ МПК	Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигин- деги патенттин номери Номер патента под ответствен- ность заявителя	Ойлоп табуунун аталышы Название изобретения	Патент ээси Патентовладелец
<i>A23L 2/385</i> (2021.01)	2248	“Иммунка” бал композициясы Медовая композиция "Иммунка"	Кадыр Алы, Ишенбаева Н. Н. Мусульманова М. М. Ишенбаева С. Н.
<i>A23L 19/00</i> (2021.01)	2249	Кургатылган жемиш-бал слайстарын өндүрүү ыкмасы жана кургатылган жемиш-бал слайстары Способ производства сухих фруктово-медовых слайсов и сухие фруктово- медовые слайсы	Кадыр Алы Ишенбаева Н. Н. Мусульманова М. М. Ишенбаева С. Н.
<i>E02B 15/02</i> (2021.01)	2250	Дарыялардагы тыгындрдын пайда болушун алдын алуу үчүн гидротехникалык курулмалар Гидротехническое сооружение для предотвращения заторообразований на реке	КР УИАсынын Геомеханика жана жер казынасын өздөштүрүү институту Институт геомеханики и освоения недр НАН КР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

**FG1A Ойлоп табууларга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги
патенттердин номерленген көрсөткүчү**

**Нумерационный указатель патентов
под ответственность заявителя на изобретения**

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	ЭПЖ МПК	Өтүнмөнүн номери Номер заявки
2248	<i>A23L 2/385</i> (2021.01)	20200057.1
2249	<i>A23L 19/00</i> (2021.01)	20200063.1
2250	<i>E02B 15/02</i> (2021.01)	20200021.1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

**FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине
күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү**

**Систематический указатель свидетельств
на товарные знаки и знаки обслуживания**

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбө- лүктүн номери Номер свидете- льства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбө- лүктүн номери Номер свидете- льства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
5	17324	Новартис АГ (СН)	6	17336	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)
5	17337	Орион Корпорейшн (FI)			
5	17338	Орион Корпорейшн (FI)			
5	17325	Пфайзер Инк. (US)	7	17334	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)
5	17326	Пфайзер Инк. (US)			
5	17318	Пфайзер Продактс Инк. (US)			
6	17335	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)	7	17335	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
7	17336	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)	8	17336	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)
7	17316	Халла Холдингс Корпорейшн (KR)	9	17334	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)
8	17332	Иу Хайжун Е-Коммерс Ко., Лтд. (CN)	9	17335	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)
8	17334	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)	9	17336	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)
8	17335	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)			

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
9	17316	Халла Холдингс Корпорейшн (KR)	12	17316	Халла Холдингс Корпорейшн (KR)
10	17334	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)	12	17331	ШЭНЬСИ ХЭВИ-ДЮТИ АВТОМОБАИЛ КО., ЛТД. (CN)
10	17320	"Ферро" жоопкерчилиги чектелген коому (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Ферро" (KG)	21	17334	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)
11	17334	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)	21	17335	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)
12	17333	АДД ИНДАСТРИ (ЧЖЭЦЗЯНЬ) КО., ЛТД. (CN)	21	17336	"Омега" жоопкерчилиги чектелген коому (RU) Общество с ограниченной ответственностью "Омега" (RU)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
25	17303	"Детский мир" элдик акционердик коому (RU) Публичное акционерное общество "Детский мир" (RU)	25	17308	"Детский мир" элдик акционердик коому (RU) Публичное акционерное общество "Детский мир" (RU)
25	17304	"Детский мир" элдик акционердик коому (RU) Публичное акционерное общество "Детский мир" (RU)	25	17309	"Детский мир" элдик акционердик коому (RU) Публичное акционерное общество "Детский мир" (RU)
25	17305	"Детский мир" элдик акционердик коому (RU) Публичное акционерное общество "Детский мир" (RU)	25	17310	"Детский мир" элдик акционердик коому (RU) Публичное акционерное общество "Детский мир" (RU)
25	17306	"Детский мир" элдик акционердик коому (RU) Публичное акционерное общество "Детский мир" (RU)	25	17311	"Детский мир" элдик акционердик коому (RU) Публичное акционерное общество "Детский мир" (RU)
25	17307	"Детский мир" элдик акционердик коому (RU) Публичное акционерное общество "Детский мир" (RU)	25	17312	"Детский мир" элдик акционердик коому (RU) Публичное акционерное общество "Детский мир" (RU)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
25	17313	"Детский мир" элдик акционердик коому (RU) Публичное акционерное общество "Детский мир" (RU)	30	17330	Фрейзер энд Нив, Лимитед (SG)
			34	17315	Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (US)
25	17314	"Детский мир" элдик акционердик коому (RU) Публичное акционерное общество "Детский мир" (RU)	34	17327	Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (US)
			34	17328	Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (US)
29	17339	ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ БЕНИЛЮКС Б.В. (NL)	34	17329	Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (US)
29	17330	Фрейзер энд Нив, Лимитед (SG)	34	17340	ДЖАПАН ТОБАККО ИНК. (JP)
30	17339	ПЕРФЕТТИ ВАН МЕЛЛЕ БЕНИЛЮКС Б.В. (NL)	35	17317	Касымова Данагуль Абдысаматовна (KG)
30	17323	Сосьете де Продюи Нестле С.А. (CH)			

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
35	17322	"Теплострой" жоопкерчилиги чектелген коому (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Теплострой" (KG)	39	17319	"ФлайСкай Айрлайнс" жоопкерчилиги чектелген коому (KG) Общество с ограниченной ответственностью "ФлайСкай Айрлайнс" (KG)
35	17341	Орион Корпорейшн (FI)	39	17341	Орион Корпорейшн (FI)
35	17331	ШЭНЬСИ ХЭВИ-ДЮТИ АВТОМОБАЙЛ КО., ЛТД. (CN)	43	17317	Касымова Данагуль Абдысаматовна (KG)
37	17322	"Теплострой" жоопкерчилиги чектелген коому (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Теплострой" (KG)	43	17321	"Абдыш-Ата" жоопкерчилиги чектелген коому (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Абдыш-Ата" (KG)
37	17331	ШЭНЬСИ ХЭВИ-ДЮТИ АВТОМОБАЙЛ КО., ЛТД. (CN)			

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

**FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине
күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү**

**Нумерационный указатель свидетельств
на товарные знаки и знаки обслуживания**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Өтүнмөнүн номери Номер заявки
17303	25	20200231.3	17315	34	20200319.3
17304	25	20200232.3	17316	7; 9; 12	20200426.3
17305	25	20200233.3	17317	35; 43	20200647.3
17306	25	20200234.3	17318	5	20200455.3
17307	25	20200235.3	17319	39	20200344.3
17308	25	20200236.3	17320	10	20200326.3
17309	25	20200237.3	17321	43	20200328.3
17310	25	20200238.3	17322	35; 37	20200451.3
17311	25	20200239.3	17323	30	20200251.3
17312	25	20200240.3	17324	5	20200252.3
17313	25	20200241.3	17325	5	20200418.3
17314	25	20200242.3	17326	5	20200419.3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Өтүнмөнүн номери Номер заявки
17327	34	20200320.3	17335	6; 7; 8; 9; 21	20200453.3
17328	34	20200321.3	17336	6; 7; 8; 9; 21	20200454.3
17329	34	20200322.3	17337	5	20200284.3
17330	29; 30	20200248.3	17338	5	20200285.3
17331	12; 35; 37	20200244.3	17339	29; 30	20200429.3
17332	8	20200462.3	17340	34	20200721.3
17333	12	20200463.3	17341	35; 39	20200262.3
17334	7; 8; 9; 10; 11; 21	20200452.3			

КАБАРЛООЛОР ИЗВЕЩЕНИЯ

**ММ1А Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн
алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын
ойлоп табууларга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги
патенттеринин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу**

**Досрочное прекращение действия патентов
Кыргызской Республики под ответственность заявителя
на изобретения из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе**

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	ЭПЖ МПК	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
2089	20170128.1	<i>A61B 17/00</i> (2018.01)	20.11.2020
2177	20170124.1	<i>C08F 255/00</i> (2019.01) <i>C08F 8/46</i> (2019.01)	15.11.2020
2181	20180089.1	<i>A23K 10/00</i> (2019.01)	01.11.2020
2184	20180091.1	<i>G09B 23/28</i> (2019.01)	03.11.2020
2166	20180092.1	<i>A61H 99/00</i> (2019.01)	03.11.2020
2150	20180093.1	<i>E21C 39/00</i> (2019.01)	05.11.2020
2189	20180094.1	<i>H02H 5/04</i> (2019.01) <i>H02H 7/08</i> (2019.01)	13.11.2020
2154	20180097.1	<i>A61B 17/00</i> (2019.01)	16.11.2020

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	ЭПЖ МПК	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
2170	20180098.1	<i>A61F 5/03</i> (2019.01)	19.11.2020
2164	20180099.1	<i>A61B 17/56</i> (2019.01)	20.11.2020
2196	20180100.1	<i>C09C 1/24</i> (2019.01)	21.11.2020

ММ1К Патенттердин күчүн сактап туруу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн Кыргыз Республикасынын пайдалуу моделдерине өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотуу

Досрочное прекращение действия патентов Кыргызской Республики под ответственность заявителя на полезные модели из-за неуплаты пошлины за поддержание в силе

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	ЭПЖ МПК	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
225	20160024.2	<i>H01Q 21/30</i> (2017.01)	15.11.2020
271	20180026.2	<i>A61C 8/30</i> (2018.01) <i>A61C 13/30</i> (2018.01)	15.11.2020

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

**ММ4W Товардык белгилердин күчүнүн мөөнөтүн
узартуу үчүн алым төлөнбөгөндүктөн товардык
белгилерди каттоонун күчүн токтотуу**

**Прекращение действия регистрации товарных знаков
из-за неуплаты пошлины за продление срока действия**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
78	Ардаз Табакко Компани Лимитед, Лондон (GB)	02.11.2020
158	БЭТМАРК, ИНК., Делавэр штатынын корпорациясы, Делавэр штаты (US) БЭТМАРК, ИНК., корпорация штата Делавэр, штат Делавэр (US)	23.11.2020
357	Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед, Осака (JP)	12.11.2020
744	Конинклейке Дау Эгбертс Б.В. (NL)	09.11.2020
1517	Л'Ореал С.А., Париж (FR)	27.11.2020
5985	Пайониэр Инвестментс Менеджмент ЮЭсЭй, Инк., Массачусетс (US)	09.11.2020
5986	Пайониэр Инвестментс Менеджмент ЮЭсЭй, Инк., Массачусетс (US)	09.11.2020
6014	Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, Делавэр штатынын жоопкерчилиги чектелген компаниясы (US) Фармация энд Апджон Компани ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр (US)	07.11.2020

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
6199	Марс, Инкорпорейтид, Делавэр штатынын корпорациясы, Вирджиния (US) Марс, Инкорпорейтид, корпорация штата Делавэр, Вирджиния (US)	02.11.2020
10705	Оленюк Ольга Анатольевна, Бишкек (KG)	17.11.2020
10731	Бургер Кинг Корпорейшн, Флорида (US)	23.11.2020
10733	"IPAR Biotechnology International" ("ИПАР Биотекнолоджи Интернэйшнл") жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "IPAR Biotechnology International" ("ИПАР Биотекнолоджи Интернэйшнл"), Бишкек (KG)	17.11.2020
10747	"A and S Company" ("Компания А и С") жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "A and S Company" ("Компания А и С"), Бишкек (KG)	23.11.2020
10748	"A and S Company" ("Компания А и С") жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "A and S Company" ("Компания А и С"), Бишкек (KG)	23.11.2020
10749	"A and S Company" ("Компания А и С") жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "A and S Company" ("Компания А и С"), Бишкек (KG)	23.11.2020
10784	"Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты" ачык акционердик коому, Ростов-на-Дону (RU) Открытое акционерное общество "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты", Ростов-на-Дону (RU)	01.11.2020

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КАБАРЛОЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси Владелец товарного знака	Күчүн токтотуу датасы Дата прекращения действия
10785	"Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты" ачык акционердик коому, Ростов-на-Дону (RU) Открытое акционерное общество "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты", Ростов-на-Дону (RU)	01.11.2020
10786	"Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты" ачык акционердик коому, Ростов-на-Дону (RU) Открытое акционерное общество "Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты", Ростов-на-Дону (RU)	01.11.2020
10798	"Эйр Кыргызстан" ачык акционердик коому (KG) Открытое акционерное общество "Эйр Кыргызстан", Бишкек (KG)	04.11.2020
10804	"Al-Suu" ("Ал-Суу") ЖЧКсы, Карабалта (KG) ОсОО "Al-Suu" ("Ал-Суу"), Карабалта (KG)	25.11.2020
10941	Алтимейт Бренд Менеджмент, ЛЛК, Калифорния (US)	17.11.2020
10942	Желенина Наталья Викторовна, Бишкек (KG)	22.11.2020
10946	"Shafiya biotech development group LTD" (Шафия биотех девелопмент групп ЛТД) жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Shafiya biotech development group LTD" (Шафия биотех девелопмент групп ЛТД), Бишкек (KG)	21.11.2020
10994	Джангазиев Айбек Данилович, Бишкек (KG)	11.11.2020
11066	Империял Тобакко ТКС а.д., Скопье (МК)	18.11.2020
11067	Империял Тобакко ТКС а.д., Скопье (МК)	18.11.2020

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

ND4W Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу

Продление срока регистрации товарных знаков

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
665	Хенкель АГ& Ко. КГаА (DE)	17.06.2031
1698	Катерпиллар Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US) Катерпиллар Инк., корпорация штата Делавэр (US)	30.05.2031
1699	Катерпиллар Инк., Делавэр штатынын корпорациясы (US) Катерпиллар Инк., корпорация штата Делавэр (US)	30.05.2031
6279	Балканфарма Дупница АД, Дупница (BG)	09.04.2031
6349	"ЭлКат" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "ЭлКат", Бишкек (KG)	12.06.2031
6350	"ЭлКат" жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "ЭлКат", Бишкек (KG)	12.06.2031
6447	Форесия Кларион Электроникс Ко., Лтд. (JP)	11.09.2031
6486	Джензим Корпорейшн, Массачусетс штатынын корпорациясы, Массачусетс (US) Джензим Корпорейшн, корпорация штата Массачусетс, Массачусетс (US)	15.08.2031

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
11263	"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк", Бишкек (KG)	10.06.2031
11264	"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" жабык акционердик коому, Бишкек (KG) Закрытое акционерное общество "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк", Бишкек (KG)	10.06.2031
11299	"РСК Банк" ачык акционердик коому, Бишкек (KG) Открытое акционерное общество "РСК Банк", Бишкек (KG)	27.05.2031
11308	Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)	14.06.2031
11309	Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)	14.06.2031
11338	"Альфа Юридический Сервис и Интеллектуальная Собственность" (Альфа ЮСИС) жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Юридический Сервис и Интеллектуальная Собственность" (Альфа ЮСИС), Бишкек (KG)	18.05.2031
11369	Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)	18.07.2031
11370	Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)	18.07.2031
11459	Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)	18.07.2031

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
11460	Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)	18.07.2031
11461	Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)	18.07.2031
11462	Берлин - Хеми АГ, Берлин (DE)	18.07.2031
11497	БИОВЕРАТИВ ТЕРАПЬЮТИКС ИНК., Делавэр штатынын корпорациясы (US) БИОВЕРАТИВ ТЕРАПЬЮТИКС ИНК., корпорация штата Делавэр (US)	16.09.2031
11498	БИОВЕРАТИВ ТЕРАПЬЮТИКС ИНК., Делавэр штатынын корпорациясы (US) БИОВЕРАТИВ ТЕРАПЬЮТИКС ИНК., корпорация штата Делавэр (US)	16.09.2031
11511	ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК, Делавэр штатынын компаниясы, Мичиган (US) ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС ЛЛК, компания штата Делавэр, Мичиган (US)	27.06.2031
11518	ДЖИ-ПИ-СИ-ПИ АЙ-ПИ Холдингс ЛЛС (US)	19.10.2031

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

HC4W Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү

Изменение наименований владельцев товарных знаков

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин жаңы ээси, дареги, өлкөнүн коду Новый владелец товарного знака, адрес, код страны
6447	Клариэн Компани Лимитед, Токио (JP)	Форесия Кларион Электроникс Ко., Лтд., дареги: 7-2 Синтосин, Тьюо-ку, Сайтама-Си, Сайтама, Япония (JP) Форесия Кларион Электроникс Ко., Лтд., адрес: 7-2 Синтосин, Тьюо-ку, Сайтама-Си, Сайтама, Япония (JP)
7384	ЭМКОР ЛИМИТЕД, Оботсфорд (AU)	АМКОР ПТИ ЛТД, дареги: Левэл 11, 60 Сити Роуд, Саузбанк ВИК 3006, Австралия (AU) АМКОР ПТИ ЛТД, адрес: Левэл 11, 60 Сити Роуд, Саузбанк ВИК 3006, Австралия (AU)

HE4W Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү

Изменение адреса владельцев товарных знаков

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин ээсинин жаңы дареги, өлкөнүн коду Новый адрес владельца товарного знака, код страны
3798	Авентисаб ЛЛК (US)	55 Корпорейт Драйв, Бриджуотер, Нью-Джерси штаты 08807 АКШ (US) 55 Корпорейт Драйв, Бриджуотер, штат Нью-Джерси 08807 США (US)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин ээсинин жаңы дареги, өлкөнүн коду Новый адрес владельца товарного знака, код страны
3799	Авентисаб ЛЛК (US)	55 Корпорейт Драйв, Бриджуотер, Нью-Джерси штаты 08807 АКШ (US) 55 Корпорейт Драйв, Бриджуотер, штат Нью-Джерси 08807 США (US)
6179	Дженетикс Инститют, ЛЛС, Делавэр штатынын жоопкерчилиги чектелген компаниясы (US) Дженетикс Инститют, ЛЛС, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр (US)	235 Ист 42 Стрит Нью-Йорк, NY 10017, Америка Кошмо Штаттары (US) 235 Ист 42 Стрит Нью-Йорк, NY 10017, Соединенные Штаты Америки (US)
9076	Авентисаб ЛЛК (US)	55 Корпорейт Драйв, Бриджуотер, Нью-Джерси штаты 08807 АКШ (US) 55 Корпорейт Драйв, Бриджуотер, штат Нью-Джерси 08807 США (US)
14232	АВЕНТИСАБ ЛЛК, Делавэр (US)	55 Корпорейт Драйв, Бриджуотер, Нью-Джерси штаты 08807 АКШ (US) 55 Корпорейт Драйв, Бриджуотер, штат Нью-Джерси 08807 США (US)

Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн даректерин өзгөртүү

Изменение адресов патентных поверенных

Каттоо номери Регистрационный номер	Патенттик ишенимдүү өкүлдүн ФАА ФИО патентного поверенного	Патенттик ишенимдүү өкүлдүн жаңы дареги Новый адрес патентного поверенного
38	Тагаева Жылдыз Муктаровна	720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А, «АВРОРА» бизнес-борбору, 7-кабат, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 09, эл. почтасы: jtagaeva@k-a.kg, http://www.k-a.kg/ . 720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1А, Бизнес-центр «АВРОРА», 7 этаж, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 09, эл. почта: jtagaeva@k-a.kg, http://www.k-a.kg/ .
39	Райымкулов Элдияр Агуулович	720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А, «АВРОРА» бизнес-борбору, 7-кабат, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 13, эл. почтасы: eraiymkulov@k-a.kg, http://www.k-a.kg/ . 720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1А, Бизнес-центр «АВРОРА», 7 этаж, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 13, эл. почта: eraiymkulov@k-a.kg, http://www.k-a.kg/ .
40	Илиясова Нурайым Замирбековна	720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А, «АВРОРА» бизнес-борбору, 7-кабат, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0778) 20 85 50, эл. почтасы: niliasova@k-a.kg, http://www.k-a.kg/ . 720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1А, Бизнес-центр «АВРОРА», 7 этаж, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0778) 20 85 50, эл. почта: niliasova@k-a.kg, http://www.k-a.kg/ .

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Каттоо номери Регистрационный номер	Патенттик ишенимдүү өкүлдүн ФАА ФИО патентного поверенного	Патенттик ишенимдүү өкүлдүн жаңы дареги Новый адрес патентного поверенного
41	Сабиров Нурбек Нурканович	720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А, «АВРОРА» бизнес-борбору, 7-кабат, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 27, эл. почтасы: nsabirov@k-a.kg, http://www.k-a.kg/ . 720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1А, Бизнес-центр «АВРОРА», 7 этаж, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 27, эл. почта: nsabirov@k-a.kg, http://www.k-a.kg/ .
42	Алиева Айчолпон Шербековна	720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А, «АВРОРА» бизнес-борбору, 7-кабат, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0559) 31 31 21, эл. почтасы: aalieva@k-a.kg, http://www.k-a.kg/ . 720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1А, Бизнес-центр «АВРОРА», 7 этаж, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0559) 31 31 21, эл. почта: aalieva@k-a.kg, http://www.k-a.kg/ .

**№4А Ойлоп табууларга өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги
Кыргыз Республикасынын патенттеринин күчүн калыбына келтирүү**

**Восстановление действия патентов Кыргызской Республики
под ответственность заявителя на изобретения**

(11) 1455
(21) 20110011.1
(22) 08.02.2011
(51) **F03B 13/00** (2012.01)
(76) Рогозин Г. В. (KG)
(54) **Микрогидроэлектростанция**

Патенттин күчү калыбына келтирилген дата: 26.05.2021
Дата, с которой действие патента восстановлено: 26.05.2021

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
КАБАРЛОЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

(11) 2026
 (21) 20160089.1
 (22) 29.12.2016
 (51) **F03B 13/00** (2017.01)
 (71) (73) Рогозин Г. В., Тазабеков А. Ч., Сыдыков А. А. (KG)
 (72) Рогозин Г. В.
 (54) **Микрогидроэлектростанция**

Патенттин күчү калыбына келтирилген дата: 26.05.2021
 Дата, с которой действие патента восстановлено: 26.05.2021

**Кыргыз Республикасынын Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн
мамлекеттик реестринде катталган патенттик ишенимдүү
өкүлдөр жөнүндө маалыматтарды жарыялоо**

**Publication of information on patent agents, registered in the
State Patent Agent Register of the Kyrgyz Republic**

Каттоо номери Номер регистрации	Ишенимдүү өкүлдүн ФААсы ФИО патентного поверенного	Ишин чектөө Ограничение деятельности	Кат жазышуу тилдери Языки переписки	Кат жазышуу үчүн дареги Адрес для переписки
49	Мазуренко Наталья Анатольевна	Товардык белгилер жана тейлөө белгилер, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары, өнөр жай үлгүлөрү Товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, промышленные образцы	Орус, англис Русский, английский	720007, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Яблочный чолок көчөсү, 13-үй, тел.: +996 0558302623, эл. почтасы: Natalia.donit@gmail.com 720007, Кыргызская Республика, г. Бишкек, переулок Яблочный, дом 13, тел.: +996 0558302623, эл. почта: Natalia.donit@gmail.com

**ИМ ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУКТАРДЫ
БАШКАРУУ ЖӨНҮНДӨ КЕЛИШИМДЕР
ДОГОВОРЫ О РАСПОРЯЖЕНИИ
ПРАВАМИ НА ОБЪЕКТЫ ИС**

**QВ9У Кыргызпатентте катталган ИМ объектилерине
укуктарды башкаруу жөнүндө келишимдер**

**Договоры о распоряжении правами на объекты ИС,
зарегистрированные в Кыргызпатенте**

1. Товардык белгилердин мамлекеттик реестринде Мадрид системасы боюнча катталган товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия берүү жөнүндө лицензиялык келишим:
- 1999-жылдын 02-декабрында № 726424 болуп катталган «**TERRANOVA**», ТКЭЖдин 03, 09, 16, 18 жана 25-класстарынын товарларына карата;
- 2007-жылдын 17-январында № 919742 болуп катталган «**TERRANOVA**», ТКЭЖдин 35-классынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата;
- 2005-жылдын 02-декабрында № 890512 болуп катталган «**CALLIOPE**», ТКЭЖдин 03, 09, 16, 18 жана 25-класстарынын товарларына жана 35-классынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата;
- 2005-жылдын 27-майында № 888052 болуп катталган «**TRN**», ТКЭЖдин 18 жана 25-класстарына карата;
- 2006-жылдын 02-майында № 887215 болуп катталган «**CLP**», ТКЭЖдин 18 жана 25-класстарынын товарларына карата.

Лицензиар ТЕДДИ С.П.А. (TEDDY S.P.A.),
дареги: Виа Кориано, 58, Грос Римини Блокко,
97 I-47924 Римини (РН), Италия (ИТ)

Лицензиат «РУССИАТЭКС» жоопкерчилиги чектелген коому,
дареги: Россия Федерациясы, 129226, Москва ш.,
Докукина көч., 16-үй, 1-кур., П имарат, 41-48-бөлмө

* * *

1. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарных знаков, зарегистрированных по Мадридской системе в Международном реестре товарных знаков:

- «**TERRANOVA**», за № 726424, от 02 декабря 1999 года, в отношении товаров 03, 09, 16, 18 и 25 класса МКТУ;
- «**TERRANOVA**», за № 919742, от 17 января 2007 года, в отношении услуг 35 класса МКТУ;
- «**CALLIOPE**», за № 890512, от 02 декабря 2005 года, в отношении товаров 03, 09, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ;
- «**TRN**», за № 888052, от 27 мая 2005 года, в отношении товаров 18 и 25 класса МКТУ;
- «**CLP**», за № 887215, от 02 мая 2006 года, в отношении товаров 18 и 25 класса МКТУ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА

Лицензиар	ТЕДДИ С.П.А. (TEDDY S.P.A.), адрес: Виа Кориано, 58, Грос Римини Блокко, 97 I-47924 Римини (РН), Италия (ИТ)
Лицензиат	Общество с ограниченной ответственностью «РУССИАТЭКС», адрес: Российская Федерация, 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, помещение II, ком. 41-48

2. Товардык белгилердин мамлекеттик реестринде Мадрид системасы боюнча катталган товардык белгилерди пайдаланууга өзгөчө лицензия берүү жөнүндө лицензиялык келишим:

- 1967-жылдын 16-февралында № 332384 болуп катталган «**PIERRE CARDIN**», ТКЭЖдин 03, 09, 14, 18, 21, 24, 25 жана 26-класстарынын товарларына карата;
- 1983-жылдын 27-июнунда № 477455 болуп катталган «**Pierre Cardin**», ТКЭЖдин 11, 20, 21 жана 34-класстарынын товарларына карата;
- 1979-жылдын 23-июлунда № 446033 болуп катталган «**Pierre Cardin**», ТКЭЖдин 09, 14, 18, 24 жана 25-класстарынын товарларына карата;
- 1977-жылдын 15-ноябрында № 434151 болуп катталган «**PIERRE CARDINE EVOLUTION**», ТКЭЖдин 11, 18, 20 жана 27-класстарынын товарларына карата;
- «**РС**», 2018-жылдын 14-ноябрында № 1459532 болуп катталган ТКЭЖдин 09, 18, 24 жана 25-класстарынын товарларына карата.

Лицензиар	Пьер КАРДЕН (Pierre CARDIN), Франциянын жараны, дареги: 59, ру дю Фоборг Саинт Хоноре, 75008, Париж, Франция
Лицензиат	«СОСИЕТЕ ДЕ ЖЕСТИОН ПЬЕР КАРДЕН» («SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN»), дареги: 59, ру дю Фоборг Саинт Хоноре, 75008, Париж, Франция

* * *

2. Лицензионный договор о предоставлении исключительной лицензии на использование товарных знаков, зарегистрированных по Мадридской системе в Международном реестре товарных знаков:

- «**PIERRE CARDIN**», за № 332384, от 16 февраля 1967 года, в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 21, 24, 25 и 26 класса МКТУ;
- «**Pierre Cardin**», за № 477455, от 27 июня 1983 года, в отношении товаров 11, 20, 21 и 34 класса МКТУ;
- «**Pierre Cardin**», за № 446033, от 23 июля 1979 года, в отношении товаров 09, 14, 18, 24 и 25 класса МКТУ;
- «**PIERRE CARDINE EVOLUTION**», за № 434151, от 15 ноября 1977 года, в отношении товаров 11, 18, 20, 24 и 27 класса МКТУ;
- «**РС**», за № 1459532, от 14 ноября 2018 года, в отношении товаров 09, 18, 24 и 25 класса МКТУ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА

Лицензиар	Пьер КАРДЕН (Pierre CARDIN), гражданин Франции, адрес: 59, ру дю Фоборг Саинт Хоноре, 75008, Париж, Франция
Лицензиат	«СОСИЕТЕ ДЕ ЖЕСТИОН ПЬЕР КАРДЕН» («SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN»), адрес: 59, ру дю Фоборг Саинт Хоноре, 75008, Париж, Франция

3. 2019-жылдын 15июлунда № 1776.2019-4/4 болуп катталган товардык белгиге укукту өткөрүп берүү жөнүндө Келишимди бузуу тууралуу кошумча макулдашуу.

Укук ээси	«Спейс Маркет» жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 12-кичи району, 34-үй, 41-батир (KG)
Правопреемник	«С-Клеан» жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 12-кичи району, 33-үй, 80-батир (KG)

* * *

3. Дополнительного соглашения о расторжении Договора об уступке прав на товарный знак, зарегистрированного от 15 июля 2019 года за № 1776.2019-4/4.

Правообладатель	Общество с ограниченной ответственностью «Спейс Маркет», адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, 12 мкр., дом 34, кв. 41 (KG)
Правопреемник	Общество с ограниченной ответственностью «С-Клеан», адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, 12 мкр., дом 33, кв. 80 (KG)

4. 2017-жылдын 17-ноябрында № 1591.2018-4/1 болуп катталган Лицензиялык келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кошумча макулдашуу.

Лицензиар	Жумабаев Акылбек Жумабаевич, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Гоголь көч., 2, 33-батир
Лицензиат	«АЮ» жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Кыргыз Республикасы, Чүй обл., Сокулук р-ну, Сокулук а., Краснодар көч., 16

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА

* * *

4. Дополнительное соглашение о внесении изменений в зарегистрированный Лицензионный договор № 1591.2018-4/1 от 17 ноября 2017 года.

Лицензиар	Жумабаев Акылбек Жумабаевич, адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Гоголя, 2, кв. 33
Лицензиат	Общество с ограниченной ответственностью «АЮ», адрес: Кыргызская Республика, Чуйская обл., Сокулукский р-н, с. Сокулук, ул. Краснодарская, 1б

5. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгиге укуктарды өткөрүп берүү:

- 2014-жылдын 31-ноябрында № 12399 болуп катталган «**ЭКО ТАКСИ/ЕСО ТАХИ**», ТКЭЖдин 39-классынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата.

Укук ээси	«Авто Газ» (Avto Gaz) жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас көч., 115а
Укук мураскери	«Альфа Юридический Сервис и Интеллектуальная Собственность» (Альфа ЮСИС) жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Исакеев көч., 20/1

* * *

5. Уступка прав на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики:

- «**ЭКО ТАКСИ/ЕСО ТАХИ**», за № 12399 от 31 января 2014 года,
в отношении услуг 39 МКТУ.

Правообладатель	Общество с ограниченной ответственностью «Авто Газ» (Avto Gaz), адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Манаса, 115а
Правопреемник	Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Юридический Сервис и Интеллектуальная Собственность» (Альфа ЮСИС), адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Исакеева, 20/1

6. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгиге укуктарды өткөрүп берүү:

- 1999-жылдын 30-апрелинде № 4857 болуп катталган «**EFEXOR**», ТКЭЖдин 5-классынын товарларына карата.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА

Укук ээси Вайет ЛЛК,
дареги: 235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017 АКШ (US)

Укук мураскери АПДЖОН ЮЭС 1 ЭлЭлСи,
дареги: 235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017 АКШ (US)

* * *

6. Уступка прав на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики:

- «**EFEXOR**», за № 4857, от 30 апреля 1999 года, в отношении товаров 5 МКТУ.

Правообладатель Вайет ЛЛК,
адрес: 235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017 США (US)

Правопреемник АПДЖОН ЮЭС 1 ЭлЭлСи,
адрес: 235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017 США (US)

7. Товардык белгилердин Эл аралык реестринде Мадрид системасы боюнча катталган товардык белгини пайдаланууга өзгөчө эмес лицензия берүү жөнүндө лицензиялык келишим:
- 2010-жылдын 28-июнунда № 1050637 болуп катталган «**Три желания**», ТКЭЖдин 29, 30-класстарынын товарларына жана 43-классынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата.

Лицензиар «Евразиан Фудс Корпорэйшн» акционердик коому,
(Join-stock company «Eurasian Foods Corporation»),
дареги: Казакстан Республикасы, Алматы ш., Байзаков көч., 69

Лицензиат «Шедевр» жоопкерчилиги чектелген коому,
дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,
Махатма Ганди көч., 210/1

* * *

7. Лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака, зарегистрированного по Мадридской системе в Международном реестре товарных знаков:

- «**Три желания**» за № 1050637 зарегистрированного от 28 июня 2010 года в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Лицензиар Акционерное общество «Евразиан Фудс Корпорэйшн»
(Join-stock company «Eurasian Foods Corporation»),
адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 69

Лицензиат Общество с ограниченной ответственностью «Шедевр»,
адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Махатма Ганди, 210/1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА

8. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилерге укуктарды өткөрүп берүү:

- 2020-жылдын 30-июлунда № 16637 болуп катталган «**ICEBREAKER**», ТКЭЖдин 25-классынын товарларына карата;
- 2020-жылдын 30-июлунда № 16638 болуп катталган «**В**» (кошулган), ТКЭЖдин 25-классынын товарларына карата.

Укук ээси	Айсбрейкер Лимитед, дареги: Левел 2, Лот 3, 130 Понсонби Роуд, Грей Линн, Оукланд, NZ 1011, Жаңы Зеландия (NZ)
Укук мураскери	Айсбрейкер Аппарел, ЭлЭлСи, дареги: 3411 Сильверсайд Роуд, Уилмингтон, DE 19810, АКШ (US)

* * *

8. Уступка прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики:

- «**ICEBREAKER**», за № 16637 от 30 июля 2020 года, в отношении товаров 25 класса МКТУ;
- «**В**» (комбинированный), за № 16638 от 30 июля 2020 года, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Правообладатель	Айсбрейкер Лимитед, адрес: Левел 2, Лот 3, 130 Понсонби Роуд, Грей Линн, Оукланд, NZ 1011, Новая Зеландия (NZ)
Правопреемник	Айсбрейкер Аппарел, ЭлЭлСи, адрес: 3411 Сильверсайд Роуд, Уилмингтон, DE 19810, США (US)

9. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгиге укуктарды өткөрүп берүү:

- 2016-жылдын 31-мартында № 13734 болуп катталган «**Фрунзе гипермаркети**» (кошулган), ТКЭЖдин 35-классынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата.

Укук ээси	Исахунов Болотбек Кенешович, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Малдыбаев көч., 21
Укук мураскери	«Фрунзе» жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Л. Толстой көч., 24

* * *

9. Уступка прав на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики:

- «**Фрунзе гипермаркети**» (комбинированный), за № 13734 от 31 марта 2016 года, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА

Правообладатель	Исахунов Болотбек Кенешович, адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 21
Правопреемник	Общество с ограниченной ответственностью «Фрунзе», адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Л. Толстого, 24

10. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилерине укуктарды өткөрүп берүү:

- 2016-жылдын 31-октябрында № 14137 болуп катталган «**YANMAR**», ТКЭЖдин 4, 7, 11, 12, 16, 18, 25-класстарынын товарларына жана 37, 40-класстарынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата;
- 2020-жылдын 29-майында № 16533 болуп катталган «**сүрөт**», ТКЭЖдин 7, 11, 12-класстарынын товарларына жана 37-классынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата.

Укук ээси	ЯНМАР ПАУЭР ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД, дареги: 1-32, Чайамачи, Кита-ку, Осака, Япония (JP)
Укук мураскери	Янмар Холдингс Ко., Лтд, дареги: 1-32 ЧАЙАМАЧИ, КИТА-КУ, ОСАКА, ЯПОНИЯ (JP)

* * *

10. Уступка прав на товарные знаки, зарегистрированные в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики:

- «**YANMAR**», за № 14137 от 31 октября 2016 года, в отношении товаров 4, 7, 11, 12, 16, 18, 25 и услуг 37, 40 классов МКТУ;
- «**изобразительный**», за № 16533 от 29 мая 2020 года, в отношении товаров 7, 11, 12 и услуг 37 классов МКТУ.

Правообладатель	ЯНМАР ПАУЭР ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД адрес: 1-32, Чайамачи, Кита-ку, Осака, Япония (JP)
Правопреемник	Янмар Холдингс Ко., Лтд адрес: 1-32 ЧАЙАМАЧИ, КИТА-КУ, ОСАКА, ЯПОНИЯ (JP)

11. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгиге укуктарды өткөрүп берүү:

- 2012-жылдын 31-октябрында № 11484 болуп катталган «**FOREVER 21**», ТКЭЖдин 25-классынын товарларына жана 35-классынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА

Укук ээси Форевер 21, Инк.,
дареги: 3880, Норт Мишн Роуд, Лос Анджелес,
Калифорния, 90031, Америка Кошмо Штаттары (US)

Укук мураскери Ф21 ИПКО, ЛЛК,
дареги: 1411 Бродвей, Нью Йорк, Нью Йорк 10018,
Америка Кошмо Штаттары (US)

* * *

11. Уступка прав на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики:

- «**FOREVER 21**», за № 11484 от 31 октября 2012 года, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Правообладатель Форевер 21, Инк.,
адрес: 3880, Норт Мишн Роуд, Лос Анджелес, Калифорния,
90031, Соединенные Штаты Америки (US)

Правопреемник Ф21 ИПКО, ЛЛК,
адрес: 1411 Бродвей, Нью Йорк, Нью Йорк 10018,
Соединенные Штаты Америки (US)

12. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилерди пайдаланууга комплекстүү ишкердик лицензиянын келишими (франчайзинг):

1. 2020-жылдын 18-ноябрында № 16901 болуп катталган «**ОЖАК КЕБАП**» (кошулган), ТКЭЖдин 43-классынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата;
2. 2020-жылдын 18-ноябрында № 16900 болуп катталган «**ОСАК КЕВАР**» (кошулган), ТКЭЖдин 43-классынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата.

Комплекстүү лицензиар «ОСАК» (ОДЖАК) жоопкерчилиги чектелген коому,
дареги: Бишкек ш., Чуйков көч., 134/2-үй, 45-батир

Комплекстүү лицензиат «МИ Фуд», жоопкерчилиги чектелген коому,
дареги: Ош ш., Масалиев пр., 78

* * *

12. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг) на использование товарных знаков, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики:

1. «**ОЖАК КЕБАП**» (комбинированный), за № 16901 от 18 ноября 2020 года, в отношении услуг 43 класса МКТУ;
2. «**ОСАК КЕВАР**» (комбинированный), за № 16900 от 18 ноября 2020 года, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА

Комплексный лицензиар	Общество с ограниченной ответственностью «ОСАК» (ОДЖАК), адрес: г. Бишкек, ул. Чуйкова, д. 134/2, кв. 45
Комплексный лицензиат	Общество с ограниченной ответственностью «МИ Фуд», адрес: г. Ош, пр. Масалиева, 78

13. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилерди пайдаланууга комплекстүү ишкердик лицензиянын келишими (франчайзинг):

1. 2020-жылдын 18-ноябрында № 16901 болуп катталган «**ОЖАК КЕБАП**» (кошулган), ТКЭЖдин 43-классынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата;
2. 2020-жылдын 18-ноябрында № 16900 болуп катталган «**ОСАК КЕВАР**» (кошулган), ТКЭЖдин 43-классынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата.

Комплекстүү лицензиар	«ОСАК» (ОДЖАК) жоопкерчилиги чектелген коому, дареги: Бишкек ш., Чуйков көч, 134/2-үй, 45-батир
Комплекстүү лицензиат	Жеке ишкер Ишенов Төлөнбек Шаршенбекович, дареги: Ысык-Көл облусу, Каракол ш., Абдрахманов көч., 133/28

* * *

13. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг) на использование товарных знаков, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики:

1. «**ОЖАК КЕБАП**» (комбинированный), за № 16901 от 18 ноября 2020 года, в отношении услуг 43 класса МКТУ;
2. «**ОСАК КЕВАР**» (комбинированный), за № 16900 от 18 ноября 2020 года, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Комплексный лицензиар	Общество с ограниченной ответственностью «ОСАК» (ОДЖАК), адрес: г. Бишкек, ул. Чуйкова, д. 134/2, кв. 45
Комплексный лицензиат	Индивидуальный предприниматель Ишенов Толонбек Шаршенбекович, адрес: Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Абдрахманова, 133/28

14. Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгиге укуктарды өткөрүп берүү:

- 2002-жылдын 30-сентябрында № 6252 болуп катталган «**SKYMILES**», ТКЭЖдин 35-классынын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ЛИЦЕНЗИЯЛЫК КЕЛИШИМДЕР / ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРА

Укук ээси Дельта Эйр Лайнс, Инк., Делавэр штатынын корпорациясы,
дареги: 1030 Дельта Боулевард, Атланта, Джорджия, АКШ

Укук мураскери СкайМайлз АйПи Лтд.,
дареги: 1030 Дельта Боулевард, Атланта, Джорджия, АКШ

* * *

14. Уступка прав на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков Кыргызской Республики:

- «**SKYMPLES**» за № 6252 от 30 сентября 2002 года, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель Дельта Эйр Лайнс, Инк., корпорация штата Делавэр,
адрес: 1030 Дельта Боулевард, Атланта, Джорджия, США

Правопреемник СкайМайлз АйПи Лтд.,
адрес: 1030 Дельта Боулевард, Атланта, Джорджия, США

15. 2016-жылдын 29-февралында № 1414.2016-16/7 болуп катталган күрөө жөнүндө Келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу № 2 кошумча макулдашуу.

Күрөө берүүчү «Торговый дом «Народный» жоопкерчилиги чектелген коому

Күрөө кармоочу «Народный сберегательный банк Казахстана» акционердик коому

* * *

15. Дополнительное соглашение № 2 о внесении в зарегистрированный Договор о залоге № 1414.2016-16/7 от 29 февраля 2016 года

Залогодатель Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Народный»

Залогодержатель Акционерное общество
«Народный сберегательный банк Казахстана»

ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Күбөлүктүн номери:	688
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20210023.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	28.04.2021
Автору:	Пантелейчук Антон Сергеевич
Укук ээси:	Пантелейчук Антон Сергеевич (КР)
Программа:	PaySoft (PaymentSystem)
Аннотация:	<p>Программа төлөмдөрдү кабыл алуу жана иштетүү үчүн арналган.</p> <p>Калктан төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн уюмдарда колдонулат.</p> <p>Төлөмдөрдү кабыл алуу төмөнкүлөр аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн:</p> <ol style="list-style-type: none">1) терминалдар;2) SMS төлөмдөр (996777511118#20 сом тексти менен кыска номерге смс);4) мобилдик тиркемелер;5) сайтка катталуу менен Веб браузер аркылуу (мисалы: paysoft.kg). <p>Программада төмөнкүлөр бар:</p> <ol style="list-style-type: none">1) пайдалануучулар жана кассирлер үчүн ролдорду түзүү;2) отчеттуулук;3) пайдалануучуларды жана кассирлерди түзүү;4) кассирлерден баланстарды кароо;5) лимиттер жана төлөмдөр;6) алар үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча кызмат көрсөтүү мекемелеринин функционалы;7) push-кабарлоо;

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

- 8) кошумча маалымдамалардын ар түрдүү түрлөрүнөн турган татаал кызмат көрсөтүүлөрдүн мекемеси;
- 9) терминалдардын инкассациясы;
- 10) терминалдардын мониторинги;
- 11) гросс/клирингдерди жөнөтүү;
- 12) төлөмдөр боюнча реестрлерди жөнөтүү;
- 13) валюталаштыруу датасы, банк күнү;
- 14) валюта курсу;
- 15) айрым оффлайн кызмат көрсөтүүлөрдүн маалымат базаларын онлайн жаңыртуу;
- 16) төлөмдөрдү контролдоо, трафиктерди угуу жана ар түрдүү сценарийлер боюнча төлөмдөрдү блоктоо.

ЭЭМдин түрү: Ubuntu 20 жана андан жогорку операциялык система башкаруусунун алдында иштөө мүмкүндүгүнө ээ болгон кайсы ЭЭМ болбосун
4 даанадан кем эмес 2 Гц процессор
ОЭТ 16 Гб жана андан жогору
100 Гб башталган диск мейкиндиги

Программалоонун тили: Java

Операциялык система: Ubuntu 20.04

Программанын көлөмү: 3.733 Кб

* * *

Номер свидетельства: **688**

Регистрационный номер заявки: 20210023.6

Дата поступления заявки: 28.04.2021

Автор: Пантелейчук Антон Сергеевич

Правообладатель: Пантелейчук Антон Сергеевич (КР)

Программа: **PaySoft (PaymentSystem)**

Аннотация: Программа предназначена для приема и обработки платежей.

Применяется в организациях для приема платежей от населения.

Прием платежей может осуществляться через:

- 1) терминалы;
- 2) SMS платежи (смс на короткий номер с текстом 996777511118#20 сом);
- 4) мобильные приложения;

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

5) через веб браузер, регистрируясь на сайте (например paysoft.kg).

В программе есть:

- 1) создание ролей для пользователей и кассиров;
- 2) отчетность;
- 3) создание пользователей и кассиров;
- 4) просмотр баланса у кассиров;
- 5) лимиты на платежи;
- 6) функционал заведения услуг для приема платежей за них;
- 7) push-уведомления;
- 8) заведение сложных услуг, которые состоят из разного вида дополнительных справочников;
- 9) инкассация терминалов;
- 10) мониторинг терминалов;
- 11) отправка Гросс/Клирингов;
- 12) отправка реестров по платежам;
- 13) дата валютирования, банковский день;
- 14) курсы валют;
- 15) онлайн обновление базы данных некоторых оффлайн услуг;
- 16) контроль платежей, прослушивание трафика и блокировка платежа по разным сценариям.

Тип ЭВМ:	Любая ЭВМ имеющая возможность работать под управлением операционной системы Ubuntu 20 и выше Процессор 2 Гц не менее 4 шт ОЗУ 16 Гб и выше Дискового пространство от 100 Гб
Язык программирования:	Java
Операционная система:	Ubuntu 20.04
Объем программы:	3.733 Кб

Күбөлүктүн номери:	689
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20210024.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	29.04.2021
Автору:	Шкляев Алексей Георгиевич (РФ)
Укук ээси:	“Никита Онлайн” ЖЧКсы
Өлкө:	Кыргыз Республикасы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Программа:	Чакыруучу абоненттин чакырылуучу абонент менен туташуу мүмкүнчүлүгүнүн пайда болгондугу жөнүндө кабарлоо программасы
Аннотация:	<p>Программа төмөндөгү себептердин бири боюнча, абоненттердин ортосундагы кошулуу болбой калган учурда абоненттерди чакырган натыйжалуу кабарлоону камсыздайт:</p> <ul style="list-style-type: none">- чакыруучунун балансы нөл же жеткиликтүү болбогон учурда;- чакырылган тарап бош эмес же жеткиликсиз болгон учурда. <p>Чакырылган абонент Б чалууга жеткиликтүү болгондон кийин гана Программа А абонентинен Б абонентине кыска кирүү чакырууну жүргүзгөндө А абоненти Б абонентинен өткөрүп жиберилген коңгуроону өзүнүн телефонуна көрөт. Ошентип А абонентине Б абоненти телефон чалуу үчүн жеткиликтүү болуп калгандыгы жөнүндө кабарлоо келип түшөт. Программаны каалаган типтеги телефон тармактарында колдонсо болот.</p>
Коммерциялык пайда:	Программа чакырылган абоненттерди үндөө менен кайра чалуулардын эсебинен байланыш операторунун кирешесин жогорулатууга мүмкүндүк түзөт
ЭЭМдин түрү:	Intel Xeon Quad Core 2.4 GHz классынын процессору, 16 Gb ОЭТ
Программалоонун тили:	МББТ MySQL, JAVA
Web Server:	GLASSFISH 4.1 или PAYARA 4.1
Операциялык система:	Кайсы болбосун
Программанын көлөмү:	1 Gb аз эмес катуу дисктеги кайсы болбосун мейкиндик

* * *

Номер свидетельства:	689
Регистрационный номер заявки:	20210024.6
Дата поступления заявки:	29.04.2021
Автор:	Шкляев Алексей Георгиевич (РФ)
Правообладатель:	ОсОО “Никита Онлайн”
Страна:	Кыргызская Республика

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Программа:	Программа уведомления вызывающего абонента о появлении возможности установить соединение с вызываемым абонентом
Аннотация:	<p>Программа обеспечивает эффективное уведомление вызывающих абонентов, в случае, когда соединение между абонентами не состоялось по одной из причин:</p> <ul style="list-style-type: none">- при нулевом или недостаточном балансе у вызывающего;- при занятости или недоступности вызываемого абонента. <p>После того, как вызываемый абонент Б становится доступен для вызова, Программа генерирует короткий входящий вызов от абонента Б к абоненту А, и абонент А видит на своем телефоне пропущенный звонок от абонента Б. Таким образом происходит уведомление абонента А о том, что абонент Б стал доступен для звонка. Программа может применяться в телефонных сетях любого типа.</p>
Коммерческая выгода:	Программа позволяет повысить доход оператора связи, за счет стимуляции вызываемых абонентов совершить обратный вызов
Тип ЭВМ:	Процессор класса Intel Xeon Quad Core 2.4 GHz, 16 Gb ОЗУ
Язык программирования:	СУБД MySQL, JAVA
Web Server:	GLASSFISH 4.1 или PAYARA 4.1
Операционная система:	Любая
Объем программы:	Пространство на жестком диске не менее 1 Gb

Күбөлүктүн номери:	690
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20210025.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	07.05.2021
Автору:	Трубников Константин Викторович (КР)
Укук ээси:	Трубников Константин Викторович
Өлкө:	Кыргыз Республикасы
Программа:	«ПККМ «NeoFiscalService»»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Аннотация:	<p>«NeoFiscalService» программалык контролдук-кассалык машинасы - төлөмдөрдү фискалдаштырууну жүзөгө ашыруу үчүн толугу менен өзү жетишээрлик программалык комплексти өзүнөн көрсөткөн программалык камсыздоо.</p> <p>ПККМнын негизги максаты - кассалык программалык камсыздоодон кассалык операциялар жөнүндө маалыматтарды алуу жана текшерүү, Фискалдык Маалыматтардын Операторунун серверине маалыматтарды иштеп чыгуу жана өткөрүп берүү, ошондой эле отчетторду жана фискалдык маалыматтарды кайтарып берүү саналат. Фискалдык Маалыматтардын Операторунун сервери менен байланыш жок болгондо автономдук режимде иштөө мүмкүн эмес. Фискалдык отчетторду алуу мүмкүндүгү бар (жокко чыгарылбастан күнүмдүк отчет (X-отчет), жокко чыгарылган күнүмдүк отчет (Z-отчет), фискалдык отчет). Иш ПККМ "NeoFiscalService" менен өз ара иштешкен кассалык программалык камсыздоодон берилген маалыматтардын негизинде жүргүзүлөт. Аткарылган операциялардын тарыхы ПККМдин фискалдык эсинде сакталат.</p>
ЭЭМдин түрү:	Процессор: CPU: 2x Intel CPU Server Core Xeon 2.2 Ghz жана бир аз күчтүү HDD/SSD: 2*1TE жана жогору
Оперативдик эс тутум:	8 Гб жана андан жогору
Программалоонун тили:	C#
Операциялык система:	ОС: Microsoft Windows Server Standard 2016+ (x64) Microsoft .NET Framework 4.0 Internet Information Services (IIS) 10.0
Программанын көлөмү:	70 Мб (аудиттин файлынын өлчөмүн эсепке албастан)
* * *	
Номер свидетельства:	690
Регистрационный номер заявки:	20210025.6
Дата поступления заявки:	07.05.2021
Автор:	Трубников Константин Викторович (КР)
Правообладатель:	Трубников Константин Викторович
Страна:	Кыргызская Республика

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Программа:	«ПККМ «NeoFiscalService»»
Аннотация:	<p>Программная контрольно-кассовая машина «NeoFiscal Service» - программное обеспечение, представляющее собой полностью самодостаточный программный комплекс для осуществления фискализации платежей.</p> <p>Основным назначением ПККМ является получение и валидация информации о кассовых операциях от кассового программного обеспечения, обработка и передача данных на сервер Оператора Фискальных Данных, а также возврат отчетов и фискальных данных. При отсутствии связи с сервером Оператора Фискальных Данных работа в автономном режиме невозможна. Имеется возможность получения фискальных отчетов (суточный отчет без гашения (X-отчет), суточный отчет с гашением (Z-отчет), фискальный отчет). Работа происходит на основании данных, переданных от кассового программного обеспечения, которое взаимодействует с ПККМ «NeoFiscalService». История проведенных операций ведется в фискальной памяти ПККМ.</p>
Тип ЭВМ:	Процессор: CPU: 2x Intel CPU Server Core Xeon 2.2 Ghz и более мощный HDD/SSD: 2*1TE и более
Оперативная память:	8 Гб и более
Язык программирования:	C#
Операционная система:	ОС: Microsoft Windows Server Standard 2016+ (x64) Microsoft .NET Framework 4.0 Internet Information Services (IIS) 10.0
Объем программы:	70 Мб (без учета размера файлов аудита)
<hr/>	
Күбөлүктүн номери:	691
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20210026.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	10.05.2021
Авторлору:	Топоева - Ставинская Батма Болоталиевна (КР) Жумуков Сулайман (КР)
Укук ээлери:	Топоева - Ставинская Батма Болоталиевна Жумуков Сулайман
Өлкө:	Кыргыз Республикасы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Программа: **«TS Testing Program»**

Аннотация: «Кыргыз тили, орус тили, англис тили ж. б. сабактары боюнча тилдерди билүү деңгээлин баалоо боюнча тестирлөөнүн маалыматтык системасы» программалык камсыздоосу ЖОЖдордун АООКтордун студенттерин жана жалпы билим берүүчү уюмдардын окуучуларынын, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин, ошондой эле тестирлөөдөн өтүүнү каалаган жарандарды тестирлөө үчүн арналган (мындан ары - «TS Testing Program» Программалык продукт ADO.NET технологиясын колдонуу менен аткарылган, программалоо тили C#)

Маалымат системасы төрт модулдан турат:

I. маалымат базаларына тесттик тапшырмаларды киргизүү жана редакциялоо модулу (InpEditQuery);

II. тестирлөө модулу (TS Testing Program);

III. тесттин натыйжаларын экспертизалоо модулу (TS Testing Program Expert);

IV. башкаруу модулу (TS Testing Program Admin).

Бул программа ЖОЖдордун АООКтун студенттеринин жана жалпы билим берүүчү уюмдардын окуучуларынын, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин, ошондой эле «TS Testing Program» Программалык продуктусунун тестирлөөсүнөн өтүүнү каалаган жарандардын кыргыз тили, орус тили, англис тили ж.б. сабактары боюнча тилдерди билүү деңгээлин аныктоо үчүн арналып, төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

- MS SQL Server МББТна кирүүнүн кардар-сервердик технологиясын пайдалануу;

- ADO.Net технологиясы, маалымат базаларына кирүүнүн базалык объектиси катары;

- Visual Studio 2010 программалаштыруу чөйрөсүн, C# тилин колдонуу.

Программалык продуктунун негизги модулдары: “Тестирлөө” модулу жана “Башкаруу” модулу.

“Тестирлөө” модулу пайдалануучуну аутентификациялоону, тестирлөө учурунда тестти басып чыгарууну жана тестке жоопторду кабыл алууну камтыйт.

“Башкаруу” модулу төмөнкү функционалдык мүмкүнчүлүктөрдү камтыйт:

- суроолордун жана жооптордун тексттерин киргизүү жана редакциялоо;

- тесттик суроолорду карап чыгуу;

- файлга алдын ала паролду аныктоо менен Excel электрондук таблицасына тестирлөөнүн натыйжаларын импорттоо;

- тестирлөө сеансына убакыт, сеанстагы суроолордун саны, тестирлөөнүн натыйжаларын балл менен баалоо тапшырмасы;

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

- талаш-тартыш маселелери пайда болгон учурда тесттен өтүп жаткан пайдалануучунун тестирилөөнүн натыйжаларын кароосу (баанын натыйжасы менен макул болбогон учурда).

ЭЭМдин түрү: 1.7 GHzдан аз эмес жыштыктагы INTEL процессору менен компьютер

Оперативдик эс тутум: 1 Gb аз эмес

Программалоонун тили: Visual C# 2019

Операциялык система: Windows XP SP3, Windows 10 МББТ MS SQL SERVER 2017/19

Программанын көлөмү: 145 Мб

* * *

Номер свидетельства: **691**

Регистрационный номер заявки: 20210026.6

Дата поступления заявки: 10.05.2021

Авторы: Топоева - Ставинская Батма Болоталиевна (КР)
Жумуков Сулайман (КР)

Правообладатели: Топоева - Ставинская Батма Болоталиевна
Жумуков Сулайман

Страна: Кыргызская Республика

Программа: **«TS Testing Program»**

Аннотация: Программный продукт «Информационная система тестирования по оценке уровня владения языками по дисциплинам кыргызский язык, русский язык, английский язык и т. д.» предназначен для тестирования студентов ВУЗов, СПУЗов и учащихся общеобразовательных организаций, государственных гражданских и муниципальных служащих, а также граждан, желающих пройти тестирование (далее - «TS Testing Program»). Программный продукт выполнен с применением ADO.NET технологии, язык программирования C#.

Информационная система состоит из четырех модулей:

I. модуль ввода тестовых заданий в базу данных и редактирования (InpEditQuery);

II. модуль тестирования (TS Testing Program);

III. модуль экспертизы результатов теста (TS Testing Program Expert);

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

IV. модуль администрирования (TS Testing Program Admin).

Данная программа предназначена для определения уровня владения языками по дисциплинам кыргызский язык, русский язык, английский язык и т. д. студентами ВУЗов, СПУЗов и учащихся общеобразовательных организаций, государственных гражданских и муниципальных служащих, а также граждан, желающих пройти тестирование Программный продукт «TS Testing Program» реализует:

- использование клиент-серверной технологии доступа к СУБД MS SQL Server;

- ADO.Net технологий, как базового объекта доступа к базам данных;

- применение среды программирования Visual Studio 2010, язык C#.

Основные модули программного продукта: модуль «Тестирования» и модуль «Администрирование».

Модуль «Тестирования» содержит аутентификацию пользователя, издание теста во время тестирования и прием ответов на тест.

Модуль «Администрирование» содержит следующие функциональные возможности:

- ввод и редактирование текстов вопросов и ответов;

- просмотр тестовых вопросов;

- импорт результатов тестирования в электронную таблицу Excel с заданием предварительного пароля на файл;

- время на сеанс тестирования, количество вопросов в сеансе, задания балльной оценки результатов тестирования;

- просмотр результатов тестирования тестируемого пользователя при возникновении спорных вопросов (несогласие с результатом оценки).

Тип ЭВМ:	Компьютер с процессором INTEL с частотой не менее 1.7 GHz
Оперативная память:	Не менее 1 Gb
Язык программирования:	Visual C# 2019
Операционная система:	Windows XP SP3, Windows 10 СУБД MS SQL SERVER 2017/19
Объем программы:	145 Мб

**ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА
КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ**

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ**

№	(11) ӨҮгө өтүнмөнүн каттоо номери Регистра- ционный номер заявки на ПО	(15) Каттоо датасы Дата регист- рации	Кыргыз- патентке өтүнмө келип тушкөн дата Дата пос- тупления заявки в Кыргыз- патент	(23) (30) Артык- чылык датасы Дата приори- тета	(73) Патент эеси, өлкөнүн коду Патенто- владелец, код страны	(54) ӨҮнүн аталышы Название ПО	(51) ӨҮЭЖ- дин классы Класс МКПО	(28) (20) Өтүнмөгө киргизил- ген ӨҮнүн номери (ва- рианттары) Номер (варианты) ПО, вклю- ченного в заявку	(18) Каттоонун күчүнүн мөөнөтү бүткөн дата Дата исте- чения срока действия регист- рации	ӨҮнүн эл аралык бюлlete- нинин номери Номер Междуна- родного бюллетеня ПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DM/204 352	28.10.2019	04.05.2020		HARRY WINSTON SA (CH)	Pair of earrings; Bracelet; Necklace Жуп сөйкө; Билерик; Шуру Пара сережек; Браслет; Ожерелье	11-01	4	28.10.2024	18/2020
2	DM/205 045	01.11.2019	04.05.2020		HARRY WINSTON SA (CH)	Pair of earrings; Necklace; Finger ring Жуп сөйкө; Шуру; Шакек Пара сережек; Ожерелье; Кольцо	11-01	5	01.11.2024	18/2020

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	DM/207 402	26.03.2020	04.05.2020	№. 1: 27.09.2019; 2019504229; RU	F&I Beverages AG (CH)	Beverage bottle Суусундуктар үчүн шише Бутылка для напитков	09-01	1	26.03.2025	18/2020
4	DM/207 538	04.09.2019	04.05.2020	№. 1: 05.03.2019; 006279600; EM	Fento Knee Protection B.V. (NL)	Knee protector Тизе протектору Коленопротектор	02-04	1	04.09.2024	18/2020
5	DM/204 712	13.11.2019	18.05.2020		HARRY WINSTON SA (CH)	Necklace; Finger ring Шуру; Шакек Ожерелье; Кольцо	11-01	2	13.11.2024	20/2020
6	DM/207 794	27.03.2019	18.05.2020	№. 1: 16.11.2018; 005827474- 0001; EM	ABB Schweiz AG (CH)	Electricity charging station for electric vehicles Электромобилдерди заряддоочу станция Станция зарядки электромобилей	13-02	1	27.03.2024	20/2020
7	DM/204 981	22.11.2019	25.05.2020		MONTRES JAQUET DROZ SA (Montres Jaquet Droz AG) (CH)	Clock dial; Oscillating mass Сааттын циферблаты; Термелүүчү масса Циферблат часов; Колебательная масса	10-07	4	22.11.2024	21/2020

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 6/1,2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	DM/209 213	06.07.2020	11.01.2021		Ganten (Shenzhen) Food and Beverage Group Co., Ltd (IT)	Beverage bottle Суусундуктар үчүн шише Бутылка для напитков	09-01	1	06.07.2025	01/2021
9	DM/212 178	08.01.2021	25.01.2021		Valentino S.p.A (IT)	Bag Баштык Сумка	03-01	3	08.01.2026	03/2021
10	DM/212 179	08.01.2021	25.01.2021		Valentino S.p.A (IT)	Shoe Бут кийим Обувь	02-04	5	08.01.2026	03/2021

Кошумча маалыматтар <http://www.wipo.int/designdb/hague/en/> сайтында
Дополнительные данные на сайте: <http://www.wipo.int/designdb/hague/en/>

**(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА)**

Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками)

17303



17309

Tombi

17304



17310

шарро

17311

The logo features the words "day & night" in a blue, cursive script. Below "night" is the word "FUTURINO" in a smaller, blue, sans-serif font.

17314



17312

The word "FUTURINO" is written in a bold, red, sans-serif font.

17317



17313



17319



17321



17330



17323



17334

GALAXY

17335

СТАВР

**ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (10) - СССРдин коргоо документинин номери
- (11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери
- (12) - документтин табигый тилдеги түрү
- (13) - документтин түрүнүн коду
- (19) - жарыялаган өлкөнүн коду
- (21) - өтүнмөнүн каттоо номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү
- (31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритет күнү
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду
- (46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери
- (51) - Эл аралык патенттик жиктөөсүнүн (ЭПЖ) индекстери
- (54) - ойлоп табуунун аталышы
- (57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы
- (62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү
- (71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (75) - ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (76) - ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмөнү берүүнүн каттоо номери, күнү
- (89) - документтин номери жана Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык келип чыгуу өлкөсүнүн коду

**ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (10) - СССРдин коргоо документинин номери
- (11) - каттоо номери
- (15) - катталган күнү
- (18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнөтүнүн аяктоочу күнү
- (21) - өтүнмө номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү
- (31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритет күнү
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү
- (51) - товарларды жана белгилерди каттоо үчүн Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык жиктемесине (ТКЭЖ) ылайык класска же класстарга көрсөтмө
- (53) - белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык жиктөөгө ылайык белгилердин сүрөт элементтеринин баяндоосу (Вена жиктемеси)
- (54) - товардык белгинин сүрөтү
- (55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө
- (56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө
- (57) - товардык белгинин катталгандыгын билдирүү үчүн товарлардын жана/же кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси
- (58) - белгинин айрым элементтерин коргоодон алып таштоо (дискламация)
- (59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү
- (73) - товардык белгинин ээсинин аты жана дареге, өлкөнүн коду

**ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (10) - СССРдин коргоо документинин номери
- (11) - коргоо документинин номери
- (12) - табигый тилдеги документтин түрү
- (13) - документтин түрүнүн коду
- (15) - катталган күнү
- (17) - коргоонун узактыгы
- (19) - жарыяланган өлкөнүн коду
- (21) - өтүнмөнүн каттоо номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү
- (24) - коргоо документинин аракети башталган күн
- (31) - конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритеттин номери
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду
- (45) - жарыяланган күнү
- (51) - өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык жиктемесинин (ӨҮЭЖ) индекси (индекстери)
- (54) - өнөр жай үлгүсүнүн аталышы
- (55) - өнөр жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы)
- (57) - олуттуу белгилеринин тизмеси
- (62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү
- (71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (74) - патенттик ишенимдүү өкүл
- (75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору)
- (76) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору)

**ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (11) - күбөлүктүн номери
- (12) - табигый тилдеги документтин түрү
- (13) - документтин түрүнүн коду
- (19) - жарыялаган өлкөнүн коду
- (21) - өтүнмөнүн каттоо номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - көргөзмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү
- (31) - конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритеттин номери
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду
- (45) - жарыяланган күнү
- (51) - Эл аралык патенттик жиктөөсүнүн (ЭПЖ) индекси (индекстери)
- (54) - пайдалуу моделдин аталышы
- (55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө
- (56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер
- (57) - пайдалуу моделдин формуласы
- (62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү
- (71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (73) - күбөлүктүн ээси (ээлери)
- (74) - патенттик ишенимдүү өкүл
- (75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору (авторлору)
- (76) - ошондой эле күбөлүктүн өтүнмө ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору (авторлору)
- (86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн каттоо номери
- (89) - Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык документтин номери жана анын келип чыккан өлкөсүнүн коду

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ

- (10) - номер охранного документа СССР
- (11) - номер охранного документа КР
- (12) - вид документа на естественном языке
- (13) - код вида документа
- (19) - код страны публикации
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (33) - код страны конвенционного приоритета
- (46) - дата публикации охранного документа, номер бюллетеня
- (51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
- (54) - название изобретения
- (56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе
- (57) - реферат, формула изобретения
- (62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка
- (71) - заявитель(и), код страны
- (72) - автор(ы) изобретения, код страны
- (73) - патентовладелец(ы), код страны
- (74) - патентный поверенный
- (75) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны
- (76) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем и патентовладельцем, код страны
- (86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи
- (89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном признании охранных документов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

- (10) - номер охранного документа СССР
- (11) - номер регистрации
- (15) - дата регистрации
- (18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак
- (21) - номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (33) - страна конвенционного приоритета
- (51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ)
- (53) - описание изобразительных элементов знаков в соответствии с Международной классификацией изобразительных элементов знаков (Венская классификация)
- (54) - изображение товарного знака
- (55) - указание на то, что знак является коллективным
- (56) - указание на то, что знак является объемным
- (57) - перечень товаров и (или) услуг, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак
- (58) - исключение из охраны отдельных элементов знака (дискламация)
- (59) - указание заявленных цветов
- (73) - имя и адрес владельца товарного знака, код страны

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ

- (10) - номер охранного документа СССР
- (11) - номер охранного документа
- (12) - вид документа на естественном языке
- (13) - код вида документа
- (15) - дата регистрации
- (17) - длительность охраны
- (19) - код страны публикации
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (24) - дата начала действия охранного документа
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (33) - код страны конвенционного приоритета
- (45) - дата публикации
- (51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
- (54) - название промышленного образца
- (55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография)
- (57) - перечень существенных признаков
- (62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка
- (71) - заявитель(и), код страны
- (72) - автор(ы), код страны
- (73) - патентовладелец(ы), код страны
- (74) - патентный поверенный
- (75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны
- (76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и патентовладельцем(ами), код страны

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ

- (11) - номер свидетельства
- (12) - вид документа на естественном языке
- (13) - код вида документа
- (19) - код страны публикации
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (46) - дата публикации
- (51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
- (54) - название полезной модели
- (55) - указание на то, что знак является коллективным
- (56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе
- (57) - формула полезной модели
- (62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка
- (71) - заявитель(и), код страны
- (72) - автор(ы) полезной модели, код страны
- (73) - владелец(ы) свидетельства
- (74) - патентный поверенный
- (75) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны
- (76) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владельцем(ами) свидетельства, код страны
- (86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер даты подачи
- (89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном признании охранных документов

**Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору
(ИМБДУнун стандарттары ST. 3)**

**Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций
(Стандарт ВОИС ST. 3)**

AD	Андорра	DM	Доминика
AE	Объединенные Арабские Эмираты	DO	Доминиканская Республика
AF	Афганистан	DZ	Алжир
AG	Антигуа и Барбуда	EA	Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)
AI	Ангилья	EC	Эквадор
AL	Албания	EE	Эстония
AM	Армения	EG	Египет
AN	Нидерландские Антиллы	EH	Западная Сахара
AO	Ангола	EM	Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (ОНИМ)
AP	Африканская региональная организация промышленной собственности (ARIPO)	EP	Европейское патентное ведомство (ЕПВ)
AR	Аргентина	ER	Эритрея
AS	Американские Самоа	ES	Испания
AT	Австрия	ET	Эфиопия
AU	Австралия	FI	Финляндия
AW	Аруба	FJ	Фиджи
AZ	Азербайджан	FK	Фолклендские острова (Мальвины)
BA	Босния и Герцеговина	FM	Микронезия (Федеральные штаты)
BB	Барбадос	FO	Фарерские острова
BD	Бангладеш	FR	Франция
BE	Бельгия	GA	Габон
BF	Буркина Фасо	GB	Великобритания
BG	Болгария	GD	Гренада
BH	Бахрейн	GE	Грузия
BI	Бурунди	GH	Гана
BJ	Бенин	GI	Гибралтар
BM	Бермудские острова	GL	Гренландия
BN	Бруней Даруссалам	GM	Гамбия
BO	Боливия	GN	Гвинея
BR	Бразилия	GQ	Экваториальная Гвинея
BS	Багамские острова	GR	Греция
BT	Бутан	GS	Южная Джорджия и Южные Сандвичевы Острова
BV	Буве Остров	GT	Гватемала
BW	Ботсвана	GW	Гвинея-Биссау
BX	Ведомство Бенилюкс по товарным знакам (BBM) и Ведомство Бенилюкс по промышленным образцам (BBDM)	GY	Гайана
BY	Беларусь	HK	Гонконг
BZ	Белиз	HN	Гондурас
CA	Канада	HR	Хорватия
CF	Центральная Африканская Республика	HT	Гаити
CG	Конго	HU	Венгрия
CH	Швейцария	IB	Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
CI	Кот Дивуар	ID	Индонезия
CK	Остров Кука	IE	Ирландия
CL	Чили	IL	Израиль
CM	Камерун	IN	Индия
CN	Китай	IQ	Ирак
CO	Колумбия	IR	Иран (Исламская Республика)
CR	Коста Рика	IS	Исландия
CU	Куба	IT	Италия
CV	Кап Верде	JM	Ямайка
CY	Кипр	JO	Иордания
CZ	Чешская Республика	JP	Япония
DE	Германия	KE	Кения
DJ	Джибути	KG	Кыргызстан
DK	Дания		

KH	Камбоджа	PT	Португалия
KI	Кирибати	PW	Палау
KM	Коморы	PY	Парагвай
KN	Сент Китс и Невис	QA	Катар
KP	Корейская Народно-Демократическая Республика	RO	Румыния
KR	Республика Корея	RS	Сербия
KW	Кувейт	RU	Российская Федерация
KY	Кайманские острова	RW	Руанда
KZ	Казахстан	SA	Саудовская Аравия
LA	Лаос	SB	Соломоновы острова
LB	Ливан	SC	Сейшельские острова
LC	Сент-Люсия	SD	Судан
LI	Лихтенштейн	SE	Швеция
LK	Шри-Ланка	SG	Сингапур
LR	Либерия	SH	Остров святой Елены
LS	Лесото	SI	Словения
LT	Литва	SK	Словакия
LU	Люксембург	SL	Сьерра Леоне
LV	Латвия	SM	Сан Марино
LY	Ливия	SN	Сенегал
MA	Марокко	SO	Сомали
MC	Монако	SR	Суринам
MD	Республика Молдова	ST	Сан Томе и Принсипе
MG	Мадагаскар	SV	Эль Сальвадор
ME	Черногория	SY	Сирия
MH	Маршалловы Острова	SZ	Свазиленд
MK	Македония, Республика бывшей Югославии	TC	Турецкие и Кайкосские острова
ML	Мали	TD	Чад
MM	Мьянма	TG	Того
MN	Монголия	TH	Таиланд
MO	Макао	TJ	Таджикистан
MP	Северные Марианские Острова	TM	Туркменистан
MR	Мавритания	TN	Тунис
MS	Монтсеррат	TO	Тонга
MT	Мальта	TP	Восточный Тимор
MU	Маврикий	TR	Турция
MV	Мальдивы	TT	Тринидад и Тобаго
MW	Малави	TV	Тувалу
MX	Мексика	TW	Тайвань, провинция Китая
MY	Малайзия	TZ	Объединенная Республика Танзания
MZ	Мозамбик	UA	Украина
NA	Намибия	UG	Уганда
NE	Нигер	US	Соединенные штаты Америки
NG	Нигерия	UY	Уругвай
NI	Никарагуа	UZ	Узбекистан
NL	Нидерланды	VA	Ватикан
NO	Норвегия	VC	Сен Винсент и Гренадины
NP	Непал	VE	Венесуэла
NR	Науру	VG	Виргинские острова (Британские)
NZ	Новая Зеландия	VN	Вьетнам
OA	Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАПИ)	VU	Вануату
OM	Оман	WO	Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (Международное бюро)
PA	Панама	WS	Самоа
PE	Перу	YE	Йемен
PG	Папуа Новая Гвинея	ZA	Южная Африка
PH	Филиппины	ZM	Замбия
PK	Пакистан	ZR	Заир
PL	Польша	ZW	Зимбабве